

ISSN 1694-6871



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК
МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ИННОВАЦИЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

6

2018

БИШКЕК



KYRGYZPATENT

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК
МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 6 (230)

**РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**

Ушул бюллетенде басылган маалыматтар 2018-жылдын
29-июнунда жарыяланган деп эсептелет

Сведения, помещенные в настоящий бюллетень,
считаются опубликованными на 29 июня 2018 года

БИШКЕК, 2018

**ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери
- (12) - документтин табигый тилдеги түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (19) - жарыялаган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү
- (31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритет күнү
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери
- (51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекстери
- (54) - ойлоп табуунун аталышы
- (57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү
- (89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык келип чыгуу өлкөсүнүн коду

**ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - каттоо номери
- (15) - катталган күнү
- (18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү
- (21) - өтүнмө номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү
- (31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритет күнү
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү
- (51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык жиктемесине (ТКЭЖ) ылайык класска же класстарга көрсөтмө
- (53) - белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык жиктөөгө ылайык белгилердин сүрөт элементтеринин баяндоосу (Вена жиктемеси)
- (54) - товардык белгинин сүрөтү
- (55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө
- (56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө
- (57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси
- (58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация)
- (59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү
- (73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареги, өлкөнүн коду

МАЗМУНУ СОДЕРЖАНИЕ

ОЙЛОП ТАБУУЛАР ИЗОБРЕТЕНИЯ

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер Патенты под ответственность заявителя	6
---	---

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

FG1K Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер Патенты под ответственность заявителя	16
---	----

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

FG1L Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер Патенты под ответственность заявителя	19
---	----

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

FG4W Күбөлүктөр Свидетельства.....	27
---------------------------------------	----

КӨРСӨТКҮЧТӨР УКАЗАТЕЛИ

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин системалык көрсөткүчү Систематический указатель патентов под ответственность заявителя.....	99
--	----

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин номерленген көрсөткүчү Нумерационный указатель патентов под ответственность заявителя	102
--	-----

FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү Систематический указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания.....	103
--	-----

FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания.....	111
---	-----

**КАБАРЛООЛОР
ИЗВЕЩЕНИЯ**

ММ1А	Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе	113
ММ1L	Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе	114
ММ1К	Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на полезные модели из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе	114
ММ4W	Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоонун күчүн токтотуу Прекращение действия регистрации товарных знаков из-за неуплаты пошлины за продление срока действия.....	115
МВ4W	Товардык белгилердин ээсинин арызы боюнча товардык белгилерди каттоонун күчүн токтотуу Прекращение действия регистрации товарных знаков по заявлению владельца товарного знака.....	119
ND4W	Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу Продление срока регистрации товарных знаков.....	120
НС4W	Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү Изменение наименований владельцев товарных знаков.....	124
HE4W	Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү Изменение адреса владельцев товарных знаков.....	126

NF4A Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн калыбына келтирүү Восстановление действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на изобретения.....	130
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинен алып салуу Исключение из перечня товаров и услуг.....	130

**ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ**

ЭЭМ үчүн программалар Программы для ЭВМ	132
--	-----

**ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОРГОЛУУЧУ
ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ.....**

146

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ.....	149
-----------------------------------	-----

(БЕЛГИНИН) ТУСТУУ СҮРӨТТӨЛҮШҮ

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА).....	152
---	-----

ОЙЛОП ТАБУУЛАР ИЗОБРЕТЕНИЯ

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики

FG1A **Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР** **ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя**

А БӨЛҮГҮ РАЗДЕЛ А

* * *

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу
Удовлетворение жизненных потребностей человека

- (11) 2061
(21) 20170119.1
(22) 01.11.2017
(51) **A61B 17/00** (2018.01)
(76) Мамышов А. Ж., Бейшеналиев А. С., Жумабаев А. Ж., Муратов К. К. (KG)
(54) **Чучуктун өнөкөт сезгенүүсүндө ириндүү көңдөйдү тазалоо ыкмасы**
(57) Чучуктун өнөкөт сезгенүүсүндө ириндүү көңдөйдү тазалоо ыкмасы, сөөктү тешип көзөнөк жасоону, сезгенип өзгөргөн чучукту, уюган кан буласын, иринди алып салууну, чучук каналы аркылуу перфорацияланган түтүктү өткөрүүнү камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: жилик бою сөөктү тешип, бга чейин кенен көзөнөктөр жасалат, даки тампонунун сыртынан металл торчо кийгизилет, аны капрон жип менен тампондун боюна катуу бекемдейт жана механикалык тартуу кыймылы менен сезгенген чучук көңдөйүн жылтылдоо пайда болгонго чейин тазалайт.

- (11) 2061
(21) 20170119.1
(22) 01.11.2017
(51) **A61B 17/00** (2018.01)
(76) Мамышов А. Ж., Бейшеналиев А. С., Жумабаев А. Ж., Муратов К. К. (KG)
(54) **Способ санации гнойной полости при хроническом остеомиелите**
(57) Способ санации гнойной полости при хроническом остеомиелите, заключающийся в проведении остеоперфорационных отверстий, удалении флегмонозно измененного костного мозга, сгустков фибрина, гноя, проведении через костномозговой канал перфорированной трубки, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что производят до 6 широких остеоперфорационных отверстий на всем протяжении диафиза, на марлевый тампон сверху одевают металлическую сетку, которую плотно фиксируют капроновой нитью на протяжении тампона и механически тракционными движениями обрабатывают остеомиелитическую полость до появления блеска.

- (11) 2062
(21) 20170122.1
(22) 10.11.2017
(51) **A61B 17/24** (2018.01)
(71) (73) Ешиев А. М. (KG)
(72) Ешиев А. М., Ешиев Д. А. (KG)
(54) **Тубаса жаракада үстүнкү жаактын альвеолярдык өсүмүн аутопластикалоо ыкмасы**
(57) Тубаса жаракада үстүнкү жаактын альвеолярдык өсүмүн аутопластикалоо ыкмасы кемтикти жабуу үчүн былжырлуу чел кабыктан кесиндини кыйыштырууну жана кемтикти коллапан гели менен араштырылган, майдаланган губка сыяктуу аутосөөк менен толтурууну камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мурун көндөйүн тосмолоо үчүн аутосөөктүн кыртыштык катмарынын кесиндиси кыйыштырылат жана мурундун көндөйү альвеолярдык өсүмдөн бөлүнөт.

* * *

- (11) 2062
(21) 20170122.1
(22) 10.11.2017
(51) **A61B 17/24** (2018.01)
(71) (73) Ешиев А. М. (KG)
(72) Ешиев А. М., Ешиев Д. А. (KG)
(54) **Способ аутопластики альвеолярного отростка верхней челюсти при врожденной расщелине**
(57) Способ аутопластики альвеолярного отростка верхней челюсти при врожденной расщелине, включающий выкраивание лоскута из слизистой оболочки для закрытия дефекта и заполнения дефекта измельченной губчатой аутокостью, смешанной с коллапановым гелем, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что для изоляции полости носа выкраивают лоскут из кортикального слоя аутокости и отделяют полость носа от альвеолярного отростка.

- (11) 2063
(21) 20170047.1
(22) 25.04.2017
(51) **A61B 17/00** (2017.01)
A61B 17/24 (2017.01)
(76) Тажибаев А. Ю. (KG)
(54) **Үстүнкү жаак кобулун ооздун ичи аркылуу узакка дренаждоо ыкмасы**
(57) Үстүнкү жаак кобулун ооздун ичи аркылуу узакка дренаждоо ыкмасы, анестезиянын астында үстүнкү жаак кобулун көзөө жолун, дренаждоону, кобул көндөйүнө дары каражаттарын куюуну камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: үстүнкү жаак кобулунун астыңкы капталын көзөөнү биринчи жана экинчи майда азуу тиштеринин ортосунан тиш көзөгүч менен дүмүрчөктөн жогору өтмө бүгүш боюнча жүргүзүшөт, андан кийин түзүлгөн көзөнөккө стерилизацияланган катетердин баш бөлүгүн киргизет жана экинчи учу 2-4 күнгө үстүнкү жаактын тиштерине бекитилет.

* * *

- (11) 2063
(21) 20170047.1
(22) 25.04.2017
(51) **A61B 17/00** (2017.01)
A61B 17/24 (2017.01)
(76) Тажибаев А. Ю. (KG)
(54) **Способ длительного дренирования верхнечелюстной пазухи внутриротовым доступом**
(57) Способ длительного дренирования верхнечелюстной пазухи внутриротовым доступом путем прокола верхнечелюстной пазухи под анестезией, дренирования, введения в полость пазухи лекарственных препаратов, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что прокол передней стенки верхнечелюстной пазухи проводят по переходной складке выше уровня корней между

первым и вторым премолярами бором, затем в образованное отверстие вводят головную часть стерильного катетера и другой конец фиксируют к зубам верхней челюсти на 2-4 дня.

* * *

**В БӨЛҮГҮ
РАЗДЕЛ В**

**Ар түрдүү технологиялык процесстер;
ташуу
Различные технологические процессы;
транспортирование**

- (11) 2064
(21) 20170060.1
(22) 17.05.2017
(51) **B01D 35/26** (2018.01)
(76) Чериков С. Т., Муратов А. А.,
Токторалиев Б. А., Боркочев Б. М.,
Черикова Д. С. (KG)
(54) **Сууну тазалоо үчүн портативдик
фильтр**
(57) Сууну тазалоо үчүн портативдик фильтр түтүктүү тулкуну, алынуучу капкакты жана тулкунун ичине жайгаштырылган чыпкалоочу элементтерди камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: тулкунун ички үстүнкү бөлүгүндө желдетүүчү чыпка, анын ортоңку бөлүгүндө - стерилизациялоочу чыпка, ал эми төмөнкү бөлүгүндө - жумшартуучу чыпка орнотулган, ошону менен бирге стерилизациялоочу чыпка углерод камтыган чийки заттан - пиролиздик ыкма менен грек жаңгагынын кабыктарынан жана өрүктүн сөөктөрүнөн алынган.

- (11) 2064
(21) 20170060.1
(22) 17.05.2017
(51) **B01D 35/26** (2018.01)
(76) Чериков С. Т., Муратов А. А.,
Токторалиев Б. А., Боркочев Б. М.,
Черикова Д. С. (KG)
(54) **Портативный фильтр для очистки воды**
(57) Портативный фильтр для очистки воды, содержащий трубчатый корпус, съемные крышки и фильтрующие элементы, размещенные внутри корпуса, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что во внутренней верхней части корпуса установлен освежающий фильтр, в его средней части - стерилизующий фильтр, а в нижней части - фильтр-умягчитель, при этом стерилизующий фильтр получен из углеродсодержащего сырья - косточки абрикоса и скорлупы грецкого ореха пиролизным способом.

-
- (11) 2065
(21) 20170048.1
(22) 27.04.2017
(51) **B25J 18/04** (2018.01)
(71) (73) И. Раззаков атындагы
Кыргыз мамлекеттик техникалык
университети (KG)
(72) Даровских В. Д. (KG)
(54) **Полярдык манипулятор**
(57) Полярдык манипулятор кинематикалык чынжыр түрүндө жасалган, өзүнүн бир учу менен платформага, ал эми экинчи учу менен бир жалпактыкка симметриялуу таянычка жайгаштырылган кыймылга келтиргич менен кинематикалык жуптар аркылуу байланыштырылган жана бир багытка багытталып, мунусу менен

а й ы р м а л а н а т: кинематикалык чынжырлардын тогоолору ортогоналдык траверсалар түрүндө таянычка жайгаштырылган, алардын тогоолору үч кыймылдуу айлануучу кинематикалык жуптарды көтөрөт, ар бир тогоонун узунунан кеткен огунун ортосуна жантык үч жалпактыкта сызыктуу кыймылга келтиргич бекитилген, ал тогоолор жана траверсалар аркылуу өтүп, бирине салыштырмалуу экинчиси кинематикалык чынжырдын узунунан кеткен огуна салыштырмалуу 120° ка симметриялуу жылдырылган, баштапкы тогоонун траверсасы декарттык мейкиндиктик кинематикалык чынжырдын акыркы тогоосуна байланышкан, өзүнүн баштапкы тогоосу менен стационардык таянычка катуу байланышкан, ошону менен бирге кинематикалык чынжырдын ар бир кыймылга келтиргичи ичинен магниттик бышкек менен жана сыртынан күч цилиндринин магниттик бойшакеги менен магнитсиз сапсыз күч цилиндри түрүндө, анын перифериясынын таянычынын ортосуна күч цилиндринин узатасынан кеткен огуна бойлой кайтарма-умтулма козголуу мүмкүндүгү менен жасалган, мында күч цилиндри жана бойшакек ортогоналдык профилдик тарткыч менен жабдылган, алардын ар бири күч цилиндринин бирдиктүү огуна жана анын бойшакегине параллелдүү жана күч цилиндринин тыш өлчөмүнүн сыртында ар түрдүү багыттагы тараптарындагы алардын радиалдык периферияларына орнотулган, ошону менен бирге тарткычтардын ар биринин узундугу күч цилиндринин узундугуна тең, ал эми алардын бош учтары күч цилиндрине окшош жайгаштырылган жана тогоолордун үч кыймылдуу айланма кинематикалык жуптары жана алардын траверсалары менен байланышкан, мында тогоолордун баштапкы абалындагы октоштуктары ар бир кыймылга келтиргичтин күч цилиндринин жана анын бойшакегинин бирдиктүү геометриялык борбордо жайгаштырылуусу менен камсыздалган.

* * *

- (11) 2065
- (21) 20170048.1
- (22) 27.04.2017
- (51) **B25J 18/04** (2018.01)
- (71) (73) Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова (KG)
- (72) Даровских В. Д. (KG)
- (54) **Полярный манипулятор**
- (57) Полярный манипулятор, выполненный в виде кинематической цепи, связанной одним концом с платформой, а другими концами через кинематические пары с приводами, расположенными на опорах симметрично в одной плоскости и ориентированных в одном направлении, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что звенья кинематических цепей расположены на опорах в виде ортогональных траверс, несущих как и их звенья трехподвижные вращательные кинематические пары, между которыми наклонно к продольной оси каждого звена закреплены линейные приводы в трех плоскостях, проходящих через звенья и траверсы, и смещенных друг относительно друга симметрично на 120° относительно продольной оси кинематической цепи, траверса исходного звена которой связана с конечным звеном декартовой пространственной кинематической цепи, жестко связанной своим исходным звеном со стационарной опорой, при этом каждый привод кинематической цепи выполнен в виде немагнитного бесштокового силового цилиндра с магнитным поршнем внутри и магнитной втулкой снаружи силового цилиндра, с возможностью их возвратно-поступательного перемещения вдоль продольной оси силового цилиндра между его упорами на перифериях, причем силовой цилиндр и втулка оснащены ортогональными профильными тягами, каждая из которых параллельна единой оси силового цилиндра и его втулки, и установлена на их радиальной перифе-

рии в разнонаправленные стороны за габариты силового цилиндра, при этом длина каждой из тяг равна длине силового цилиндра, а их свободные концы размещены соосно силовому цилиндру и связаны с трехподвижными вращательными кинематическими парами звеньев и их траверс, причем соосность звеньев в их исходном положении обеспечена расположением силового цилиндра и его втулки каждого привода в едином геометрическом центре.

Жалпы формула үчүн (I) - оксимдер: мында R^1 - суутек, метил, этил, оксобутил, γ -фенилпропаргил, бензоил; R^2 - пропил, изопропил, амил; R^3 - фенилметилтен.


Жалпы формула үчүн (II) - семикарбазондор: мында R^1 - суутек, метил, этил, оксобутил, γ -фенилпропаргил, бензоил; R^2 - пропил, изопропил, амил; R^3 - фенилметилтен.

* * *


С БӨЛҮГҮ
РАЗДЕЛ С

Химия; металлургия

- (11) 2066
(21) 20170127.1
(22) 17.11.2017
(51) **C07D 295/00** (2018.01)
C07D 319/00 (2018.01)
(71) (73) Хаперская Л. С. (KG)
(72) Хаперская Л. С., Сарымзакова Р. К., Медетбекова Ж. М., Ибрагимова А. А. (KG)
(54) **N-алмашылган гамма-пиперидондор**
(57) N-алмашылган гамма-пиперидондор: оксимдердин (I) жана семикарбазондордун (II) жалпы формулалары:



- (11) 2066
(21) 20170127.1
(22) 17.11.2017
(51) **C07D 295/00** (2018.01)
C07D 319/00 (2018.01)
(71) (73) Хаперская Л. С. (KG)
(72) Хаперская Л. С., Сарымзакова Р. К., Медетбекова Ж. М., Ибрагимова А. А. (KG)
(54) **N-замещенные гамма-пиперидоны**
(57) N-замещенные гамма-пиперидоны: оксимов (I) и семикарбазонов (II) общей формулы:



Для общей формулы (I) - оксимы: где R^1 - водород, метил, этил, оксобутил, γ -фенилпропаргил, бензоил; R^2 - пропил, изопропил, амил; R^3 - фенилметилтен.
Для общей формулы (II) - семикарбазоны: где R^1 - водород, метил, этил, оксобутил, γ -фенилпропаргил, бензоил; R^2 - пропил, изопропил, амил; R^3 - фенилметилтен.

- (11) 2067
(21) 20170056.1
(22) 13.05.2017
(51) *C10B 49/00* (2018.01)
(76) Асанов А. А., Асанова А. А.,
Молдобаев Э. Б., Шайдуллаев Р. Б.,
Чалыбеков Д. Ч., Арстанбек А. (KG)
(54) **Көмүрдү жарымкокско иштеп чыгуу
үчүн орнотмо**
(57) 1. Көмүрдү жарымкокско иштеп чыгуу
үчүн орнотмо өзүнө кайнатылган кат-
мардын реакторун, меш камерасын,
азыктандыргычы менен көмүр бункерин,
кыймылдоочу түзүлүштү, кайноочу кат-
марга аба берүү үчүн желдеткичти, жа-
рымкоксту жыйноо үчүн бункерди, кокс-
ту бөлүүчү түзүлүштү жана соруп алуучу
морду камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т : реактор жылуулукту сак-
тоочу дубалдан жасалган жана реактор-
дун жумушчу мейкиндигин үстүнкү пи-
ролиздик жана төмөнкү меш камерала-
рына герметикалык бөлүүчү ийилип ку-
ралган кыймылга келтиргич бурамалуу
конвейер менен жабдылган, көмүр бун-
кери азыктандыргыч-кургаткыч аркылуу
бурамалуу конвейердин кире беришине
туташтырылган, ал эми конвейердин чы-
га беришине кыймылга келтиргич жана
жарымкоксту жыйноо үчүн бункер жай-
гаштырылган, мында бурамалуу конве-
йер пиролиздик камеранын ички узунду-
гуна ылайык участкада ачык жасалган,
ал эми анын октолгоочу көңдөй жана
перфорацияланып жасалган жана аба бе-
рүү үчүн желдеткичке кошулган, ошону
менен бирге пиролиздик камера чаң-газ
аралашмасын чыгаруу үчүн келте түтүк
аркылуу циклон менен туташтырылган,
ал эми меш камерасы кубур түтүк аркы-
луу көмүр бункеринин азыктандыргыч-
кургаткычы менен морго кошулган жана
газдык-суюктук күйгүч менен жабдыл-
ган, ал кубур түтүк аркылуу желдеткич,
отун багына жана циклонго туташты-

рылган, ал эми көмүр бункеринин азык-
тандыргыч-кургаткычы ысык түтүн га-
зына өтүү мүмкүндүгү менен жасалган.
2. 1-п. боюнча көмүрдү жарымкокско
иштеп чыгуу үчүн орнотмо мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : бурамалуу кон-
вейер эки же көп октолгоочу менен жа-
салган.

* * *

- (11) 2067
(21) 20170056.1
(22) 13.05.2017
(51) *C10B 49/00* (2018.01)
(76) Асанов А. А., Асанова А. А.,
Молдобаев Э. Б., Шайдуллаев Р. Б.,
Чалыбеков Д. Ч., Арстанбек А. (KG)
(54) **Установка для переработки угля в по-
лукокск**
(57) 1. Установка для переработки угля в по-
лукокск, включающая в себя реактор ки-
пящего слоя, топочную камеру, уголь-
ный бункер с питателем, движущее
устройство, вентилятор для подачи воз-
духа в кипящий слой, бункер для сбора
полукокса, коксоотводящее устройство
и вытяжной дымоход, о т л и ч а ю щ а я
с я тем, что реактор выполнен с тепло-
изолированными стенками и оборудован
наклонно смонтированным приводным
винтовым конвейером, герметично раз-
деляющим рабочее пространство реакто-
ра на верхнюю пиролизную и нижнюю
топочную камеры, угольный бункер по-
средством питателя-сушилки соединен с
входом винтового конвейера, а на выхо-
де конвейера размещены привод и бун-
кер для сбора полукокса, причем на
участке, соответствующей внутренней
длине пиролизной камеры, винтовой
конвейер выполнен открытым, а его вал
выполнен полым, перфорированным и

сообщен с вентилятором для подачи воздуха, при этом пиролизная камера посредством патрубка для отвода пылегазовой смеси соединена с циклоном, а топочная камера посредством трубопровода через питатель-сушилку угольного бункера сообщена с дымоходом и снабжена газожидкостной горелкой, которая трубопроводами соединена с вентилятором, топливным баком и циклоном, а питатель-сушилка угольного бункера выполнена с возможностью прохода горячего дымового газа.

2. Установка для переработки угля в полукс по п. 1, отличающаяся тем, что винтовой конвейер выполнен с двумя и более валами.

* * *

- (11) 2068
(21) 20170061.1
(22) 17.05.2017
(51) **C11B 9/02** (2018.01)
(76) Чериков С. Т., Токторалиев Б. А., Боркочев Б. М., Черикова Д. С., Кошмаатова Х. И. (KG)
(54) **Способ получения масла арчи**
(57) Способ получения хвойного эфирного масла, включающий измельчение, предварительное замачивание и паровую перегонку сырья при температуре 700 °С с последующим отделением эфирного масла от дистиллята, отличающийся тем, что предварительно проводят холодный отжим с одновременным измельчением до размера 1,0 мм свежих семян, листьев, мелких веток дикой горной арчи с помощью специального устройства, прикрепленного под углом к экстрактору, с последующей выдержкой измельченного сырья в течение 1 ч при температуре 70-75 °С в герметически закрытом перегонном чане, а затем проводят паровую перегонку в течение 3,5-4,0 часов при давлении 0,5-0,7 кгс/см² и температуре 105-110 °С.

- (11) 2068
(21) 20170061.1
(22) 17.05.2017
(51) **C11B 9/02** (2018.01)
(76) Чериков С. Т., Токторалиев Б. А., Боркочев Б. М., Черикова Д. С., Кошмаатова Х. И. (KG)
(54) **Арчанын майын алуунун ыкмасы**
(57) Ийне жалбырактуу эфир майын алуунун ыкмасы майдалоону, алдын ала сууга чылап коюуну жана кийин дистилляттан эфир майын бөлүп алуу менен чийки затты 700 °С температурада буу менен кызытууну камтып, мунусу менен айырмалана т: кийин майдаланган затты 1 саат аралыгында герметикалык кызытуучу чанда 70-75 °С температурадагы чыдамдуулугу менен, экстракторго бурчу менен бекитилген атайын түзүлүштүн жардамы аркылуу жапайы тоо арчаларынын жаңы уруктарын, жалбырактарын, майда бутактарын 1,0 мм өлчөмгө чейин бир убакта майдалоо менен муздак сыгууну алдын ала жүргүзөт, андан кийин 0,5-0,7 кгс/см² басымда жана 105-110 °С температурада 3,5-4,0 саат аралыгында буу менен кызытуу жүргүзүлөт.

G БӨЛҮГҮ РАЗДЕЛ G

Физика

- (11) 2069
(21) 20170131.1
(22) 01.12.2017
(51) **G01P 5/00** (2018.01)
(71) (73) Аскалиева Г. О. (KG)
(72) Пресняков К. А. (KZ),
Аскалиева Г. О. (KG)

(54) Суунун бетиндеги ылдамдыкты аныктоонун ыкмасы

* * *

(57) Суунун бетиндеги ылдамдыкты аныктоонун ыкмасы контролдук жапкычта суунун ылдамдыгынын пульсациясын суунун кыймылынын маалыматтык параметри катары пайдаланууну, убакыттын белгилүү аралыгында керектүү параметрлерди өлчөөнү, санариптик телеметрикалык радиосигналда билдиргичтин маалыматтык электрдик сигналдарын түзүүнү, кийин суунун бетинин ылдамдыгын эсептөө жана аралыктан иштеп чыгуу менен маалыматтык-эсептөө системасына тиешелүү радиоканал боюнча калкыма билдиргичтин трансивери аркылуу берүүнү камтып, муну менен а й ы р м а л а н а т: кошумча маалыматтык параметр катары агындын динамикалык огунун тик жалпактыгында тигинен калкыма билдиргичтин четтеп кетүүсүнүн бурчунун пульсациясын пайдаланат, мында маалыматтык параметрлер гидравликалык окшош шарттарда иштеген изилденүүчү суу агыны менен изилденген ачык суу агынынын контролдук жапкычынын белгиленген жеринде өлчөнөт, ошону менен бирге изилденген ачык суу агынын тарировкаланган коэффициентин аныкташат, ал эми суунун бетиндеги ылдамдыкты төмөнкү формула боюнча эсептешет:

$$u_m = k_T \cdot \frac{\sqrt{u'^2}}{\sqrt{\alpha'^2 / \alpha_m}}$$

мында u_m - суунун бетиндеги ылдамдык, м/с; k_T - тарировкаланган коэффициент, $\sqrt{u'^2}$ - суунун ылдамдыгынын орто квадраттык пульсациясы, м/с; $\sqrt{\alpha'^2 / \alpha_m}$ - четтеп кетүү бурчунун пульсациясынын салыштырмалуу орто квадраттык мааниси.

(11) 2069

(21) 20170131.1

(22) 01.12.2017

(51) **G01P 5/00** (2018.01)

(71) (73) Аскалиева Г. О. (KG)

(72) Пресняков К. А. (KZ),
Аскалиева Г. О. (KG)

(54) **Способ определения поверхностной скорости воды**

(57) Способ определения поверхностной скорости воды, включающий использование в качестве информативного параметра движения воды пульсации скорости воды в контрольном створе, измерение необходимых параметров за определенный промежуток времени, преобразование информационных электрических сигналов датчика в цифровой телеметрический радиосигнал, передачу посредством трансивера поплавкового датчика по соответствующему радиоканалу в информационно-вычислительную систему, последующую дистанционную обработку и вычисление поверхностной скорости воды, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что дополнительно в качестве информативного параметра используют пульсации угла отклонения поплавкового датчика от вертикали в вертикальной плоскости динамической оси потока, причем информативные параметры измеряют в одной фиксированной точке контрольного створа изученного открытого водотока и исследуемого водотока, функционирующих в гидравлически подобных условиях, при этом определяют тарировочный коэффициент изученного открытого водотока, а поверхностную скорость воды вычисляют по формуле:

$$u_m = k_T \cdot \frac{\sqrt{u'^2}}{\sqrt{\alpha'^2 / \alpha_m}},$$

где u_m - поверхностная скорость воды, м/с; k_T - тарировочный коэффициент, $\sqrt{u'^2}$ - среднеквадратичная пульсация скорости воды, м/с; $\sqrt{\alpha'^2} / \alpha_m$ - относительное среднеквадратичное значение пульсации угла отклонения.

* * *

- (11) 2070
(21) 20170049.1
(22) 02.05.2017
(51) **G01N 3/40** (2017.01)
(71) (73) Кыргызстан - Россия Славян университети (KG)
(72) Джылкичиев А. И., Акматов А. К., Бекбоев А. Р. (KG)
(54) **Бетондун бекемдигин аныктоо үчүн урма аракеттердин аleti**
(57) 1. Бетондун бекемдигин аныктоо үчүн урма аракеттердин аleti тулку менен катуу бириктирилген тутканы жана бетондун бетинен так алуу үчүн шарикти камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: тулку көндөй болуп жасалган, анда сокку учурунда тулкунун ичинде айлануу мүмкүндүгү менен, шарик тулкунун бир учуна табак сымал серпилгич менен кысылган, ошону менен бирге табак сымал серпилгичтин ичиндеги көзөнөккө бир учу шарикке таянылган, ал эми экинчи учу тулкунун тыш өлчөмүнөн чыгарылган жана кертиктер менен градуирленген, өзөк түрүндө жасалган жалпыланган каршылыктын чоңдугун өлчөгүч орнотулган.
2. 1-п. боюнча бетондун бекемдигин аныктоо үчүн урма аракеттердин аleti мунусу менен а й ы р м а л а н а т: өзөгү пластмассадан жасалган жана капкагы менен кысылып, резина түтүк менен курчалган.

- (11) 2070
(21) 20170049.1
(22) 02.05.2017
(51) **G01N 3/40** (2017.01)
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет (KG)
(72) Джылкичиев А. И., Акматов А. К., Бекбоев А. Р. (KG)
(54) **Прибор ударного действия для определения прочности бетона**
(57) 1. Прибор ударного действия для определения прочности бетона, содержащий рукоятку, жестко соединенную с корпусом, и шарик для получения отпечатка на поверхности бетона, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что корпус выполнен полым, в котором шарик прижат к одному из концов корпуса тарельчатыми пружинами, с возможностью перемещения внутри корпуса во время удара, при этом, в отверстиях внутри тарельчатых пружин установлен измеритель величины суммарного сопротивления, выполненный в виде стержня, один конец которого упирается в шарик, а другой конец выведен за габариты корпуса и отградуирован рисками.
2. Прибор ударного действия для определения прочности бетона по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что стержень выполнен пластмассовым и обхвачен резиновой трубкой, которая прижата крышкой.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ

- (11) 2071
(21) 20170050.1
(22) 02.05.2017
(51) **G09B 23/00** (2018.01)
(71) (73) Кыргызстан - Россия Славян университети (KG)
(72) Нифадьев В. И., Шамсутдинов М. М., Степанов С. Г. (KG)
(54) **Окуу модулдук стенд**
(57) Окуу модулдук стенд ага орнотулган алкактын негизин, алкакта жайгаштырылган маалыматтык модулдарды камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: алкак өз ара туташтырылган төрт блок түрүндө жасалган, алардын ар бири ага капталынан турган блокторго перпендикулярдуу орнотулган, маалыматтык модулдар арт жагынан бири-бирине эки-экиден параллелограммдык механизмдер аркылуу блоктордун ар бирине жайгаштырылган, ошону менен бирге маалыматтык модулдар блокко ийилтилип, белгилөө мүмкүндүгү менен параллелограммдык механизмдерге бекитилген, ал эми параллелограммдык механизмдер блоктору бойлото жылдыруу мүмкүндүгү менен блокко орнотулган.

* * *

- (11) 2071
(21) 20170050.1
(22) 02.05.2017
(51) **G09B 23/00** (2018.01)
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет (KG)
(72) Нифадьев В. И., Шамсутдинов М. М., Степанов С. Г. (KG)
(54) **Учебный модульный стенд**
(57) Учебный модульный стенд, включающий основание с установленной на нем рамой, информационные модули, размещенные на раме, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что рама выполнена в виде соединенных между собой четырех блоков, каждый из которых установлен перпендикулярно к боковым от него блокам, информационные модули попарно и обратной стороной друг к другу размещены на каждом из блоков через параллелограммные механизмы, при этом информационные модули закреплены на параллелограммных механизмах с возможностью фиксации с наклоном к блоку, а параллелограммные механизмы установлены на блоках с возможностью перемещения вдоль блока.
-

**ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ**

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдердин мамлекеттик реестринде катталган пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики

**FG1K Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР
ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя**

- (11) 240
(21) 20170010.2
(22) 28.04.2017
(51) **A47G 19/22** (2017.01)
A47G 21/00 (2017.01)
B65D 85/72 (2017.01)
(71) (73) "SMILE LUX" (Смайл Люкс)
жоопкерчилиги чектелген коому, (UZ)
(72) Мирхидоятов А. А. (UZ)
(54) **Өзгөчө түтүгү менен суусундук үчүн сыйымдуулук**
(57) Өзгөчө түтүгү менен суусундук үчүн сыйымдуулук цилиндрдик тулкусу менен жылчыксыз шише түрүндө жасалган жана көңдөй түтүктү камтып, мунусу менен айырмаланат: мында көңдөй түтүктүн бир учу шишенин түбүнө, ал эми экинчи учу - алынуучу капкактын түбүнө таянтылган жана орто бөлүгүндө байланыштыруучу серпилгич ийкемдүү гофраланган участогу бар, ал шишенин ички капталына кыналып жасалган.

* * *

- (11) 240
(21) 20170010.2
(22) 28.04.2017
(51) **A47G 19/22** (2017.01)
A47G 21/00 (2017.01)
B65D 85/72 (2017.01)
(71) (73) Общество с ограниченной ответственностью "SMILE LUX" (Смайл Люкс) (UZ)

- (72) Мирхидоятов А. А. (UZ)
(54) **Емкость для напитков с оригинальной трубкой**
(57) Емкость для напитков с оригинальной трубкой, выполненная в виде герметичной бутылки, с цилиндрическим туловом и содержащая полюю трубочку, отличающаяся тем, что полая трубочка, один конец которой упирается в дно бутылки, а другой конец - в дно съемной крышки и имеющая в средней части связующий упругий эластичный гофрированный участок, выполнена прилегающей к внутренней стенке бутылки.

- (11) 241
(21) 20170008.2
(22) 26.04.2017
(51) **A61B 17/56** (2018.01)
(76) Анаркулов Б. С., Сарымсаков Т. Б., Жунусов Б. Ж. (KG)
(54) **Хирургиялык кыскыч**
(57) Хирургиялык кыскыч бир бетине карама-каршы багытта ийрейтилген дош-полуу огу менен бириктирилген эки браншты камтыйт жана манжалар үчүн шакеги, сабы, кремальери кысылган эрин сыяктуу жумушчу бөлүгү бар болуп, мунусу менен айырмаланат: биринчи кысылган эриндин ич жагы жылмакай жана 30 градус бурчтугуна

ийрейтилген, экинчи кысылган эрин бири-биринен 7 мм алыстыкта диаметри 2 мм үч тегерек көзөнөкчөнү камтыйт, ошону менен бирге жабууда ачык тилке 10 мм кеңдикти түзөт.

* * *

- (11) 241
(21) 20170008.2
(22) 26.04.2017
(51) **A61B 17/56** (2018.01)
(76) Анаркулов Б. С., Сарымсаков Т. Б.,
Жунусов Б. Ж. (KG)
(54) **Хирургический зажим**
(57) Хирургический зажим, содержащий две
бранши, соединенные шарнирной осью,
изогнутые в одной плоскости в противо-
положных направлениях, и имеющие
кольца для пальцев, рукоятки, кремалье-
ру, рабочие части в виде зажимных губ-
бок, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что одна
зажимная губка изнутри гладкая и изог-
нута под углом 30 градусов, вторая за-
жимная губка содержит три круглых от-
верстия диаметром по 2 мм на удалении
7 мм друг от друга, при этом при смыка-
нии образуют окончатый просвет шири-
ной 10 мм.

-
- (11) 242
(21) 20170012.2
(22) 14.06.2017
(51) **B62D 57/02** (2018.01)
(71) (73) Кыргызстан - Россия Славян
университети (KG)
(72) Исаенко А. С., Исаенко С. А. (KG)
(54) **Транспорт каражатынын кыймыл-
даткычы**
(57) Транспорт каражатынын кыймылдаткы-
чы үч мала борбордон тарта бирдей ара-
лыкта бекитилген чамгаракты камтып,
минусу менен а й ы р м а л а н а т: тая-
нычтын күпчөгүнө орнотулган, чамга-

рактын чабактарынын учтарында жай-
гаштырылган малалар тиштүү дөңгөлөк-
төрү жана октору менен бириктирилген,
ал эми тиш дөңгөлөкчөнүн блоктору
кыймылдагы чамгарактын чабактарында
жайгаштырылган жана борбордук тиш
дөңгөлөктөр электр кыймылга келтир-
гичтин огуна бекитилген, ал өз кезегинде
таянычтын күпчөгүнө бекитилген.

* * *

- (11) 242
(21) 20170012.2
(22) 14.06.2017
(51) **B62D 57/02** (2018.01)
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский
университет (KG)
(72) Исаенко А. С., Исаенко С. А. (KG)
(54) **Двигатель транспортного средства**
(57) Двигатель транспортного средства, со-
держащий крестовину с закрепленной на
них на одинаковом расстоянии от центра
трех катков, о т л и ч а ю щ и й с я тем,
что катки соединены с зубчатыми коле-
сами и осями, которые расположены на
концах спиц крестовины, которая уста-
новлена в ступице опоры, а блоки ше-
стерён расположены на спицах подвиж-
ной крестовины и центральной шестер-
ни, закреплённой на оси электропривода,
который в свою очередь, закреплён на
ступице опоры.

-
- (11) 243
(21) 20170022.2
(22) 21.04.2017
(51) **E02B 3/00** (2018.01)
(76) Кыдыралиев С. (KG)
(54) **Тоо сууларынан кен концентратын
бөлүп алуу үчүн түзүлүш**
(57) Тоо сууларынан кен концентратын бөлүп
алуу үчүн түзүлүш чөмүчтү, бөлүштүр-
гүчтү, тундургучту жана кармагычты

камтып, мунусу менен айырмаланат: барууга кыйын жерлердеги тоо сууларынан кен концентраттарын бөлүп алуу үчүн түзүлүш бөлүштүргүч катары кызмат кылган курчутулган тумшук бөлүгүнүн металл пластинасынан ширетип бекитилген капкагы менен туурасынан кесилген тик бурчтук формасына ээ, түбү жок чөмүч түрүндө жасалган, чөмүчтүн куйрук бөлүгүнө цилиндр формасындагы майда тордон тигилген кап кийгизилген, мында чөмүчтүн капкак тарабында дошполуу бириктирилген кармагычы бар.

- (11) 243
(21) 20170022.2
(22) 21.04.2017
(51) **E02B 3/00** (2018.01)
(76) Кыдыралиев С. (KG)
(54) **Устройство для разделения и извлечения рудных концентратов из горных рек**
(57) Устройство для разделения и извлечения рудных концентратов из горных рек, включающее ковш, разделитель, отстойник и ручку, отличающееся тем, что для разделения и извлечения рудных концентратов из труднодоступных мест горных рек, устройство выполнено в виде бездонного ковша, имеющего форму прямоугольного поперечного сечения с приваренной крышкой из металлической пластины с заостренной носовой частью, которая служит как разделитель, на хвостовую часть ковша одет сшитый из мелкой сетки мешок, имеющий форму цилиндра, причем ковш имеет шарнирно соединенную ручку со стороны крышки.

- (11) 244
(21) 20170009.2
(22) 27.04.2017
(51) **E02B 13/00** (2017.01)
(76) Сатаркулов С., Мамбетов Э. М., Садыбакова Д. К. (KG)
(54) **Суу өлчөгүч курулма**
(57) Суу өлчөгүч курулма түптүз узунунан кеткен багыттагы түбү менен каналдын узунунан кеткен участогун, жөнгө салынуучу буралма көтөргүчү менен тик жаап салманы, туурасынан кеткен текчени, деңгээл өлчөгүч кудукта жайгаштырылган деңгээл өлчөгүч таякчаларды камтып, мунусу менен айырмаланат: кошумча жөнгө салынуучу тик жаап салмада жайгаштырылган жөнгө салынуучу тик калканды жана ага бекитилген буроолуу бирикмени камтыйт.

- (11) 244
(21) 20170009.2
(22) 27.04.2017
(51) **E02B 13/00** (2017.01)
(76) Сатаркулов С., Мамбетов Э. М., Садыбакова Д. К. (KG)
(54) **Водомерное сооружение**
(57) Водомерное сооружение, содержащее прямолинейный в плане участок канала с прямолинейным продольным профилем дна, регулируемый вертикальный затвор с винтовым подъемником, горизонтальную полку, уровнемерные рейки, размещенные в уровнемерных колодцах, отличающееся тем, что дополнительно содержит регулируемый вертикальный щит, размещенный за регулируемым вертикальным затвором и прикрепленный к нему болтовым соединением.

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики

FG1L Өтүмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя

(11) 87

(21) 20170002.4

(22) 28.04.2017

(51) МКПО¹⁰ 09-01

(71) (73) "SMILE LUX" (Смайл Люкс)
жоопкерчилиги чектелген коому (UZ)

(72) Мирхидоятов А. А. (UZ)

(54) **Шише (4 вариантта)**

(57) Шише (1-вариант),

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:

– композициялык элементтеринин курамы: бурамалуу сайы менен моюну, тегерек ийиндери, тулкусу жана түбү,

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:

– ийиндеринин сырты жылмакай болуп, купол түрүндө жасалган;

– тулкусу үстүнөн астына карай тегерек форма түрүндө туурасынан кесилиши бар болуп жасалган;

– тулкунун жогорку бөлүгүндө туурасына карата одур-бодуру менен цилиндр формасында жасалган;

– ийиндеринин астында төрт кезектешкен жана уркуюп чыгып турган шакек түрүндө жээктери бар;

– тулкунун үстүнкү жана астыңкы бөлүгүн бөлүп турган шакек түрүндө жээгинин алдында радиалдык арыкчалар бар;

– тулкунун төмөнкү бөлүгүнүн диаметри азайтылып жасалган;

– тулкунун тарытылган бөлүгүнө солдон оңго эңкейтилип жайгаштырылган тик томпок тилке түрүндө томпойтулган кооздуктар жасалган;

– томпок тилкенин үстүнкү жана төмөнкү учтары тегиз эмес ийри-буйру сызыкты түзгөн бурч түрүндө жасалган;

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө тороидалдык томпок бар;

– тулкунун негизи алты кезектешкен томпоктор жана оюктар түрүндө жасалып, тулкунун каптал бетине кирип, түбүн “бут” түрүндө түзөт;

– түбүн түзгөн алты кезектешкен томпоктун ар биринде борборго карай кирип кеткен алты кыска оюктар бар;

– түбү ичине карата бир аз кабырыңкы жасалган.

Шише (2-вариант),

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:

– композициялык элементтердин курамы: бурамалуу сайы менен моюну, тегерек ийиндери, тулкусу жана түбү,

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:

– ийиндеринин сырты жылмакай болуп, купол түрүндө жасалган;

– тулкусу үстүндө жана астында тегерек форма түрүндө туурасынан кесилиши бар болуп жасалган;

– тулкунун жогорку бөлүгүндө туурасына карата одур-бодуру менен цилиндр формасында жасалган;

– ийиндеринин астында төрт кезектешкен жана уркуюп чыгып турган шакек түрүндө жээктери бар;

– тулкунун үстүнкү жана астыңкы бөлүгүн бөлүп турган шакек түрүндө жээгинин алдында радиалдык арыкчалар бар;

– тулкунун төмөнкү бөлүгүнүн диаметри азайтылып жасалган;

– тулкунун тарытылган бөлүгүнө солдон оңго эңкейтилип жайгаштырылган тик томпок тилке түрүндө томпойтулган кооздуктар жасалган;

– томпок тилкенин үстүнкү жана төмөнкү учтары тегиз эмес ийри-буйру сызыкты түзгөн бурч түрүндө жасалган;

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө тороидалдык томпок бар;

– тулкунун негизи алты кезектешкен томпоктор жана оюктар түрүндө жасалып, тулкунун каптал бетине кирип, түбүн “бут” түрүндө түзөт;

– түбүн түзгөн алты кезектешкен томпоктун ар биринде борборго карай кирип кеткен алты кыска оюктар бар;

– түбү ичине карата бир аз кабырыңкы жасалган;

– тулкунун каптал бөлүгүндө тик жайгашкан көңдөй түтүгү бар;

– тулкунун үстүнкү бөлүгүндө көңдөй түтүк үчүн бекиткич бар.

Шише (3-вариант),
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:

– композициялык элементтердин курамы: бурамалуу сайы менен моюну, тегерек ийиндери, тулкусу жана түбү,
мунусу менен а й ы р м а л а н а т:

– ийиндеринин сырты жылмакай болуп, купол түрүндө жасалган;

– тулкусу үстүндө жана астында тегерек форма түрүндө туурасынан кесилиши бар болуп жасалган;

– тулкунун жогорку бөлүгүндө туурасына карата одур-бодуру менен цилиндр формасында жасалган;

– ийиндеринин астында төрт кезектешкен жана уркуюп чыгып турган шакек түрүндө жээктери бар;

– тулкунун үстүнкү жана астыңкы бөлүгүн бөлүп турган шакек түрүндө жээгинин алдында радиалдык арыкчалар бар;

– тулкунун төмөнкү бөлүгүнүн диаметри азайтылып жасалган;

– тулкунун тарытылган бөлүгүнө солдон оңго эңкейтилип жайгаштырылган тик томпок тилке түрүндө томпойтулган кооздуктар жасалган;

– томпок тилкенин үстүнкү жана төмөнкү учтары тегиз эмес ийри-буйру сызыкты түзгөн бурч түрүндө жасалган;

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө тороидалдык томпок бар;

– тулкунун негизи алты кезектешкен томпоктор жана оюктар түрүндө жасалып, тулкунун каптал бетине кирип, түбүн “бут” түрүндө түзөт;

– түбүн түзгөн алты кезектешкен томпоктун ар биринде борборго карай кирип кеткен алты кыска оюктар бар;

– түбү ичине карата бир аз кабырыңкы жасалган;

– тулкунун ичинде жылмакай көңдөй түтүк бар.

Шише (4-вариант),
мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:

– композициялык элементтердин курамы: бурамалуу сайы менен моюну, тегерек ийиндери, тулкусу жана түбү,
мунусу менен а й ы р м а л а н а т:

– ийиндеринин сырты жылмакай болуп, купол түрүндө жасалган;

– тулкусу үстүндө жана астында тегерек форма түрүндө туурасынан кесилиши бар болуп жасалган;

– тулкунун жогорку бөлүгүндө туурасына карата одур-бодуру менен цилиндр формасында жасалган;

– ийиндеринин астында төрт кезектешкен жана уркуюп чыгып турган шакек түрүндө жээктери бар;

– тулкунун үстүнкү жана астыңкы бөлүгүн бөлүп турган шакек түрүндө жээгинин алдында радиалдык арыкчалар бар;

– тулкунун төмөнкү бөлүгүнүн диаметри азайтылып жасалган;

– тулкунун тарытылган бөлүгүнө солдон оңго эңкейтилип жайгаштырылган тик томпок тилке түрүндө томпойтулган кооздуктар жасалган;

– томпок тилкенин үстүнкү жана төмөнкү учтары тегиз эмес ийри-буйру сызыкты түзгөн бурч түрүндө жасалган;

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө тороидалдык томпок бар;

– тулкунун негизи алты кезектешкен томпоктор жана оюктар түрүндө жасалып, тулкунун каптал бетине кирип, түбүн “бут” түрүндө түзөт;

– түбүн түзгөн алты кезектешкен томпоктун ар биринде борборго карай кирип кеткен алты кыска оюктар бар;

– түбү ичине карата бир аз кабырыңкы жасалган;
– көңдөй түтүк гофраланган бөлүк менен жасалган.

* * *

(11) 87

(21) 20170002.4

(22) 28.04.2017

(51) МКПО¹⁰ 09-01

(71) (73) Общество с ограниченной ответственностью "SMILE LUX" (Смайл Люкс) (UZ)

(72) Мирхидоятов А. А. (UZ)

(54) **Бутылка (4 варианта)**

(57) Бутылка (вариант 1),

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я:

– составом композиционных элементов: горловина с винтовой нарезкой, округлые плечики, корпус и доньшко,

о т л и ч а ю щ а я с я:

– выполнением плечиков куполообразными, с гладкой поверхностью;

– выполнением корпуса, имеющего в поперечном сечении на виде сверху и снизу круглую форму;

– выполнением корпуса цилиндрической формы с горизонтальным рифлением в верхней части;

– наличием под плечиками четырех чередующихся и выступающих кольцевых ободков;

– наличием радиальной канавки под кольцевыми ободками, разделяющей верхнюю и нижнюю части корпуса;

– выполнением нижней части корпуса меньшего диаметра;

– выполнением рельефного декора на суженной части корпуса в виде вертикальных выпуклых полос расположенных с наклоном слева направо;

– выполнением верхних и нижних концов выпуклых полос в виде углов, создающих неровную зигзагообразную линию;

– наличием в нижней части корпуса тороидального выступа;

– выполнением основания корпуса в виде шести чередующихся выступов и углуб-

лений, формирующих доньшко в виде "ножек", заходящими на боковую поверхность корпуса;

– наличием на каждом из шести чередующихся выступов, формирующих доньшко, шести коротких углублений, сходящихся к центру;

– выполнением доньшка слегка вогнутым внутрь.

Бутылка (вариант 2),

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я:

– составом композиционных элементов: горловина с винтовой нарезкой, округлые плечики, корпус и доньшко, о т л и ч а ю щ а я с я:

– выполнением плечиков куполообразными, с гладкой поверхностью;

– выполнением корпуса, имеющего в поперечном сечении на виде сверху и снизу круглую форму;

– выполнением корпуса цилиндрической формы с горизонтальным рифлением в верхней части;

– наличием под плечиками четырех чередующихся и выступающих кольцевых ободков;

– наличием радиальной канавки под кольцевыми ободками, разделяющей верхнюю и нижнюю части корпуса;

– выполнением нижней части корпуса меньшего диаметра;

– выполнением рельефного декора на суженной части корпуса в виде вертикальных выпуклых полос расположенных с наклоном слева направо;

– выполнением верхних и нижних концов выпуклых полос в виде углов, создающих неровную зигзагообразную линию;

– наличием в нижней части корпуса тороидального выступа;

– выполнением основания корпуса в виде шести чередующихся выступов и углублений, формирующих доньшко в виде "ножек", заходящими на боковую поверхность корпуса;

– наличием на каждом из шести чередующихся выступов, формирующих доньшко, шести коротких углублений, сходящихся к центру;

- выполнением доньшка слегка вогнутым внутрь;
- наличием с боковой части корпуса, вертикально расположенной полой трубочки;
- наличием на верхней части корпуса крепления для полой трубочки.

Бутылка (вариант 3),

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я :

- составом композиционных элементов: горловина с винтовой нарезкой, округлые плечики, корпус и доньшко,
- о т л и ч а ю щ а я с я :

- выполнением плечиков куполообразными, с гладкой поверхностью;
- выполнением корпуса, имеющего в поперечном сечении на виде сверху и снизу круглую форму;
- выполнением корпуса цилиндрической формы с горизонтальным рифлением в верхней части;
- наличием под плечиками четырех чередующихся и выступающих кольцевых ободков;
- наличием радиальной канавки под кольцевыми ободками, разделяющей верхнюю и нижнюю части корпуса;
- выполнением нижней части корпуса меньшего диаметра;
- выполнением рельефного декора на суженной части корпуса в виде вертикальных выпуклых полос расположенных с наклоном слева направо;
- выполнением верхних и нижних концов выпуклых полос в виде углов, создающих неровную зигзагообразную линию;
- наличием в нижней части корпуса тороидального выступа;
- выполнением основания корпуса в виде шести чередующихся выступов и углублений, формирующих доньшко в виде "ножек", заходящими на боковую поверхность корпуса;
- наличием на каждом из шести чередующихся выступов, формирующих доньшко, шести коротких углублений, сходящихся к центру;
- выполнением доньшка слегка вогнутым внутрь;

- наличием внутри корпуса, гладкой полой трубочки.

Бутылка (вариант 4),


х а р а к т е р и з у ю щ а я с я :

- составом композиционных элементов: горловина с винтовой нарезкой, округлые плечики, корпус и доньшко,


о т л и ч а ю щ а я с я :

- выполнением плечиков куполообразными, с гладкой поверхностью;
- выполнением корпуса, имеющего в поперечном сечении на виде сверху и снизу круглую форму;
- выполнением корпуса цилиндрической формы с горизонтальным рифлением в верхней части;
- наличием под плечиками четырех чередующихся и выступающих кольцевых ободков;
- наличием радиальной канавки под кольцевыми ободками, разделяющей верхнюю и нижнюю части корпуса;
- выполнением нижней части корпуса меньшего диаметра;
- выполнением рельефного декора на суженной части корпуса в виде вертикальных выпуклых полос расположенных с наклоном слева направо;
- выполнением верхних и нижних концов выпуклых полос в виде углов, создающих неровную зигзагообразную линию;
- наличием в нижней части корпуса тороидального выступа;
- выполнением основания корпуса в виде шести чередующихся выступов и углублений, формирующих доньшко в виде "ножек", заходящими на боковую поверхность корпуса;
- наличием на каждом из шести чередующихся выступов, формирующих доньшко, шести коротких углублений, сходящихся к центру;
- выполнением доньшка слегка вогнутым внутрь;
- выполнением полой трубочки с гофрированным участком.


1-вариант
Вариант 1



1-фигура. Жалпы көрүнүшү
Фиг. 1. Общий вид




2-фигура. Үстүнөн көрүнүшү
Фиг. 2. Вид сверху




3-фигура. Астынан көрүнүшү
Фиг. 3. Вид снизу


2-вариант
Вариант 2



4-фигура. Жалпы көрүнүшү
Фиг. 4. Общий вид




5-фигура. Үстүнөн көрүнүшү
Фиг. 5. Вид сверху




6-фигура. Астынан көрүнүшү
Фиг. 6. Вид снизу


3-вариант
Вариант 3



7-фигура. Жалпы көрүнүшү
Фиг. 7. Общий вид




8-фигура. Үстүнөн көрүнүшү
Фиг. 8. Вид сверху




9-фигура. Астынан көрүнүшү
Фиг. 9. Вид снизу


4-вариант
Вариант 4



10-фигура. Жалпы көрүнүшү
Фиг. 10. Общий вид



11-фигура. Үстүнөн көрүнүшү
Фиг. 11. Вид сверху



12-фигура. Астынан көрүнүшү
Фиг. 12. Вид снизу

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Кыргыз Республикасынын Товардык белгилердин жана
тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер
жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о товарных знаках и знаках обслуживания,
зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Кыргызской Республики

FG4W КУБӨЛҮКТӨР СВИДЕТЕЛЬСТВА

(11) 15038

(15) 18.05.2018

(18) 21.06.2027

(21) 20170384.3

(22) 21.06.2017

(73) **ОТЦФ, С. А., Величка (PL)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

18 – чемодандар; кутучалар; дөңгөлөктүү сумкалар; трекинг таякчалары; ранецтер (асынма баштык); сумка / авиа саякаттоолор үчүн чемодан; кийимдер үчүн жол каптары / кийимдер үчүн жол сумкалар; портпледр; жаандан жана күндөн коргоочу кол чатырлар; аялдар сумкалары; рюкзактар; саквояждар; капчыктар; намыян; курга тагып жүрүүчү капчалар; спорттук сумкалар; китептер үчүн сумкалар; кур капчалар; ийинге асып алуучу сумкалар; жол жүк сумкалары, кол жүктөрү үчүн буюмдар, сумкалар, капчыктар жана башка ар кандай буюмдарды ташуу үчүн керектүүлөр;

25 – кийим; бут кийим; баш кийимдер; горжеткалар, моюн жоолуктары; паркилер; шарфтар; ич кийимдер; аба өткөрбөөчү ич кийим; бюстгальтерлер; комбинезондор; машыгуу костюмдары; лыжа жана сноуборд үчүн ботинкалар

жана алардын бөлүктөрү; спорттук ботинкалар; кече кийимдери; спорттук костюмдар; узун жакеттер; жилеттер; сууга түшүүдө кийилүүчү шапочкалар; баш жоолукчалары; бейсболкалар; блузалар; жилеттер; спорттук майкалар / чуркоо үчүн жилеттер; пуловерлер / свитерлер; резина өтүктөр; шалп этмелер; футболкалар; туулганын астына кийгичтер / балаклавдар; лыжа костюмдары / кышкы костюмдар; терди соруп ала турган ич кийимдер; балдар үчүн кийимдер; спорттук жакеттер; манто / пальто; гольф үчүн көйнөктөр; топтор; жеңдүү көйнөктөр; шляпалар / шапкалар; пелериндер; кулакчындар [кийим]; суу өткөрбөөчү тышкы кийимдер; туфлилер; гамаштар [жылуу байпак буюмдар]; суу өткөрбөөчү костюмдар; спорттук формалар; гимнастар үчүн кийимдер; кече көйнөктөрү; деним кийимдер / джинсыдан кийимдер; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; спорт үчүн кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; ички көйнөктөр; курткалар [кийим]; билек таңгычтар, тамырдын кагышын текшергичтер; баш таңгычтар [кийим]; банданалар / терди соруп алуучу баш таңгычтар; тогилер, мончо жамынмалары;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

курлар; кол каптар [кийим]; сандали-
лер; байпактар; шымдар; кыска шым-
дар; сууга түшүү үчүн костюмдар; юб-
калар; легинсылар [шымдар]; гамаштар
[жылуу байпак буюмдары]; спорттук
баш кийимдер [туулгадан тышкары];
жеңсиз бешмант; жылуу шарфтар;
кашне; көйнөктөр; шортгылар; спорттук
майкалар; туникалар; шамалга тоскоол
болуучу курткалар / ветровкалар; кор-
сеттер; кепкалар;

35 – коммерциялык ишкананы / чекене са-
туу бизнесин башкаруу; франчайзинг
менен байланыштуу бизнести башка-
руу боюнча кеңеш берүү кызмат көрсө-
түүлөрү; өндүрүш өнөр жайы менен
байланыштуу бизнести башкаруу
боюнча кеңеш берүү кызматтары; ки-
йимдерге жана кийимдер үчүн аксес-
суарларга тиешелүү чекене сатуу кыз-
мат көрсөтүүлөрү; бут кийимдерге
тиешелүү чекене сатуу кызмат көрсө-
түүлөрү; спорттук жабдууларга тиеше-
лүү чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү;
спорттук товарларга тиешелүү чекене
сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; кийимдер-
ге тиешелүү дүңүнөн сатуу кызмат
көрсөтүүлөрү; бут кийимдерге тиеше-
лүү дүңүнөн сатуу кызмат көрсөтүүлө-
рү; спорттук жабдууларга тиешелүү
дүңүнөн сатуу кызмат көрсөтүүлөрү;
спорттук товарларга тиешелүү дүңүнөн
сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; франчай-
зер кызмат көрсөтүүлөрү, атап айткан-
да өнөр жай же коммерциялык ишка-
наларга катышууга же башкарууга кө-
мөктөшүү / жардамдашуу; кийимдер
үчүн аксессуарларга тиешелүү почта
тапшырыктары боюнча чекене сатуу
кызмат көрсөтүүлөрү; кийимдерге жана
кийимдер үчүн аксессуарларга, спорт-
тук товарларга, спорттук жабдууларга,
баш кийимдерге жана бут кийимдерге
тиешелүү ааламдык компьютердик та-
рамдардын жардамы аркылуу чекене
сатуу кызмат көрсөтүүлөрү.

* * *

(11) 15038
(15) 18.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170384.3
(22) 21.06.2017
(73) **ОТЦФ, С. А., Величка (PL)**
(54)

 outhorn

(51) (57)

18 – чемоданы; косметички; сумки на ко-
лесиках; палки трекинговые; ранцы;
сумка / чемодан для авиапутешествий;
чехлы дорожные для одежды / сумки
для одежды дорожные; портпледы;
зонты от дождя и солнца; сумки жен-
ские; рюкзаки; саквояжи; кошельки;
портмоне; мешочки для ношения на
поясе; сумки спортивные; сумки для
книг; мешочки поясные; сумки наплеч-
ные; сумки багажные, изделия для руч-
ной клади, сумки, бумажники и другие
изделия для переноски различных
предметов;

25 – одежда; обувь; уборы головные; гор-
жетки, шейные платки; парки; шарфы;
белье нижнее; термобелье; бюстгалтеры;
комбинезоны; костюмы трениро-
вочные; ботинки лыжные и для сно-
уборда и их части; ботинки спортив-
ные; вечерняя одежда; костюмы спор-
тивные; жакеты длинные; жилеты; ша-
почки купальные; платки головные;
бейсболки; блузы; жилеты; майки
спортивные / жилеты для бега; пулове-
ры / свитера; сапоги резиновые; шле-
панцы; футболки; подшлемники / бала-
клавы; костюмы лыжные / костюмы
зимние; белье нижнее, абсорбирующее
пот; одежда для детей; жакеты спор-
тивные; манто / пальто; рубашки для
гольфа; топы; рубашки; шляпы / шап-
ки; пелерины; наушники [одежда];
верхняя одежда непромокаемая; туфли;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; костюмы непромокаемые; формы спортивные; одежда для гимнастов; платья вечерние; изделия из денима / одежда джинсовая; куртки из шерстяной материи [одежда]; одежда для спорта; одежда непромокаемая; рубашки нижние; куртки [одежда]; повязки на запястье, напульсники; повязки для головы [одежда]; банданы / повязки на голову, абсорбирующие пот; тоги, накидки банные; ремни поясные; перчатки [одежда]; сандалии; носки; брюки / штаны; короткие брюки; костюмы купальные; юбки; легинсы [штаны]; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; уборы головные спортивные [за исключением шлемов]; безрукавки; тёплые шарфы; кашне; платья; шорты; топы спортивные; туники; куртки ветростойкие / ветровки; корсеты; кепки;

35 – управление коммерческими предприятиями / бизнесом розничных продаж; услуги консультационные по управлению бизнесом, связанные с франчайзингом; службы консультативные по управлению бизнесом, связанные с промышленным производством; услуги розничной продажи в отношении одежды и аксессуаров для одежды; услуги розничной продажи в отношении обуви; услуги розничной продажи в отношении спортивного оборудования; услуги розничной продажи в отношении спортивных товаров; услуги оптовой продажи в отношении одежды; услуги оптовой продажи в отношении обуви; услуги оптовой продажи в отношении спортивного оборудования; услуги оптовой продажи в отношении спортивных товаров; услуги франчайзера, а именно содействие / помощь в участии или управлении промышленными или коммерческими предприятиями; услуги розничной продажи по почтовым заказам в отношении аксессуаров для одежды; услуги розничной продажи посредством глобальных компьютерных сетей в отношении одежды

и аксессуаров для одежды, спортивных товаров, спортивного оборудования, головных уборов и обуви.

(11) 15039
(15) 18.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170383.3
(22) 21.06.2017
(73) **ОТЦФ, С. А., Величка (PL)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

18 – чемодандар; кутучалар; дөңгөлөктүү сумкалар; трекинг таякчалары; ранецтер; сумка / авиа саякаттоолор үчүн чемодан; кийимдер үчүн жол каптары / кийимдер үчүн жол сумкалар; портпледдер; жаандан жана күндөн коргоочу кол чатырлар; аялдар сумкалары; рюкзактар; саквождар; капчыктар; намыян; курга тагып жүрүүчү капчалар; спорттук сумкалар; китептер үчүн сумкалар; кур капчалар; ийинге асып алуучу сумкалар; жол жүк сумкалары, кол жүктөрү үчүн буюмдар, сумкалар, капчыктар жана башка ар кандай буюмдарды ташуу үчүн керектүүлөр;

25 – кийим; бут кийим; баш кийимдер; горжеткалар, моюн жоолуктары; паркилер; шарфтар; ич кийимдер; аба өткөрбөөчү ич кийим; бюстгальтерлер; комбинезондор; машыгуу костюмдары; лыжа жана сноуборд үчүн ботинкалар жана алардын бөлүктөрү; спорттук ботинкалар; кече кийимдери; спорттук костюмдар; узун жакеттер; жилеттер; сууга түшүүдө кийилүүчү шапочкалар; баш жоолукчалары; бейсболкалар; блузалаар; жилеттер; спорттук майкалар / чуркоо үчүн жилеттер; пуловерлер / свитерлер; резина өтүктөр; шалп этмелер; футболкалар; туулганын астына кийгичтер / балаклавдар; лыжа костюмдары / кышкы костюмдар; терди соруп ала турган ич кийимдер; балдар үчүн кийимдер; спорттук жакеттер; манто / пальто; гольф үчүн көйнөктөр;

топтор; жеңдүү көйнөктөр; шляпалар / шапкалар; пелериндер; кулакчындар [кийим]; суу өткөрбөөчү тышкы кийимдер; туфлилер; гамаштар [жылуу байпак буюмдар]; суу өткөрбөөчү костюмдар; спорттук формалар; гимнастар үчүн кийимдер; кече көйнөктөрү; деним кийимдер / джинсыдан кийимдер; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; спорт үчүн кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; ички көйнөктөр; курткалар [кийим]; билек таңгычтар, тамырдын кагышын текшергичтер; баш таңгычтар [кийим]; банданалар / терди соруп алуучу баш таңгычтар; тогилер, мончо жамынмалары; курлар; кол каптар [кийим]; сандалилер; байпактар; шымдар; кыска шымдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; юбкалар; легинсылар [шымдар]; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; спорттук баш кийимдер [туулгадан тышкары]; жеңсиз бешмант; жылуу шарфтар; кашне; көйнөктөр; шортылар; спорттук майкалар; туникалар; шамалга тоскоол болуучу курткалар / ветровкалар; корсеттер; кепкалар;

35 – коммерциялык ишкананы / чекене сатуу бизнесин башкаруу; франчайзинг менен байланыштуу бизнести башкаруу боюнча кеңеш берүү кызмат көрсөтүүлөрү; өндүрүш өнөр жайы менен байланыштуу бизнести башкаруу боюнча кеңеш берүү кызматтары; кийимдерге жана кийимдер үчүн аксессуарларга тиешелүү чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; бут кийимдерге тиешелүү чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; спорттук жабдууларга тиешелүү чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; спорттук товарларга тиешелүү чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; кийимдерге тиешелүү дүңүнөн сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; бут кийимдерге тиешелүү дүңүнөн сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; спорттук жабдууларга тиешелүү дүңүнөн сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; спорттук товарларга тиешелүү дүңүнөн сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; франчайзер кызмат көрсөтүүлөрү, атап айткан-

да өнөр жай же коммерциялык ишканаларга катышууга же башкарууга көмөктөшүү / жардамдашуу; кийимдер үчүн аксессуарларга тиешелүү почта тапшырыктары боюнча чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; кийимдерге жана кийимдер үчүн аксессуарларга, спорттук товарларга, спорттук жабдууларга, баш кийимдерге жана бут кийимдерге тиешелүү ааламдык компьютердик тарамдардын жардамы аркылуу чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү.

* * *

(11) 15039
(15) 18.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170383.3
(22) 21.06.2017
(73) **ОТЦФ, С. А., Величка (PL)**
(54)

(51) (57)

18 – чемоданы; косметички; сумки на колесиках; палки трекинговые; ранцы; сумка / чемодан для авиапутешествий; чехлы дорожные для одежды / сумки для одежды дорожные; портпледы; зонты от дождя и солнца; сумки женские; рюкзаки; саквояжи; кошельки; портмоне; мешочки для ношения на поясе; сумки спортивные; сумки для книг; мешочки поясные; сумки наплечные; сумки багажные, изделия для ручной клади, сумки, бумажники и другие изделия для переноски различных предметов;

25 – одежда; обувь; уборы головные; горжетки, шейные платки; парки; шарфы; белье нижнее; термобелье; бюстгалтеры; комбинезоны; костюмы тренировочные; ботинки лыжные и для сноуборда и их части; ботинки спортив-

ные; вечерняя одежда; костюмы спортивные; жакеты длинные; жилеты; шапочки купальные; платки головные; бейсболки; блузы; жилеты; майки спортивные / жилеты для бега; пуловеры / свитера; сапоги резиновые; шлепанцы; футболки; подшлемники / балаклавы; костюмы лыжные / костюмы зимние; белье нижнее, абсорбирующее пот; одежда для детей; жакеты спортивные; манто / пальто; рубашки для гольфа; топы; рубашки; шляпы / шапки; пелерины; наушники [одежда]; верхняя одежда непромокаемая; туфли; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; костюмы непромокаемые; формы спортивные; одежда для гимнастов; платья вечерние; изделия из денима / одежда джинсовая; куртки из шерстяной материи [одежда]; одежда для спорта; одежда непромокаемая; рубашки нижние; куртки [одежда]; повязки на запястье, напульсники; повязки для головы [одежда]; банданы / повязки на голову, абсорбирующие пот; тоги, накидки банные; ремни поясные; перчатки [одежда]; сандалии; носки; брюки / штаны; короткие брюки; костюмы купальные; юбки; легинсы [штаны]; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; уборы головные спортивные [за исключением шлемов]; безрукавки; тёплые шарфы; кашне; платья; шорты; топы спортивные; туники; куртки ветростойкие / ветровки; корсеты; кепки;

35 – управление коммерческими предприятиями / бизнесом розничных продаж; услуги консультационные по управлению бизнесом, связанные с франчайзингом; службы консультативные по управлению бизнесом, связанные с промышленным производством; услуги розничной продажи в отношении одежды и аксессуаров для одежды; услуги розничной продажи в отношении обуви; услуги розничной продажи в отношении спортивного оборудования; услуги розничной продажи в отношении спортивных товаров; услуги оптовой продажи в отношении одежды;

услуги оптовой продажи в отношении обуви; услуги оптовой продажи в отношении спортивного оборудования; услуги оптовой продажи в отношении спортивных товаров; услуги франчайзера, а именно содействие / помощь в участии или управлении промышленными или коммерческими предприятиями; услуги розничной продажи по почтовым заказам в отношении аксессуаров для одежды; услуги розничной продажи посредством глобальных компьютерных сетей в отношении одежды и аксессуаров для одежды, спортивных товаров, спортивного оборудования, головных уборов и обуви.

(11) 15040

(15) 18.05.2018

(18) 20.06.2027

(21) 20170377.3

(22) 20.06.2017

(73) **Петровектор СА, Женева (СН)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

4 – бензин; бензол; отун брикеттери; техникалык вазелин; жарык берүү үчүн газ; мунай зат газы; отундук газ; генератор газдары; тондурулган газдар [отун]; газолин; күйүүчү май; мотор отуну үчүн химиялык эмес кошулмалар; майлоочу-муздатуучу суюктуктар; техникалык майлар; керосин; кокс; мазут; күйүүчү майлар; боёктор үчүн майлар; майлоочу майлар; техникалык майлар; мотор майы; майлоочу материалдар; нефта; мунай зат, анын ичинде иштелип чыгарылгандары; курлардын жылмышып чыгып кетүүсүнө тоскоолдук кылуучу препараттар; көмүр чаңы [отун]; консистенттик майлагычтар; курлар үчүн консистенттик майлагычтар; карбюрацияланган күйүүчү аралашмалар; чандар үчүн байланыштыргыч курамдар; спирт [отун]; дизель отуну; жарык берүү үчүн отун; минералдык отун; спирттин негизиндеги отун; церезин; мунай зат эфири;

35 – жарнама; бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердик; кеңсе кызматы; импорт-экспорт боюнча агенттиктер; коммерциялык маалымат боюнча агенттиктер; товарларды көрсөтүү; рынокту изилдөө; ишкер маалымат; коммерциялык керектөөчүлөргө маалыматтар жана кеңештер; бизнести уюштуруу жана башкаруу маселелери боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести уюштуруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести башкаруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнес жаатындагы кесиптик кеңеш берүүлөр; коммерциялык же жарнама максаттарында көргөзмөлөрдү уюштуруу; коммерциялык же жарнама максаттарында соода жарманкелерин уюштуруу; бизнести башкарууга жардам; коммерциялык же өнөр жай ишканаларын башкарууга жардам; чекене сатуу максатында бардык медиакаражаттарында товарлардын бетачары; экономикалык божомолдоо; [үчүнчү жактар үчүн] товарларды жайылтуу; мунай зат өнүмдөрүн дүңүнөн жана чекене соодалоо; чекене соода (дүкөндөр); ишкер операциялар жөнүндө маалыматтар; үчүнчү жактар үчүн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата коммерциялык лицензияларды башкаруу; сатып алуулардын тапшырыктарын иштетүү процесстерин башкаруу; үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү [ишкерлер үчүн товарларды сатып алуу жана камсыздоо]; чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; субподряддын кызмат көрсөтүүлөрү [коммерциялык башкаруу]; ишкер экспертиза;

37 – толук же жарым-жартылай эскирген кыймылдаткычтарды калыбына келтирүү; толук же жарым-жартылай эскирген машиналарды калыбына келтирүү; шиналардагы протекторлорду калыбына келтирүү; покрывкаларды вулканизациялоо [оңдоо]; оңдоо маселелери боюнча маалымат; бөрктөп кадоо; лактоо; жолдорду төшөө; автомобилдерди жуу; унаа каражаттарын жуу; курулуш

иштерин контролдоп башкаруу көзөмөлдөө; датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө; унаа каражаттарын жылмалоо; курулуш унаа каражаттарынын киреси; газ-слесардык-техникалык иштер; маляр иштери; жабуучу түзүлүштөрдү оңдоо; авто унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө; горелкаларды оңдоо жана техникалык тейлөө; соргучтарды оңдоо; транспорт каражаттарын оңдоо; транспорт каражаттарын майлоо; унаа каражаттарын тейлөө станциялары; курулуш; жылытуу жабдуусун орнотуу жана оңдоо; күзөт ишараттоосун орнотуу жана оңдоо; телефондорду орнотуу жана оңдоо; абаны желдетүү үчүн түзүлүштөрдү орнотуу жана оңдоо; өрт ишараттоо түзүлүштөрүн орнотуу жана оңдоо; электр алеттерин орнотуу жана оңдоо; машина жабдууларын орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө; кургак тазалоо; унаа каражаттарын тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө станциялары [май куюу жана тейлөө];

39 – авиаташуулар; унаа каражаттары үчүн жабык токтоочу жайлардын ижарасы; автоунааны токтотуу үчүн орундардын ижарасы; кампалардын ижарасы; сүйрөтүү; таңгакталган жүктөрдү жеткирүү; товарларды жеткирүү; унаа логистикасы; жүк автоунаасы менен ташуу; калдыктарды ташуу жана сактоо; лихтерлордо ташуу; паромдордо ташуу; автобустук ташуулар; автомобилдик ташуулар; баржалар менен ташуулар; суу унаасы менен ташуулар; темир жол ташуулары; деңиз аркылуу ташуулар; ташуулардагы ортомчулук; фрахтоодогу ортомчулук; вагондордун киреси; автомобилдердин киреси; темир жол курамынын киреси; товарларды сактоо үчүн контейнерлердин киреси; унаа каражаттарынын киреси; жүктөө-түшүрүү иштери; энергияны бөлүштүрүү; отун материалдарын кубур түтүк аркылуу ташуу; газды жана суюк газды ташуу жана бөлүштүрүү; чийки мунайды, мунай өнүмдөрүн, газды,

суок газды жана газолинди ташуу жана сактоо; отунду ташуу жана сактоо; кубур түтүк аркылуу ташуу; автотоктотмо кызмат көрсөтүүлөрү; унаалык кызмат көрсөтүүлөр; фрахттоо; фрахт [товарларды кемелерде ташуу]; мунайды жана мунай өнүмдөрүн сактоо; товарларды сактоо; кампаларда товарларды сактоо; жүктөрдү жөнөтүү.

* * *

- (11) 15040
(15) 18.05.2018
(18) 20.06.2027
(21) 20170377.3
(22) 20.06.2017
(73) **Петровектор СА, Женева (СН)**
(54)



- (51) (57)
4 – бензин; бензол; брикеты топливные; вазелин технический; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; газолин; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; керосин; кокс; мазут; масла горючие; масла для красок; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; нефтя; нефть, в том числе переработанная; препараты, препятствующие проскальзыванию [буксованию] ремней; пыль угольная [топливо]; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; топливо дизельное;

топливо для освещения; топливо минеральное; топливо на основе спирта; резин; эфир петролейный;

- 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; розничная торговля (магазины); сведения о деловых операциях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая;
- 37 – восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; клепка; лакирование; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка

антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы малярные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; строительство; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка сухая; чистка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание];

39 – авиаперевозки; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; буксирование; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка на лихтерах; перевозка на паромов; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат вагонов; прокат автомобилей; прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; распределение энергии; транспортировка горючих материалов по трубам; транспортиров-

ка и распределение газа и сжиженного газа; транспортировка и хранение сырой нефти, нефтепродуктов, газа, жидкого газа и газолина; транспортировка их хранение топлива; транспортировка трубопроводная; услуги автостоянок; услуги транспортные; фрахтование; фрахт [перевозка товаров на судах]; хранение нефти и нефтепродуктов; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.

(11) 15041

(15) 18.05.2018

(18) 20.06.2027

(21) 20170378.3

(22) 20.06.2017

(73) **Петровектор СА, Женева (СН)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

4 – бензин; бензол; отун брикеттери; техникалык вазелин; жарык берүү үчүн газ; мунай зат газы; отундук газ; генератор газдары; тондурулган газдар [отун]; газолин; күйүүчү май; мотор отуну үчүн химиялык эмес кошулмалар; майлоочу-муздатуучу суюктуктар; техникалык майлар; керосин; кокс; мазут; күйүүчү майлар; боёктор үчүн майлар; майлоочу майлар; техникалык майлар; мотор майы; майлоочу материалдар; нефть; мунай зат, анын ичинде иштелип чыгарылгандары; курлардын жылмышып чыгып кетүүсүнө тоскоолдук кылуучу препараттар; көмүр чаңы [отун]; консистенттик майлагычтар; курлар үчүн консистенттик майлагычтар; карбюрацияланган күйүүчү аралашмалар; чаңдар үчүн байланыштыргыч курамдар; спирт [отун]; дизель отуну; жарык берүү үчүн отун; минералдык отун; спирттин негизиндеги отун; церезин; мунай зат эфири;

35 – жарнама; бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердик; кеңсе кызматы; импорт-экспорт боюнча агенттиктер; коммерциялык маалымат боюнча

агенттиктер; товарларды көрсөтүү; рынокту изилдөө; ишкер маалымат; коммерциялык керектөөчүлөргө маалыматтар жана кеңештер; бизнести уюштуруу жана башкаруу маселелери боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести уюштуруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести башкаруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнес жаатындагы кесиптик кеңеш берүүлөр; коммерциялык же жарнама максаттарында көргөзмөлөрдү уюштуруу; коммерциялык же жарнама максаттарында соода жарманкелерин уюштуруу; бизнести башкарууга жардам; коммерциялык же өнөр жай ишканаларын башкарууга жардам; чекене сатуу максатында бардык медиакаражаттарында товарларды көрсөтүү; экономикалык божомолдоо; [үчүнчү жактар үчүн] товарларды жайылтуу; мунай зат өнүмдөрүн дүңүнөн жана чекене соодалоо; чекене соода (дүкөндөр); ишкер операциялар жөнүндө маалыматтар; үчүнчү жактар үчүн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата коммерциялык лицензияларды башкаруу; сатып алуулардын тапшырыктарын иштетүү процесстерин башкаруу; үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү [ишкерлер үчүн товарларды сатып алуу жана камсыздоо]; чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; субподряддын кызмат көрсөтүүлөрү [коммерциялык башкаруу]; ишкер экспертиза;

37 – толук же жарым-жартылай эскирген кыймылдаткычтарды калыбына келтирүү; толук же жарым-жартылай эскирген машиналарды калыбына келтирүү; шиналардагы протекторлорду калыбына келтирүү; покрывкаларды вулканизациялоо [оңдоо]; оңдоо маселелери боюнча маалымат; бөрктөп кадоо; лактоо; жолдорду төшөө; автомобилдерди жуу; унаа каражаттарын жуу; курулуш иштерин контролдоп-башкаруу көзөмөлдөө; датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө; унаа каражаттарын жылмалоо; курулуш

унаа каражаттарынын киреси; газ-слесардык-техникалык иштер; маляр иштери; жабуучу түзүлүштөрдү оңдоо; авто унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө; горелкаларды оңдоо жана техникалык тейлөө; соргучтарды оңдоо; транспорт каражаттарын оңдоо; транспорт каражаттарын майлоо; унаа каражаттарын тейлөө станциялары; курулуш; жылытуу жабдуусун орнотуу жана оңдоо; күзөт ишараттоосун орнотуу жана оңдоо; телефондорду орнотуу жана оңдоо; абаны желдетүү үчүн түзүлүштөрдү орнотуу жана оңдоо; өрт ишараттоо түзүлүштөрүн орнотуу жана оңдоо; электр алеттерин орнотуу жана оңдоо; машина жабдууларын орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө; кургак тазалоо; унаа каражаттарын тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө станциялары [май куюу жана тейлөө];

39 – авиаташуулар; унаа каражаттары үчүн жабык токтоочу жайлардын ижарасы; автоунааны токтотуу үчүн орундардын ижарасы; кампалардын ижарасы; сүйрөтүү; таңгакталган жүктөрдү жеткирүү; товарларды жеткирүү; унаа логистикасы; жүк автоунаасы менен ташуу; калдыктарды ташуу жана сактоо; лихтерлордо ташуу; паромдордо ташуу; автобустук ташуулар; автомобилдик ташуулар; баржалар менен ташуулар; суу унаасы менен ташуулар; темир жол ташуулары; деңиз аркылуу ташуулар; ташуулардагы ортомчулук; фрахтоодогу ортомчулук; вагондордун киреси; автомобилдердин киреси; темир жол курамынын киреси; товарларды сактоо үчүн контейнерлердин киреси; унаа каражаттарынын киреси; жүктөө-түшүрүү иштери; энергияны бөлүштүрүү; отун материалдарын кубур түтүк аркылуу ташуу; газды жана суюк газды ташуу жана бөлүштүрүү; чийки мунайды, мунай өнүмдөрүн, газды, суюк газды жана газолинди ташуу жана сактоо; отунду ташуу жана сактоо; кубур түтүк аркылуу ташуу; автотокотмо кызмат көрсөтүүлөрү; унаалык кызмат көрсөтүүлөр; фрахтоо; фрахт [то-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

варларды кемелерде ташуу]; мунайды жана мунай өнүмдөрүн сактоо; товарларды сактоо; кампаларда товарларды сактоо; жүктөрдү жөнөтүү.

(59) ачык көк, ачык көгүлтүр, ачык жашыл.

* * *

(11) 15041

(15) 18.05.2018

(18) 20.06.2027

(21) 20170378.3

(22) 20.06.2017

(73) **Петровектор СА, Женева (СН)**

(54)



(51) (57)

4 – бензин; бензол; брикеты топливные; вазелин технический; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; газولين; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; керосин; кокс; мазут; масла горючие; масла для красок; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; нефтя; нефть, в том числе переработанная; препараты, препятствующие проскальзыванию [буксованию] ремней; пыль угольная [топливо]; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо минеральное; топливо на основе спирта; це-резин; эфир петролейный;

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; розничная торговля (магазины); сведения о деловых операциях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая;

37 – восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; клепка; лакирование; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных

средств; полирование транспортных средств; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы малярные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; строительство; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка сухая; чистка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание];

39 – авиаперевозки; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; буксирование; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка на лихтерах; перевозка на пароммах; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат вагонов; прокат автомобилей; прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; распределение энергии; транспортировка горючих материалов по трубам; транспортировка и распределение газа и сжиженного газа; транспортировка и хранение сырой нефти, нефтепродуктов, газа, жид-

кого газа и газolina; транспортировка и хранение топлива; транспортировка трубопроводная; услуги автостоянок; услуги транспортные; фрахтование; фрахт [перевозка товаров на судах]; хранение нефти и нефтепродуктов; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.

(59) светло-синий, светло-голубой, светло-зеленый.

(11) 15042

(15) 18.05.2018

(18) 20.06.2027

(21) 20170379.3

(22) 20.06.2017

(73) **Петровектор СА, Женева (СН)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

4 – бензин; бензол; отун брикеттери; техникалык вазелин; жарык берүү үчүн газ; мунай зат газы; отундук газ; генератор газдары; тондурулган газдар [отун]; газолин; күйүүчү май; мотор отуну үчүн химиялык эмес кошулмалар; майлоочу-муздатуучу суюктуктар; техникалык майлар; керосин; кокс; мазут; күйүүчү майлар; боёктор үчүн майлар; майлоочу майлар; техникалык майлар; мотор майы; майлоочу материалдар; нафта; мунай зат, анын ичинде иштелип чыгарылгандары; курлардын жылмышып чыгып кетүүсүнө тоскоолдук кылуучу препараттар; көмүр чаңы [отун]; консистенттик майлагычтар; курлар үчүн консистенттик майлагычтар; карбюрацияланган күйүүчү аралашмалар; чандар үчүн байланыштыргыч курамдар; спирт [отун]; дизель отуну; жарык берүү үчүн отун; минералдык отун; спирттин негизиндеги отун; церезин; мунай зат эфири;

35 – жарнама; бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердик; кеңсе кызматы; импорт-экспорт боюнча агенттиктер; коммерциялык маалымат боюнча агенттиктер; товарларды көрсөтүү; ры-

нокту изилдөө; ишкер маалымат; коммерциялык керектөөчүлөргө маалыматтар жана кеңештер; бизнести уюштуруу жана башкаруу маселелери боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести уюштуруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести башкаруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнес жаатындагы кесиптик кеңеш берүүлөр; коммерциялык же жарнама максаттарында көргөзмөлөрдү уюштуруу; коммерциялык же жарнама максаттарында соода жарманкелерин уюштуруу; бизнести башкарууга жардам; коммерциялык же өнөр жай ишканаларын башкарууга жардам; чекене сатуу максатында бардык медиакаражаттарында товарларды көрсөтүү; экономикалык божомолдоо; [үчүнчү жактар үчүн] товарларды жайылтуу; мунай зат өнүмдөрүн дүңүнөн жана чекене соодалоо; чекене соода (дүкөндөр); ишкер операциялар жөнүндө маалыматтар; үчүнчү жактар үчүн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата коммерциялык лицензияларды башкаруу; сатып алуулардын тапшырыктарын иштетүү процесстерин башкаруу; үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү [ишкерлер үчүн товарларды сатып алуу жана камсыздоо]; чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; субподряддын кызмат көрсөтүүлөрү [коммерциялык башкаруу]; ишкер экспертиза;

37 – толук же жарым-жартылай эскирген кыймылдаткычтарды калыбына келтирүү; толук же жарым-жартылай эскирген машиналарды калыбына келтирүү; шиналардагы протекторлорду калыбына келтирүү; покрывкаларды вулканизациялоо [оңдоо]; оңдоо маселелери боюнча маалымат; бөрктөп кадоо; лактоо; жолдорду төшөө; автомобилдерди жуу; унаа каражаттарын жуу; курулуш иштерин контролдоп-башкаруу көзөмөлдөө; датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө; унаа каражаттарын жылмалоо; курулуш унаа каражаттарынын киреси; газ-

слесардык-техникалык иштер; маляр иштери; жабуучу түзүлүштөрдү оңдоо; авто унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө; горелкаларды оңдоо жана техникалык тейлөө; соргучтарды оңдоо; транспорт каражаттарын оңдоо; транспорт каражаттарын майлоо; унаа каражаттарын тейлөө станциялары; курулуш; жылытуу жабдуусун орнотуу жана оңдоо; күзөт ишараттоосун орнотуу жана оңдоо; телефондорду орнотуу жана оңдоо; абаны желдетүү үчүн түзүлүштөрдү орнотуу жана оңдоо; өрт ишараттоо түзүлүштөрүн орнотуу жана оңдоо; электр алеттерин орнотуу жана оңдоо; машина жабдууларын орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө; кургак тазалоо; унаа каражаттарын тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө станциялары [май куюу жана тейлөө];

39 – авиаташуулар; унаа каражаттары үчүн жабык токтоочу жайлардын ижарасы; автоунааны токтотуу үчүн орундардын ижарасы; кампалардын ижарасы; сүйрөтүү; таңгакталган жүктөрдү жеткирүү; товарларды жеткирүү; унаа логистикасы; жүк автоунаасы менен ташуу; калдыктарды ташуу жана сактоо; лихтерлордо ташуу; паромдордо ташуу; автобустук ташуулар; автомобилдик ташуулар; баржалар менен ташуулар; суу унаасы менен ташуулар; темир жол ташуулары; деңиз аркылуу ташуулар; ташуулардагы ортомчулук; фрахтоодогу ортомчулук; вагондордун киреси; автомобилдердин киреси; темир жол курамынын киреси; товарларды сактоо үчүн контейнерлердин киреси; унаа каражаттарынын киреси; жүктөө-түшүрүү иштери; энергияны бөлүштүрүү; отун материалдарын кубур түтүк аркылуу ташуу; газды жана суюк газды ташуу жана бөлүштүрүү; чийки мунайды, мунай өнүмдөрүн, газды, суюк газды жана газолинди ташуу жана сактоо; отунду ташуу жана сактоо; кубур түтүк аркылуу ташуу; автотоктотмо кызмат көрсөтүүлөрү; унаалык кызмат көрсөтүүлөр; фрахтоо; фрахт [товарларды кемелерде ташуу]; мунайды

жана мунай өнүмдөрүн сактоо; товарларды сактоо; кампаларда товарларды сактоо; жүктөрдү жөнөтүү.

* * *

- (11) 15042
- (15) 18.05.2018
- (18) 20.06.2027
- (21) 20170379.3
- (22) 20.06.2017
- (73) Петровектор СА, Женева (СН)
- (54)

Petrovector

(51) (57)

4 – бензин; бензол; брикеты топливные; вазелин технический; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; газолин; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; керосин; кокс; мазут; масла горючие; масла для красок; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; нефтя; нефть, в том числе переработанная; препараты, препятствующие проскальзыванию [буксованию] ремней; пыль угольная [топливо]; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо минеральное; топливо на основе спирта; церезин; эфир петролейный;

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по

организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; розничная торговля (магазины); сведения о деловых операциях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая;

37 – восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; клепка; лакирование; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат строительных транспортных средств; работы газослесарно-технические; работы малярные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслу-

живания транспортных средств; строительство; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка сухая; чистка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание];

39 – авиаперевозки; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; буксирование; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка на лихтерах; перевозка на пароммах; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат вагонов; прокат автомобилей; прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; распределение энергии; транспортировка горючих материалов по трубам; транспортировка и распределение газа и сжиженного газа; транспортировка и хранение сырой нефти, нефтепродуктов, газа, жидкого газа и газолина; транспортировка и хранение топлива; транспортировка трубопроводная; услуги автостоянок; услуги транспортные; фрахтование; фрахт [перевозка товаров на судах]; хранение нефти и нефтепродуктов; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.

(11) 15043
(15) 18.05.2018
(18) 20.06.2027
(21) 20170380.3
(22) 20.06.2017
(73) **Петровектор СА, Женева (СН)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

4 – бензин; бензол; отун брикеттери; техникалык вазелин; жарык берүү үчүн газ; мунай зат газы; отундук газ; генератор газдары; тондурулган газдар [отун]; газолин; күйүүчү май; мотор отуну үчүн химиялык эмес кошулмалар; майлоочу-муздатуучу суюктуктар; техникалык майлар; керосин; кокс; мазут; күйүүчү майлар; боёктор үчүн майлар; майлоочу майлар; техникалык майлар; мотор майы; майлоочу материалдар; нефта; мунай зат, анын ичинде иштелип чыгарылгандары; курлардын жылмышып чыгып кетүүсүнө тоскоолдук кылуучу препараттар; көмүр чаңы [отун]; консистенттик майлагычтар; курлар үчүн консистенттик майлагычтар; карбюрацияланган күйүүчү аралашмалар; чандар үчүн байланыштыргыч курамдар; спирт [отун]; дизель отуну; жарык берүү үчүн отун; минералдык отун; спиртин негизиндеги отун; церезин; мунай зат эфири;

35 – жарнама; бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердик; кеңсе кызматы; импорт-экспорт боюнча агенттиктер; коммерциялык маалымат боюнча агенттиктер; товарларды көрсөтүү; рынокту изилдөө; ишкер маалымат; коммерциялык керектөөчүлөргө маалыматтар жана кеңештер; бизнести уюштуруу жана башкаруу маселелери боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести уюштуруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести башкаруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнес жаатындагы кесиптик кеңеш берүүлөр; коммерциялык же жарнама максаттарында көргөзмөлөрдү уюштуруу; коммерциялык же жарнама максаттарында соода жарманкелерин

уюштуруу; бизнести башкарууга жардам; коммерциялык же өнөр жай ишканаларын башкарууга жардам; чекене сатуу максатында бардык медиакаражаттарында товарларды көрсөтүү; экономикалык божомолдоо; [үчүнчү жактар үчүн] товарларды жайылтуу; мунай зат өнүмдөрүн дүңүнөн жана чекене соодалоо; чекене соода (дүкөндөр); ишкер операциялар жөнүндө маалыматтар; үчүнчү жактар үчүн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата коммерциялык лицензияларды башкаруу; сатып алуулардын тапшырыктарын иштетүү процесстерин башкаруу; үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү [ишкерлер үчүн товарларды сатып алуу жана камсыздоо]; чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; субподряддын кызмат көрсөтүүлөрү [коммерциялык башкаруу]; ишкер экспертиза;

37 – толук же жарым-жартылай эскирген кыймылдаткычтарды калыбына келтирүү; толук же жарым-жартылай эскирген машиналарды калыбына келтирүү; шиналардагы протекторлорду калыбына келтирүү; покрывкаларды вулканизациялоо [оңдоо]; оңдоо маселелери боюнча маалымат; бөрктөп кадоо; лактоо; жолдорду төшөө; автомобилдерди жуу; унаа каражаттарын жуу; курулуш иштерин контролдоп-башкаруу көзөмөлдөө; датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө; унаа каражаттарын жылмалоо; курулуш унаа каражаттарынын киреси; газ-слесардык-техникалык иштер; маляр иштери; жабуучу түзүлүштөрдү оңдоо; авто унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө; горелкаларды оңдоо жана техникалык тейлөө; соргучтарды оңдоо; транспорт каражаттарын оңдоо; транспорт каражаттарын майлоо; унаа каражаттарын тейлөө станциялары; курулуш; жылытуу жабдуусун орнотуу жа-

на оңдоо; күзөт ишараттоосун орнотуу жана оңдоо; телефондорду орнотуу жана оңдоо; абаны желдетүү үчүн түзүлүштөрдү орнотуу жана оңдоо; өрт ишараттоо түзүлүштөрүн орнотуу жана оңдоо; электр алеттерин орнотуу жана оңдоо; машина жабдууларын орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө; кургак тазалоо; унаа каражаттарын тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө станциялары [май куюу жана тейлөө];

39 – авиаташуулар; унаа каражаттары үчүн жабык токтоочу жайлардын ижарасы; автоунааны токтотуу үчүн орундардын ижарасы; кампалардын ижарасы; сүйрөтүү; таңгакталган жүктөрдү жеткирүү; товарларды жеткирүү; унаа логистикасы; жүк автоунаасы менен ташуу; калдыктарды ташуу жана сактоо; лихтерлордо ташуу; паромдордо ташуу; автобустук ташуулар; автомобилдик ташуулар; баржалар менен ташуулар; суу унаасы менен ташуулар; темир жол ташуулары; деңиз аркылуу ташуулар; ташуулардагы ортомчулук; фрахтоодогу ортомчулук; вагондордун киреси; автомобилдердин киреси; темир жол курамынын киреси; товарларды сактоо үчүн контейнерлердин киреси; унаа каражаттарынын киреси; жүктөө-түшүрүү иштери; энергияны бөлүштүрүү; отун материалдарын кубур түтүк аркылуу ташуу; газды жана суюк газды ташуу жана бөлүштүрүү; чийки мунайды, мунай өнүмдөрүн, газды, суюк газды жана газолинди ташуу жана сактоо; отунду ташуу жана сактоо; кубур түтүк аркылуу ташуу; автотокотмо кызмат көрсөтүүлөрү; унаалык кызмат көрсөтүүлөр; фрахтоо; фрахт [товарларды кемелерде ташуу]; мунайды жана мунай өнүмдөрүн сактоо; товарларды сактоо; кампаларда товарларды сактоо; жүктөрдү жөнөтүү.

(58) Товардык белги "Asia" сөз белгисине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

* * *

- (11) 15043
- (15) 18.05.2018
- (18) 20.06.2027
- (21) 20170380.3
- (22) 20.06.2017
- (73) **Петровектор СА, Женева (СН)**
- (54)

Petrovector Asia

(51) (57)

- 4 – бензин; бензол; брикеты топливные; вазелин технический; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; газолин; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; керосин; кокс; мазут; масла горючие; масла для красок; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; нефтя; нефть, в том числе переработанная; препараты, препятствующие проскользыванию [буксованию] ремней; пыль угольная [топливо]; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо минеральное; топливо на основе спирта; це-резин; эфир петролейный;
- 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих

или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; розничная торговля (магазины); сведения о деловых операциях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая;

- 37 – восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; клепка; лакирование; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат строительных транспортных средств; работы газослесарно-технические; работы малярные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; строительство; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; уста-

новка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка сухая; чистка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание];

- 39 – авиаперевозки; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; буксирование; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка на лихтерах; перевозка на парамах; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат вагонов; прокат автомобилей; прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; распределение энергии; транспортировка горючих материалов по трубам; транспортировка и распределение газа и сжиженного газа; транспортировка и хранение сырой нефти, нефтепродуктов, газа, жидкого газа и газолитина; транспортировка и хранение топлива; транспортировка трубопроводная; услуги автостоянок; услуги транспортные; фрахтование; фрахт [перевозка товаров на судах]; хранение нефти и нефтепродуктов; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.
- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "Asia".

(11) 15044

(15) 18.05.2018

(18) 20.06.2027

(21) 20170381.3

(22) 20.06.2017

(73) **Петровектор СА, Женева (СН)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

4 – бензин; бензол; отун брикеттери; техникалык вазелин; жарык берүү үчүн газ; мунай зат газы; отундук газ; генератор газдары; тондурулган газдар [отун]; газолитин; күйүүчү май; мотор отуну үчүн химиялык эмес кошулмалар; майлоочу-муздатуучу суюктуктар; техникалык майлар; керосин; кокс; мазут; күйүүчү майлар; боёктор үчүн майлар; майлоочу майлар; техникалык майлар; мотор майы; майлоочу материалдар; нефта; мунай зат, анын ичинде иштелип чыгарылгандары; курлардын жылмышып чыгып кетүүсүнө тоскоолдук кылуучу препараттар; көмүр чаңы [отун]; консистенттик майлагычтар; курлар үчүн консистенттик майлагычтар; карбюрацияланган күйүүчү аралашмалар; чандар үчүн байланыштыргыч курамдар; спирт [отун]; дизель отуну; жарык берүү үчүн отун; минералдык отун; спиртин негизиндеги отун; церезин; мунай зат эфири;

35 – жарнама; бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердик; кеңсе кызматы; импорт-экспорт боюнча агенттиктер; коммерциялык маалымат боюнча агенттиктер; товарларды көрсөтүү; рынокту изилдөө; ишкер маалымат; коммерциялык керектөөчүлөргө маалыматтар жана кеңештер; бизнести уюштуруу жана башкаруу маселелери боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести уюштуруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести башкаруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнес жаатындагы кесиптик кеңеш берүүлөр; коммерциялык же жарнама максаттарында көргөзмөлөрдү уюштуруу; коммерциялык же жарнама мак-

саттарында соода жарманкелерин уюштуруу; бизнести башкарууга жардам; коммерциялык же өнөр жай ишканаларын башкарууга жардам; чекене сатуу максатында бардык медиакаражаттарында товарларды көрсөтүү; экономикалык божомолдоо; [үчүнчү жактар үчүн] товарларды жайылтуу; мунай зат өнүмдөрүн дүңүнөн жана чекене соодалоо; чекене соода (дүкөндөр); ишкер операциялар жөнүндө маалыматтар; үчүнчү жактар үчүн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата коммерциялык лицензияларды башкаруу; сатып алуулардын тапшырыктарын иштетүү процесстерин башкаруу; үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү [ишкерлер үчүн товарларды сатып алуу жана камсыздоо]; чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; субподряддын кызмат көрсөтүүлөрү [коммерциялык башкаруу]; ишкер экспертиза;

37 – толук же жарым-жартылай эскирген кыймылдаткычтарды калыбына келтирүү; толук же жарым-жартылай эскирген машиналарды калыбына келтирүү; шиналардагы протекторлорду калыбына келтирүү; покрываларды вулканизациялоо [оңдоо]; оңдоо маселелери боюнча маалымат; бөрктөп кадоо; лактоо; жолдорду төшөө; автомобилдерди жуу; унаа каражаттарын жуу; курулуш иштерин контролдоп-башкаруу көзөмөлдөө; датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын датка каршы тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө; унаа каражаттарын жылмалоо; курулуш унаа каражаттарынын киреси; газ-слесардык-техникалык иштер; маляр иштери; жабуучу түзүлүштөрдү оңдоо; авто унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө; горелкаларды оңдоо жана техникалык тейлөө; соргучтарды оңдоо; транспорт каражаттарын оңдоо; транспорт каражаттарын майлоо; унаа каражаттарын тейлөө станциялары; курулуш; жылытуу жабдуусун орнотуу жа-

на оңдоо; күзөт ишараттоосун орнотуу жана оңдоо; телефондорду орнотуу жана оңдоо; абаны желдетүү үчүн түзүлүштөрдү орнотуу жана оңдоо; өрт ишараттоо түзүлүштөрүн орнотуу жана оңдоо; электр алеттерин орнотуу жана оңдоо; машина жабдууларын орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө; кургак тазалоо; унаа каражаттарын тазалоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө станциялары [май куюу жана тейлөө];

39 – авиаташуулар; унаа каражаттары үчүн жабык токтоочу жайлардын ижарасы; автоунааны токтотуу үчүн орундардын ижарасы; кампалардын ижарасы; сүйрөтүү; таңгакталган жүктөрдү жеткирүү; товарларды жеткирүү; унаа логистикасы; жүк автоунаасы менен ташуу; калдыктарды ташуу жана сактоо; лихтерлордо ташуу; паромдордо ташуу; автобустук ташуулар; автомобилдик ташуулар; баржалар менен ташуулар; суу унаасы менен ташуулар; темир жол ташуулары; деңиз аркылуу ташуулар; ташуулардагы ортомчулук; фрахтоодогу ортомчулук; вагондордун киреси; автомобилдердин киреси; темир жол курамынын киреси; товарларды сактоо үчүн контейнерлердин киреси; унаа каражаттарынын киреси; жүктөө-түшүрүү иштери; энергияны бөлүштүрүү; отун материалдарын кубур түтүк аркылуу ташуу; газды жана суюк газды ташуу жана бөлүштүрүү; чийки мунайды, мунай өнүмдөрүн, газды, суюк газды жана газолинди ташуу жана сактоо; отунду ташуу жана сактоо; кубур түтүк аркылуу ташуу; автотокотмо кызмат көрсөтүүлөрү; унаалык кызмат көрсөтүүлөр; фрахтоо; фрахт [товарларды кемелерде ташуу]; мунайды жана мунай өнүмдөрүн сактоо; товарларды сактоо; кампаларда товарларды сактоо; жүктөрдү жөнөтүү.

(58) Товардык белги "Asia" сөз белгисине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

* * *

- (11) 15044
- (15) 18.05.2018
- (18) 20.06.2027
- (21) 20170381.3
- (22) 20.06.2017
- (73) **Петровектор СА, Женева (СН)**
- (54)

PV Asia

(51) (57)

- 4 – бензин; бензол; брикеты топливные; вазелин технический; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; газолин; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; керосин; кокс; мазут; масла горючие; масла для красок; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; нефтя; нефть, в том числе переработанная; препараты, препятствующие проскальзыванию [буксованию] ремней; пыль угольная [топливо]; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо минеральное; топливо на основе спирта; це-резин; эфир петролейный;
- 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих

или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; розничная торговля (магазины); сведения о деловых операциях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая;

- 37 – восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; клепка; лакирование; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат строительных транспортных средств; работы газослесарно-технические; работы малярные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; строительство; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; уста-

новка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка сухая; чистка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание];

- 39 – авиаперевозки; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; буксирование; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка на лихтерах; перевозка на парамах; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат вагонов; прокат автомобилей; прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; распределение энергии; транспортировка горючих материалов по трубам; транспортировка и распределение газа и сжиженного газа; транспортировка и хранение сырой нефти, нефтепродуктов, газа, жидкого газа и газолена; транспортировка и хранение топлива; транспортировка трубопроводная; услуги автостоянок; услуги транспортные; фрахтование; фрахт [перевозка товаров на судах]; хранение нефти и нефтепродуктов; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.
- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "Asia".

(11) 15045
(15) 18.05.2018
(18) 14.06.2027
(21) 20170348.3
(22) 14.06.2017
(73) **Кастрол Лимитед, Рединг (GB)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

4 – өнөр жай майлары жана майлагычтары; майлоочу материалдар; майлоочу майлар жана майлагычтар; майлоочу материалдар жана майлагычтар үчүн химиялык эмес кошулмалар; төмөндөткүчтөр үчүн майлар; трансмиссиялык майлар.

* * *

(11) 15045
(15) 18.05.2018
(18) 14.06.2027
(21) 20170348.3
(22) 14.06.2017
(73) **Кастрол Лимитед, Рединг (GB)**
(54)

TURBOMAX

(51) (57)
4 – промышленные масла и смазки; смазочные материалы; смазочные масла и смазки; нехимические добавки для смазочных материалов и смазок; масла для редукторов; трансмиссионные масла.

(11) 15046
(15) 18.05.2018
(18) 14.06.2027
(21) 20170349.3
(22) 14.06.2017
(73) **Кастрол Лимитед, Рединг (GB)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

4 – майлоочу материалдар; автомобилдердин кыймылдаткычтары үчүн майлоочу майлар.

* * *

- (11) 15046
- (15) 18.05.2018
- (18) 14.06.2027
- (21) 20170349.3
- (22) 14.06.2017
- (73) **Кастрол Лимитед, Рединг (GB)**
- (54)

CRB

- (51) (57)
- 4 – материалы смазочные; масла смазочные для автомобильных двигателей.

-
- (11) 15047
 - (15) 18.05.2018
 - (18) 20.06.2027
 - (21) 20170374.3
 - (22) 20.06.2017
 - (73) **ОРОБЬЯНКО С.Р.Л.,
Касорате Семпионе (IT)**
 - (54) (төмөндө)
 - (51) (57)

18 – тери жана тери сымалдар, ошондой эле башка класстарга кирбеген ушул материалдардан жасалган буюмдар; жаныбарлардын терилери, терилер; саякаттоолор үчүн сумкалар, сатылуучу бош косметикалык каптамалар, сатылуучу бош кутучалар, сатылуучу бош сандыктар, рюкзактар, чарба сумкалары, саквояждар, кум жээкке көтөрүлүүчү сумкалар, түн ичинде керектелүүчү буюмдары менен сумкалар, көтөрүп жүрүүчү сумкалар, үстүнөн боо менен жабылуучу чоң цилиндр түрүндөгү сумкалар, тыйындар үчүн капчыктар, кур каптар; портпледдер; чарбада колдонулуучу торлор, сатып алуулар үчүн текстиль сумкалары; цилиндр түрүндөгү сумкалар жана дөңгөлөктүү чемодандар; универсалдуу атлетикалык сумкалар; спорттук универсалдуу сумкалар; машыгуу залдары үчүн каптар; жол сандыктары жана чемодандар; кол

чатырлар жана кум жээктер үчүн кол чатырлар; атка камчылар жана кайыш-ээр токумдар үчүн буюмдар; жаныбарлар үчүн кийимдер; кол чатырлар үчүн шакекчелер; ээрдин кашы; кайыш-ээр токумдар үчүн буюмдар; ачкычтар үчүн каптамалар [териден жасалган буюмдар]; териден жасалган моюн боолору; өрүлмөлөр; трекинг таяктары; кол чатырлар үчүн таяктар; саякаттоолор үчүн сандыктар; ымыркайларды көтөрүп жүрүү үчүн ийинге илип алуучу каптар; токума каптар; токуучу ийнелер үчүн бош каптар; капчыктар; саякаттоолор үчүн сумкалар [териден]; чылбырлар; божулар; портфелдер, конверттер [тери буюмдар]; мектеп сумкалары; тери каптамалар; аттар үчүн ноктоолор; тери курлар; жаныбарлар үчүн каргылар; ат каамыттары; кол чатырлар үчүн футлярлар; шапалактар; эмеректер үчүн булгаары жасалгалар; ат жабдыктары үчүн жасалгалар; чылбырлар [булгаарыдан]; таканчык таяктарынын саптары; кол чатырлардын саптары; чемодандар үчүн саптар; беби-слингдер; кайыш ооздуктар; тумшук каптар; күндөн кол чатырлар; замша, тазалоо үчүн колдонуучуларынан башкалары; намыяндар; тор сумкалар [кичине сумкалар]; эмеректер үчүн булгаары жапкычтар; пакеттер; таңгактоо үчүн териден жасалган каптар [муфтылар үчүн папкалар, капчыктар]; кемпинг каптары; кум жээк каптары; спорттук каптар; жол каптары; альпинисттер үчүн каптар; азык-түлүк каптары; булгаарыдан жасалган кутулар; булгаары шляпалар үчүн кутулар; ат ээрлери; документтер үчүн булгаарыдан жасалган папкалар; саякаттоолор үчүн кийимдерди илгичтер; лыжа ботинкалары үчүн сумкалар;

25 – эркектер, аялдар жана балдар үчүн кийимдер, жеңил атлетика үчүн бут кийим, спорттук тасмалар, банданалар, бейсболкалар, сууга түшүү үчүн костюмдар, көл жээгине кийилүүчү бут кийим, көл жээгине кийилүүчү кийим, курлар, береттер, шорты бермудалар,

бикини, жеңдүү көйнөктөр, блузондор, ботинкалар, боксерлор үчүн шортылар, баш кийимдер, кардигандар, көйнөктөр, манишкалар, галстуктар-моюн орогучтар; юбка-шымдар; джинсы курткалар; көйнөктөр; балыкчылардын курткалары, жайкы костюмдар, футболдук бутсылар, бут кийим, моюн орогучтар, тери плащтар, тери тондор, тери курткалар, тери туулгалар, кол каптар, гольф үчүн көйнөктөр, гольф үчүн ботинкалар, желип жүгүрүү үчүн костюмдар, спорттук костюмдар, свитерлер, кимоно, булгаары пальто, булгаары курткалар, эркектер, аялдар жана балдар үчүн ич кийимдер, түнкү кийимдер, пижамалар, түнкү көйнөктөр; мокасиначалар, акча салчу курлар, жакалар, шымдар, поло көйнөктөр, пончо, парео, кабылган жилеттер, резина өтүктөр, пальто, сырткы пальто, суу өткөрбөөчү кийимдер, суу өткөрбөөчү курткалар, суу өткөрбөөчү кийимдер, ат минүү үчүн плащтар (рединготтор), ат минүү үчүн кол каптар, сандалилер, көтөрүп жүрүү үчүн курлар, шалы жоолук, вуалдар, шымдар, ийинге жамынамалар (кийим), футболкалар, жеңдүү көйнөктөр, бут кийим, лыжа тебүүчүлөр үчүн көкүрөктү коргогучтар, лыжа ботинкаларын салып жүрүү үчүн сумкалар, лыжа ботинкалары, лыжа кол каптары, лыжа шымдары, лыжа костюмдары, лыжа кийимдери, юбкашортылар, бөлмө туфлилер, сноуборд үчүн ботинкалар, сноуборд кол каптары, спорттук кофталар, спорттук майкалар, күндөн коргоочу калканчтар, серфинг үчүн кийимдер, толстовкалар, сууга сүзүү үчүн кийимдер, сууга түшүү үчүн костюмдар, танга (кичине бикини), теннистик кийим, бут кийим, атап айтканда сааттар үчүн боолор, галстуктар, байпактар, майкалар, униформа, блузалаар, V-түрдүү оюгу менен комбинезондор, сууда кийилүүчү костюмдар, ветровка, шамалдан коргоочу көйнөктөр, бут кийим, сабо, сандалилер, өтүктөр, көйнөк, курткалар, шым-

дар, эркектер үчүн шымдар, аялдар үчүн шымдар, костюмдар, шортылар, пиджактар, юбкалар, аялдар үчүн униформа, үйлөнүү үлпөт көйнөктөрү, кече кийимдери, свитерлер, көк джинсылар, пелериндер, косухтар, ич кийимдер, мантиялар, курлар, жилеттер, халаттар, жакасы жок майкалар, спорттук майкалар, поло-көйнөктөр, свитерлер, эркектердин байпактары, леггинсылар, моюн орогучтар, узун байпактар, байпактар, береттер, тери шапкалар, жүндөн жасалган шапкалар, булгаары курлар, тарткычтар.

* * *

- (11) 15047
- (15) 18.05.2018
- (18) 20.06.2027
- (21) 20170374.3
- (22) 20.06.2017
- (73) **ОРОБЬЯНКО С.Р.Л.,**
Касорате Семпионе (ИТ)
- (54)

TechnoMonster

- (51) (57)
- 18 – кожа и имитация кожи, а также изделия из этих материалов, не входящие в другие классы; кожа животных, шкуры; сумки для путешествий, косметические чехлы, продаваемые пустыми, косметички, продаваемые пустыми, сундуки, продаваемые пустыми, рюкзаки, сумки хозяйственные, саквояжи, сумки пляжные, сумка с ночными принадлежностями, переносные сумки, сумки в виде большого цилиндра, закрываемого сверху шнурком, кошельки для монет, мешочки поясные; портпледы; сетки хозяйственные, сумки текстильные для покупок; сумки в виде цилиндра и чемоданы на колесах; сумки универсальные атлетические; сумки универсальные спортивные; мешки для тренажерного зала; дорожные сундуки и чемоданы; зонты и зонты пляжные; лоша-

динные кнуты и изделия из шорно-седельных изделий; одежда для животных; кольца для зонтов; лука седла; изделия для шорно-седельных изделий; чехлы для ключей [изделия из кожи]; шейные ремешки из кожи; жгуты; палки трекинговые; трости для зонтов; сундуки для путешествий; плечевые мешки для перевозки младенцев; трикотажные мешки; пустые мешки для вязальных игл; кошельки; сумки для путешествий [из кожи]; поводья; вожжи; портфели, конверты [кожаные изделия]; школьные сумки; кожаные чехлы; недоуздки для лошадей; кожаные ремни; ошейники для животных; хомуты для лошадей; футляры для зонтиков; хлысты; кожаная отделка для мебели; отделка для упряжки; поводки [из кожи]; ручки для трости; ручки для зонтов; ручки для чемоданов; беби-слинги; ремни подбородочные [кожаные повязки]; намордники; зонты солнечные; замша, за исключением используемой для чистки; бумажники; сетчатые сумки [сумочки]; кожаные покрытия для мебели; пакеты; мешки [папки, кошельки для муфт] из кожи для упаковки; кемпинговые мешки; пляжные мешки; спортивные мешки; дорожные мешки; мешки для альпинистов; продовольственные мешки; коробки из кожи; коробки для кожаных шляп; лошадиные седла; папки для документов из кожи; держатели одежды для путешествий; сумки для лыжных ботинок;

25 – одежда для мужчин, женщин и детей, обувь для легкой атлетики, обувь для легкой атлетики, спортивные ленты, банданы, бейсболки, купальные костюмы, пляжная обувь, пляжная одежда, ремни, береты, шорты бермуды, бикини, рубашки, блузоны, ботинки, боксерские шорты, головные уборы, кардиганы, рубашки, манишки, галстуки-шарфы; юбки-брюки; куртки джинсовые; платья; куртки рыбацкие, летные костюмы, футбольные бутсы, обувь, шарфы, меховые плащи, меховые шу-

бы, меховые куртки, меховые шлемы, перчатки, рубашки для гольфа, ботинки для гольфа, костюмы для бега трусцой, спортивные костюмы, свитера, кимоно, кожаные пальто, кожаные куртки, нижнее белье для мужчин, женщин и детей, ночная одежда, пижамы, ночные рубашки; мокасины, денежные пояса, воротники, брюки, рубашки поло, пончо, парео, стеганные жилеты, сапоги резиновые, пальто, верхние пальто, непромокаемая одежда, непромокаемые куртки, непромокаемая одежда, плащи для верховой езды (рединготы), перчатки для верховой езды, сандалии, пояса для ношения, шали, вуали, штаны, плечевые накидки (одежда), футболки, рубашки, обувь, защита груди для лыжников, сумки для перевозки лыжных ботинок, лыжные ботинки, лыжные перчатки, лыжные штаны, лыжные костюмы, лыжная одежда, юбки-шорты, туфли комнатные, ботинки для сноуборда, перчатки сноубордистские, кофты спортивные, спортивные майки, солнцезащитные козырьки, одежда для серфинга, толстовки, купальники, купальные костюмы, танга (мини бикини), теннисная одежда, обувь, а именно, ремешки для часов, галстуки, чулки, майки, униформа, блузы, комбинезоны с V-образным вырезом, гидрокостюмы, ветровка, ветрозащитные рубашки, обувь, сабо, сандалии, сапоги, платья, куртки, брюки, брюки для мужчин, брюки для женщин, костюмы, шорты, пиджаки, юбки, униформа для женщин, свадебные платья, вечерняя одежда, свитера, синие джинсы, пелерины, косухи, нижнее белье, мантии, пояса, жилеты, халаты, майки без воротников, майки, спортивные майки, рубашки-поло, свитера, мужские носки, леггинсы, шарфы, чулки, носки, береты, меховые шапки, шапки из шерсти, кожаные ремни, подвязки.

(11) 15048
(15) 18.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170386.3
(22) 21.06.2017
(73) **ДАЙИТИ САНКИО КОМПАНИ,
ЛИМИТЕД, Токио (JP)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
5 – фармацевтикалык препараттар жана
заттар.

* * *

(11) 15048
(15) 18.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170386.3
(22) 21.06.2017
(73) **ДАЙИТИ САНКИО КОМПАНИ,
ЛИМИТЕД, Токио (JP)**
(54)

ЛИКСИАНА

(51) (57)
3 – фармацевтические препараты и веще-
ства.

(11) 15049
(15) 18.05.2018
(18) 22.05.2027
(21) 20170306.3
(22) 22.05.2017
(73) **Байерсдорф АГ, Гамбург (DE)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
3 – жеке пайдалануу үчүн косметикалык
препараттар, дезодоранттар жана анти-
перспиранттар.

* * *

(11) 15049
(15) 18.05.2018
(18) 22.05.2027
(21) 20170306.3
(22) 22.05.2017
(73) **Байерсдорф АГ, Гамбург (DE)**
(54)

BLACK & WHITE

(51) (57)
3 – косметические препараты, дезодоран-
ты и антиперспиранты для личного
пользования.

(11) 15050
(15) 18.05.2018
(18) 28.04.2027
(21) 20170269.3
(22) 28.04.2017
(73) **"SMILE LUX" (Смайл Люкс)
жоопкерчилиги чектелген коому,
Ташкент (UZ)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)
30 – кофенин, какаонун, шоколаддын же
чайдын негизиндеги суусундуктар;
32 – сыра; минералдык жана газдалган
суулар жана башка алкогольсуз суусун-
дуктар; жемиш суусундуктары жана
жемиш ширелери; сироптор жана баш-
ка суусундуктарды даярдоо үчүн ку-
рамдар, атап айтканда алкогольсуз апе-
ритивдер; литий суусу; сельтера суусу;
сода суусу; суу [суусундук]; газдалган
суу; минералдык суу [суусундук]; аш-
кана суу; квас [алкоголсуз ичимдик-
тер]; алкогольсуз коктейлдер; лимонад-
дар; алкогольсуз суусундуктар; изото-
никалык суусундуктар; алкогольсуз бал
негизиндеги суусундуктар; алоэ вера
негизиндеги алкогольсуз суусундуктар;
сүттүн сары суусунун негизиндеги суу-
сундуктар; алкогольсуз жемиш суусун-
дуктары; алкогольсуз эти менен жемиш

нектарлары; оршад; сыра; имбирь сырасы; угут сырасы; газдалган суусундуктарды даярдоо үчүн күлмайдалар; сассапариль [алкоголсуз суусундук]; лимонаддар үчүн суусундуктар; суусундуктар үчүн сироптор; смузи [жемиш же жашылча аралашмаларынан суусундуктар]; томат ширеси [суусундук]; алкогольсуз алма ширеси; жашылча ширелери [суусундуктар]; жемиш ширелери; газдалган сууну даярдоо үчүн курамдар; ликерлорду даярдоо үчүн курамдар; минералдык сууну даярдоо үчүн курамдар; суусундуктарды даярдоо үчүн курамдар; ширелер; ферменттелбеген жүзүм ширеси; сыра ширеси; угут ширеси; газдалган суусундуктарды даярдоо үчүн таблеткалар; шербет [ичимдик]; жемиш экстракттары; сыра даярдоо үчүн кулак экстракттары; ичимдиктерди даярдоо үчүн эссенциялар.

* * *

(11) 15050

(15) 18.05.2018


(18) 28.04.2027

(21) 20170269.3

(22) 28.04.2017

(73) **Общество с ограниченной ответственностью "SMILE LUX"**
(Смайл Люкс), Ташкент (UZ)

(54)



(51) (57)

30 – напитки на основе кофе, какао, шоколада или чая;

32 – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, а именно: аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусли; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(11) 15051
(15) 18.05.2018
(18) 28.04.2027
(21) 20170270.3
(22) 28.04.2017
(73) "SMILE LUX" (Смайл Люкс)
жоопкерчилиги чектелген коому,
Ташкент (UZ)

(54) (төмөндө)


(51) (57)

30 – кофенин, какаоун, шоколаддын, чайдын негизиндеги суусундуктар;
32 – сыра; минералдык жана газдалган суулар жана башка алкогольсуз суусундуктар; жемиш суусундуктары жана жемиш ширелери; сироптор жана башка суусундуктарды даярдоо үчүн курамдар, атап айтканда алкогольсуз аперитивдер; литий суусу; сельтера суусу; сода суусу; суу [суусундук]; газдалган суу; минералдык суу [суусундук]; ашкана суу; квас [алкоголсуз ичимдиктер]; алкогольсуз коктейлдер; лимонаддар; алкогольсуз суусундуктар; изотоникалык суусундуктар; алкогольсуз бал негизиндеги суусундуктар; алоэ вера негизиндеги алкогольсуз суусундуктар; сүттүн сары суусунун негизиндеги суусундуктар; алкогольсуз жемиш суусундуктары; алкогольсуз эти менен жемиш нектарлары; оршад; имбирь сырасы; угут сырасы; газдалган суусундуктарды даярдоо үчүн күлмайдалар; сассапариль [алкоголсуз суусундук]; лимонаддар үчүн суусундуктар; суусундуктар үчүн сироптор; смузи [жемиш же жашылча аралашмаларынан суусундуктар]; томат ширеси [суусундук]; алкогольсуз алма ширеси; жашылча ширелери [суусундуктар]; жемиш ширелери; газдалган сууну даярдоо үчүн курамдар; ликерлорду даярдоо үчүн курамдар; минералдык сууну даярдоо үчүн курамдар; суусундуктарды даярдоо үчүн курамдар; ширелер; ферменттелбеген жүзүм ширеси; сыра ширеси; угут ширеси; газдалган суусундуктар-

ды даярдоо үчүн таблеткалар; шербет [ичимдик]; жемиш экстракттары; сыра даярдоо үчүн кулмак экстракттары; ичимдиктерди даярдоо үчүн эссенциялар.

* * *

(11) 15051
(15) 18.05.2018
(18) 28.04.2027
(21) 20170270.3
(22) 28.04.2017
(73) Общество с ограниченной
ответственностью "SMILE LUX"
(Смайл Люкс), Ташкент (UZ)
(54)



(51) (57)

30 – напитки на основе кофе, какао, шоколада, чая;
32 – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, а именно: аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столо-

вые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

(11) 15052

(15) 18.05.2018

(18) 28.04.2027

(21) 20170271.3

(22) 28.04.2017

(73) "SMILE LUX" (Смайл Люкс)

жоопкерчилиги чектелген коому,
Ташкент (UZ)

(54) (төмөндө)

(51) (57)


30 – кофенин, какаонун, шоколаддын, чайдын негизиндеги суусундуктар;

32 – сыра; минералдык жана газдалган суулар жана башка алкогольсуз суусундуктар; жемиш суусундуктары жана жемиш ширелери; сироптор жана башка суусундуктарды даярдоо үчүн курамдар, атап айтканда алкогольсуз аперитивдер; литий суусу; сельтера суусу; сода суусу; суу [суусундук]; газдалган суу; минералдык суу [суусундук]; ашкана суу; квас [алкоголсуз ичимдиктер]; алкогольсуз коктейлдер; лимонаддар; алкогольсуз суусундуктар; изотоникалык суусундуктар; алкогольсуз бал негизиндеги суусундуктар; алоэ вера негизиндеги алкогольсуз суусундуктар; сүттүн сары суусунун негизиндеги суусундуктар; алкогольсуз жемиш суусундуктары; алкогольсуз эти менен жемиш нектарлары; оршад; сыра; имбирь сырасы; угут сырасы; газдалган суусундуктарды даярдоо үчүн күлмайдалар; сассапариль [алкоголсуз суусундук]; лимонаддар үчүн суусундуктар; суусундуктар үчүн сироптор; смузи [жемиш же жашылча аралашмаларынан суусундуктар]; томат ширеси [суусундук]; алкогольсуз алма ширеси; жашылча ширелери [суусундуктар]; жемиш ширелери; газдалган сууну даярдоо үчүн курамдар; ликерлорду даярдоо үчүн курамдар; минералдык сууну даярдоо үчүн курамдар; суусундуктарды даярдоо үчүн курамдар; ширелер; ферменттелбеген жүзүм ширеси; сыра ширеси; угут ширеси; газдалган суусундуктарды даярдоо үчүн таблеткалар; шербет [ичимдик]; жемиш экстракттары; сыра даярдоо үчүн кулмак экстракттары; ичимдиктерди даярдоо үчүн эссенциялар.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

* * *

- (11) 15052
(15) 18.05.2018
(18) 28.04.2027
(21) 20170271.3
(22) 28.04.2017
(73) **Общество с ограниченной
ответственностью "SMILE LUX"
(Смайл Люкс), Ташкент (UZ)**
(54)



- (51) (57)
30 – напитки на основе кофе, какао, шоколада, чая;
32 – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, а именно: аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фрук-

товые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

- (11) 15053
(15) 29.05.2018
(18) 02.06.2027
(21) 20170325.3
(22) 02.06.2017
(73) **"ДЖС групп" жоопкерчилиги
чектелген коому, Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
30 – дандардан жасалган батончиктер, белоктору абдан жогору болгон дандуу батончиктер, куймактар, кесмеден жасалган тамактар, бөлкөлөр, буритто, вафлилер, горчица, күрүчтүн негизиндеги ысылыктар, нан дандарынын негизиндеги ысылыктар, салаттар үчүн кошулмалар, жемиш желе азыктары, таттуу камырдан жасалган кондитер азыктары, көпчүлүк учурларда салынамасы менен, ундан жасалган кондитер азыктары, жер жаңгактын негизиндеги кондитер азыктары, бадамдын негизиндеги кондитер азыктары, макарон азыктары, тондурулган йогурт [балмуздак], какао, каперстер, карамелдер

[момпосуйлар], кетчуп [соус], момпосуйлар, кызыл мыя момпосуйлары [кондитердик азыктар], жалбыздуу момпосуйлар, кофе, крекерлер, кесме, набаттар, майонез, макарон [бадам печенье], макарондор, маринаддар, балмуздак, десерт мусстары [кондитер азыктары], шоколад мусстары, мюсли, какао-сүт суусундуктары, кофе суусундуктары, какаонун негизиндеги суусундуктар, ромашканын негизиндеги суусундуктар, чай суусундуктары, шоколад-сүттүү суусундуктар, шоколад суусундуктары, дары эмес тундурмалар, мускат жаңгагы, шоколаддын ичиндеги жаңгактар, кызыл мыя таякчалары [кондитердик азыктар], пастилкалар [кондитердик азыктар], патока, печенье, кургак печенье, пирогдор, пицца, помадкалар [кондитердик азыктар], попкорн, пралине, пряниктер, пудингдер [бышырылгандар], жемиш пюре [соустар], сладости, соустар [татымалдар], паста үчүн соустар, спагетти, сушилер, сэндвичтер, тарттар, тортиллалар, халва, нан, ачытылбаган камырдан жасалган нан, акшак [дан азыктары], хот-дог, чай, чизбургерлер [сэндвичтер], шоколад;

35 – товарларды көрсөтүү, коммерциялык же жарнама максаттарында көргөзмөлөрдү уюштуруу, көрсөтмө айнек үкөктөрдү тариздөө, теледүкөндөрдүн программаларын өндүрүү, жарнама фильмдерин өндүрүү, жарнама тексттерин жарыялоо, радиожарнама, афишаларды чаптоо / сырткы жарнама, үлгүлөрдү жайылтуу, жарнама материалдарын жайылтуу, жарнама материалдарын жөнөтүү, жарнама, компьютердик тармактагы интерактивдик жарнама, почта аркылуу жарнама, телекөрсөтүү жарнама;

43 – шам-шум этмелер, кафелер, кафетерийлер, мотелдер, ресторандар, кемпинг кызмат көрсөтүүлөрү, тамак даярдоо жана аларды үйгө жеткирүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр.

(59) кара, көк, көгүлтүр.

* * *

(11) 15053

(15) 29.05.2018

(18) 02.06.2027

(21) 20170325.3

(22) 02.06.2017

(73) **Общество с ограниченной ответственностью "ДЖС групп", Бишкек (KG)**

(54)



MARIO

(51) (57)

30 – батончики злаковые, батончики злаковые с высоким содержанием белка, блины, блюда на основе лапши, булки, буритто, вафли, горчица, закуски легкие на основе риса, закуски легкие на основе хлебных злаков, заправки для салатов, изделия железные фруктовые, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия макаронные, йогурт замороженный [мороженое], какао, каперсы, карамели [конфеты], кетчуп [соус], конфеты, конфеты лакричные [кондитерские изделия], конфеты мятные, кофе, крекеры, лапша, леденцы, майонез, макарон [печенье миндальное], макаронны, маринады, мороженое, муссы десертные [кондитерские изделия], муссы шоколадные, мюсли, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на базе какао, напитки на основе ромашки, напитки чайные, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, настои нелекарственные, орех мускатный, орехи в шоколаде, палочки лакричные [кондитерские изделия], пастилки [кондитерские изделия], патока,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

печенье, печенье сухое, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], попкорн, пралине, пряники, пудинги [запеканки], пюре фруктовые [соусы], сладости, соусы [приправы], соусы для пасты, спагетти, суши, сэндвичи, тарты, тортилы, халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья [продукты зерновые], хот-доги, чай, чизбургеры [сэндвичи], шоколад;

35 – демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, производство программ телемагазинов, производство рекламных фильмов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш / реклама наружная, распространение образцов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная;

43 – закусочные, кафе, кафетерии, мотели, рестораны, услуги кемпингов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

(59) черный, синий, голубой.

(11) 15054

(15) 29.05.2018

(18) 09.06.2027

(21) 20170339.3

(22) 09.06.2017

(73) **ВД-40 Мэньюфэкчеринг Компани, Калифорния (US)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

2 – коррозияга каршы консистенттүү майлоочу майлар; коррозияга каршы майлар; металлдардын бозоруп кетүүсүнүн алдын алуу үчүн курамдар; металлдар үчүн коргоочу препараттар; дат басууга каршы курамдар;

4 – майлоочу майлар; кездемелер үчүн майлар; техникалык майлар.

* * *

(11) 15054

(15) 29.05.2018

(18) 09.06.2027

(21) 20170339.3

(22) 09.06.2017

(73) **ВД-40 Мэньюфэкчеринг Компани, Калифорния (US)**

(54)

ВД-40

(51) (57)

2 – смазки антикоррозийные консистентные; масла антикоррозийные; составы для предотвращения потускнения металлов; препараты защитные для металлов; составы против ржавчины;

4 – масла смазочные; масла для тканей; масла технические.

(11) 15055

(15) 29.05.2018

(18) 25.05.2027

(21) 20170314.3

(22) 25.05.2017

(73) **"Помогать легко" коомдук фонду, Бишкек (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

36 – кайрымдуулук каражаттарын топтоо; акча жана кол топтоону уюштуруу.

(59) ачык сары, бирюза түстүү.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

* * *

- (11) 15055
(15) 29.05.2018
(18) 25.05.2027
(21) 20170314.3
(22) 25.05.2017
(73) **Общественный Фонд
"Помогать легко", Бишкек (KG)**
(54)



- (51) (57)
36 – сбор благотворительных средств; организация сбора денег и подписей.
(59) светло-желтый, бирюзовый.

-
- (11) 15056
(15) 29.05.2018
(18) 16.06.2027
(21) 20170370.3
(22) 16.06.2017
(73) **СЯМЭНЬ ЦАНЛИ ЦЗЮЙЦАЙ
ОПТО-ЭЛЕКТРОНИК
ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.,
Фуцзянь (CN)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

9 – интерактивдүү сенсордук терминалдар; санды көрсөткүчтөр; электрондук кулактандыруу такталары; аралык башкаруу үчүн аппаратура; интегралдык схемалар; жарык чыгаруучу диоддор [ЖЧД]; жарык диоддуу дисплейлер [дисплеи ЖДД]; видеоэкрандар; авариялык сигнал түзүлүштөрү; электр аккумуляторлору;

11 – жарык диоддуу жарык берүүчү алеттер; автоунаалар үчүн фонарлар; аба тазалоо үчүн бактерициддик лампалар; тармалдатуу үчүн лампалар; майрамдык кооздоо үчүн жарык гирляндалары; факелдер; бөлмө каминдери; күн менен жылытылуучу коллекторлор [жылытуу]; дезинфекциялоо үчүн аппараттар; электрдик радиаторлор.

* * *

- (11) 15056
(15) 29.05.2018
(18) 16.06.2027
(21) 20170370.3
(22) 16.06.2017
(73) **СЯМЭНЬ ЦАНЛИ ЦЗЮЙЦАЙ
ОПТО-ЭЛЕКТРОНИК
ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.,
Фуцзянь (CN)**

(54)

Qiangliled

(51) (57)

9 – терминалы интерактивные сенсорные; указатели количества; доски объявлений электронные; аппаратура для дистанционного управления; схемы интегральные; диоды светоизлучающие [СИД]; дисплеи светодиодные [дисплеи СИД]; видеоэкраны; устройства сигнальные аварийные; аккумуляторы электрические;

11 – приборы осветительные светодиодные; фонари для автомобилей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для завивки; гирлянды световые для праздничных декораций; факелы; каминные комнатные; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; аппараты для дезинфекции; радиаторы электрические.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- (11) 15057
(15) 31.05.2018
(18) 26.07.2027
(21) 20170460.3
(22) 26.07.2017
(73) **"АЮ" жоопкерчилиги чектелген коому, Сокулук (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
33 – алкогольдук ичимдиктер (сырадан тышкары).
(58) Товардык белги "ORIGINAL" сөз белгисине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
(59) ак, кызыл, алтын түстүү.

* * *

- (11) 15057
(15) 31.05.2018
(18) 26.07.2027
(21) 20170460.3
(22) 26.07.2017
(73) **Общество с ограниченной ответственностью "АЮ", Сокулук (KG)**
(54)



- (51) (57)
33 – алкогольные напитки (за исключением пива).
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "ORIGINAL".
(59) белый, красный, золотой.

- (11) 15058
(15) 31.05.2018
(18) 15.06.2027
(21) 20170364.3
(22) 15.06.2017
(73) **"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (AM)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
30 – жыпар жыттар; кондитер азыктары үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; суусундуктар үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; кофе жыпар жыттары; жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; бадьян; ванилин [ванилди алмаштыргыч]; ваниль [жыпар жыт бергич]; вафлилер; табигый таттууланткыч заттар; колбаса азыктары үчүн байланыштыруучу заттар; балмуздак үчүн байланыштыргыч заттар [тамак-аш музу]; тамак даярдоо үчүн деңиз суусу; балырлар [татымал]; чеге гүл татымалы [жыттуу татымал]; май сүт кошуп жуурулган таттуу камырдан жасалган азыктар үчүн глазурь; кулинардык максаттар үчүн глюкоза; горчица; кулинардык максаттар үчүн глютен кошулмалары; ачыткылар; тамак-аш продукттары үчүн коюуланткычтар; уюткулар; кофени алмаштыргычтар; өсүмдүктөрдөн кофени алмаштыргычтар; салаттар үчүн кошулмалар; жаңы жылдык балатыларды кооздоо үчүн кондитер азыктары; таттуу камырдан жасалган кондитер азыктары, көпчүлүк учурларда салынмасы менен; ундан жасалган кондитер азыктары; жер жаңгактын негизиндеги кондитер азыктары; бадамдын негизиндеги кондитер азыктары; макарон азыктары; пирожок азыктары; имбирь [жыттуу татымал]; тондурулган йогурт [балмуздак]; какао; какао-продукттар; кулинардык максаттар үчүн шарап ташы; тамак даярдоо үчүн шарап ташы; каперстер; карамель [момпосуйлар]; карри [татымал]; кетчуп [соус]; тамак-аш

клейковинасы; кызыл мыя момпосуйлары [кондитердик азыктар]; жалбыздуу момпосуйлар; момпосуйлар, анын ичинде драже момпосуйлар, шоколаддуу момпосуйлар; корица [жыттуу татымал]; кофе; иштетиле элек кофе; тамак-аш крахмалы; крекерлер; тамак-аш куркумасы; муздатуу үчүн муз; табигый же жасалма муз; тамак-аш музу; набаттар; майонез; мальтоза; маринаддар; бал; аарылардын энелик сүтү; бал муздак; тамак-аш уну; буудай уну; десерт мусстары [кондитер азыктары]; шоколад мусстары; кондитер азыктары үчүн жалбыз; какао-сүт суусундуктары; кофе-сүт суусундуктары; кофе суусундуктары; какаонун базасындагы суусундуктар; чай суусундуктары; шоколад-сүттүү суусундуктар; шоколад суусундуктары; дары эмес тундурмалар; мускат жаңгагы; соя пастасы [татымал]; патока; калемпир; жыттуу калемпир; баш калемпир [атайын кошулмалар]; песто [соус]; печенье; кургак печенье; пирогдор; эттүү чыктар; помадкалар [кондитердик азыктар]; балмуздак үчүн күкүмдөр; наабайкана күкүмдөрү; пралине; татымалдар; этти үй шартында жумшартуу үчүн продуктар; ун тартуу өндүрүшүнүн азыктары; прополис; пряниктер; татымалдар; кондитердик азыктар үчүн пудра; жемиш пюреси [соустар]; сагыздар; релиш [татымал]; тамакка пайдалануу үчүн буудай өнүмдөрү; кумшекер; тамакка кошуу үчүн зыгыр уругу; алтын сироп; мелассадан жасалган сироп; кондитердик азыктар үчүн май, сүт кошуп жуурулган таттуу камыр; таттуулар; тамак-аш содасы [тамак-аш даярдоо үчүн бикарбонат натрийи]; тамак-ашка колдонуу үчүн угут; тамак-аш азыктарын консервалоо үчүн туз; тамак-аш тузу; сельдерей тузу; сорбет [балмуздак]; ветчинаны глазуллоо үчүн курамдар; соя соусу; томат соусу; соустар [татымалдар]; жыттуу татымалдар; чалып көптүрүлгөн кам каймактар үчүн трукташтыргычтар; сушилер; тапиока; кулиардык максаттар үчүн кычкыл

тартрат калийи; тамак-аш даярдоо үчүн кычкыл тартрат калийи; консерваланган огород чөптөрү [жыттуу кошулмалар]; уксус; сыра уксусу; камыр үчүн ферменттер; халва; нан; цикорий [кофенин алмаштыргычы]; чай; муз кошулган чай; чатни [татымал]; чоу-чоу [татымал]; шафран [жыттуу кошулмалар]; шоколад; тамак-аш угут экстракты; тамак-аш эссенциялары, эфир эссенцияларынан жана эфир майларынан башкалары.

(59) кара, ак, кызгылт, кызыл, ачык күрөң, кызгылт сары, ачык кызгылт сары.

* * *

(11) 15058

(15) 31.05.2018

(18) 15.06.2027

(21) 20170364.3

(22) 15.06.2017

(73) **Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ", Ереван (АМ)**

(54)



(51) (57)

30 – ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода мор-

ская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; камень винный для кулинарных целей; камень винный для приготовления пищи; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты, в том числе, конфеты драже, конфеты шоколадные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; куркума пищевая; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; майонез; мальтоза; маринады; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука пищевая; мука пшеничная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; орех мускатный; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних

условиях; продукты мукомольного производства; прополис; пряники; пряности; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; сахар; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.

(59) черный, белый, розовый, красный, светло-коричневый, оранжевый, светло-оранжевый.

(11) 15059

(15) 31.05.2018

(18) 16.06.2027

(21) 20170366.3

(22) 16.06.2017

(73) **"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (АМ)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

30 – жыпар жыттар; кондитер азыктары үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; суусундуктар үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; кофе жыпар жыттары; жыпар жыттар,

эфир майларынан башкалары; бадьян; ванилин [ванилди алмаштыргыч]; ваниль [жыпар жыт бергич]; вафлилер; табигый таттууланткыч заттар; колбаса азыктары үчүн байланыштыруучу заттар; балмуздак үчүн байланыштыргыч заттар [тамак-аш музу]; тамак даярдоо үчүн деңиз суусу; балырлар [татымал]; чеге гүл татымалы [жыттуу татымал]; май сүт кошуп жуурулган таттуу камырдан жасалган азыктар үчүн глазурь; кулинарудук максаттар үчүн глюкоза; горчица; кулинарудук максаттар үчүн глютен кошулмалары; ачыткылар; тамак-аш продукттары үчүн коюуланткычтар; уюткулар; кофени алмаштыргычтар; өсүмдүктөрдөн кофени алмаштыргычтар; салаттар үчүн кошулмалар; жаңы жылдык балатыларды кооздоо үчүн кондитер азыктары; таттуу камырдан жасалган кондитер азыктары, көпчүлүк учурларда салынмасы менен; ундан жасалган кондитер азыктары; жер жаңгактын негизиндеги кондитер азыктары; бадамдын негизиндеги кондитер азыктары; макарон азыктары; пирожок азыктары; имбирь [жыттуу татымал]; тондурулган йогурт [балмуздак]; какао; какао-продукттар; кулинарудук максаттар үчүн шарап ташы; тамак даярдоо үчүн шарап ташы; каперстер; карамель [момпосуйлар]; карри [татымал]; кетчуп [соус]; тамак-аш клейковинасы; кызыл мыя момпосуйлары [кондитердик азыктар]; жалбыздуу момпосуйлар; момпосуйлар, анын ичинде драже момпосуйлар, шоколаддуу момпосуйлар; корица [жыттуу татымал]; кофе; иштетиле элек кофе; тамак-аш крахмалы; крекерлер; тамак-аш куркумасы; муздатуу үчүн муз; табигый же жасалма муз; тамак-аш музу; набаттар; майонез; мальтоза; маринаддар; бал; аарылардын энелик сүтү; бал муздак; тамак-аш уну; буудай уну; десерт мусстары [кондитер азыктары]; шоколад мусстары; кондитер азыктары үчүн жалбыз; какао-сүт суусундуктары; кофе-сүт суусундуктары;

дуктары; какаонун базасындагы суусундуктар; чай суусундуктары; шоколад-сүттүү суусундуктар; шоколад суусундуктары; дары эмес тундурмалар; мускат жаңгагы; соя пастасы [татымал]; патока; калемпир; жыттуу калемпир; баш калемпир [атайын кошулмалар]; песто [соус]; печенье; кургак печенье; пирогдор; эттүү чыктар; помадкалар [кондитердик азыктар]; балмуздак үчүн күкүмдөр; наабайкана күкүмдөрү; пралине; татымалдар; этти үй шартында жумшартуу үчүн продукттар; ун тартуу өндүрүшүнүн азыктары; прополис; пряниктер; татымалдар; кондитердик азыктар үчүн пудра; жемиш пюреси [соустар]; сагыздар; релиш [татымал]; тамакка пайдалануу үчүн буудай өнүмдөрү; кумшекер; аниса уругу; тамакка кошуу үчүн зыгыр уругу; алтын сироп; мелассадан жасалган сироп; кондитердик азыктар үчүн май, сүт кошуп жуурулган таттуу камыр; таттуулар; тамак-аш содасы [тамак-аш даярдоо үчүн бикарбонат натрийи]; тамак-ашка колдонуу үчүн угут; тамак-аш азыктарын консервалоо үчүн туз; тамак-аш тузу; сельдерей тузу; сорбет [балмуздак]; ветчинаны глазуурлоо үчүн курамдар; соя соусу; томат соусу; соустар [татымалдар]; жыттуу татымалдар; чалып көптүрүлгөн кам каймактар үчүн турукташтыргычтар; сушилер; тапиока; кулинарудук максаттар үчүн кычкыл тартрат калийи; тамак-аш даярдоо үчүн кычкыл тартрат калийи; консерваланган огород чөптөрү [жыттуу кошулмалар]; уксус; сыра уксусу; камыр үчүн ферменттер; халва; нан; цикорий [кофенин алмаштыргычы]; чай; муз кошулган чай; чатни [татымал]; чоу-чоу [татымал]; шафран [жыттуу кошулмалар]; шоколад; тамак-аш угут экстракты; тамак-аш эссенциялары, эфир эссенцияларынан жана эфир майларынан башкалары.

(59) ак, кара, боз, саргыч боз, кызыл, кочкул кызыл, кызгылт, кызгыл сары, жашыл, кочкул жашыл.

* * *

- (11) 15059
(15) 31.05.2018
(18) 16.06.2027
(21) 20170366.3
(22) 16.06.2017
(73) **Общество с ограниченной
ответственностью "ГРАНД
КЕНДИ", Ереван (АМ)**
(54)



- (51) (57)
30 – ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия конди-

терские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; камень винный для кулинарных целей; камень винный для приготовления пищи; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты, в том числе, конфеты драже, конфеты шоколадные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; куркума пищевая; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; майонез; мальтоза; маринады; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука пищевая; мука пшеничная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; орех мускатный; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты мукомольного производства; прополис; пряники; пряности; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой;

сироп из мелассы; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чоучоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.

(59) белый, черный, серый, бежевый, красный, темно-красный, розовый, оранжевый, зеленый, темно-зеленый.

(11) 15060

(15) 31.05.2018

(18) 16.06.2027

(21) 20170367.3

(22) 16.06.2017

(73) **"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (АМ)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

30 – жыпар жыттар; кондитер азыктары үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; суусундуктар үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; кофе жыпар жыттары; жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; бадьян; ванилин [ванилди алмаштыргыч]; ваниль [жыпар жыт бергич]; вафлилер; табигый таттууланткыч заттар; колбаса азыктары үчүн байланыштыруучу заттар; балмуздак үчүн байланыштыргыч

заттар [тамак-аш музу]; тамак даярдоо үчүн деңиз суусу; балырлар [татымал]; чеге гүл татымалы [жыттуу татымал]; май сүт кошуп жуурулган таттуу камырдан жасалган азыктар үчүн глазурь; кулинардык максаттар үчүн глюкоза; горчица; кулинардык максаттар үчүн глютен кошулмалары; ачыткылар; тамак-аш продукттары үчүн коюуланткычтар; уюткулар; кофени алмаштыргычтар; өсүмдүктөрдөн кофени алмаштыргычтар; салаттар үчүн кошулмалар; жаңы жылдык балатыларды кооздоо үчүн кондитер азыктары; таттуу камырдан жасалган кондитер азыктары, көпчүлүк учурларда салынмасы менен; ундан жасалган кондитер азыктары; жер жаңгактын негизиндеги кондитер азыктары; бадамдын негизиндеги кондитер азыктары; макарон азыктары; пирожок азыктары; имбирь [жыттуу татымал]; тондурулган йогурт [балмуздак]; какао; какао-продукттар; кулинардык максаттар үчүн шарап ташы; тамак даярдоо үчүн шарап ташы; каперстер; карамель [момпосуйлар]; карри [татымал]; кетчуп [соус]; тамак-аш клейковинасы; кызыл мыя момпосуйлары [кондитердик азыктар]; жалбыздуу момпосуйлар; момпосуйлар, анын ичинде драже момпосуйлар, шоколаддуу момпосуйлар; корица [жыттуу татымал]; кофе; иштетиле элек кофе; тамак-аш крахмалы; кречерлер; тамак-аш куркумасы; муздатуу үчүн муз; табигый же жасалма муз; тамак-аш музу; набаттар; майонез; мальтоза; маринаддар; бал; аарылардын энелик сүтү; бал муздак; тамак-аш уну; буудай уну; десерт мусстары [кондитер азыктары]; шоколад мусстары; кондитер азыктары үчүн жалбыз; какао-сүт суусундуктары; кофе-сүт суусундуктары; кофе суусундуктары; какао-сүт суусундуктары; шоколад-сүттүү суусундуктар; чай суусундуктары; шоколад-сүттүү суусундуктар; шоколад суусундуктары; дары эмес тундурмалар; мускат жаңгагы; соя пастасы [таты-

мал]; патока; калемпир; жыттуу калемпир; баш калемпир [атайын кошулмалар]; песто [соус]; печенье; кургак печенье; пирогдор; эттүү чыктар; помад-калар [кондитердик азыктар]; балмуздак үчүн күкүмдөр; наабайкана күкүмдөрү; пралине; татымалдар; этти үй шартында жумшартуу үчүн продукттар; ун тартуу өндүрүшүнүн азыктары; прополис; пряниктер; татымалдар; кондитердик азыктар үчүн пудра; жемиш пюреси [соустар]; сагыздар; релиш [татымал]; тамакка пайдалануу үчүн буудай өнүмдөрү; кумшекер; аниса уругу; тамакка кошуу үчүн зыгыр уругу; алтын сироп; мелассадан жасалган сироп; кондитердик азыктар үчүн май, сүт кошуп жуурулган таттуу камыр; таттуулар; тамак-аш содасы [тамак-аш даярдоо үчүн бикарбонат натрийи]; тамак-ашка колдонуу үчүн угут; тамак-аш азыктарын консервалоо үчүн туз; тамак-аш тузу; сельдерей тузу; сорбет [балмуздак]; ветчинаны глазуурлоо үчүн курамдар; соя соусу; томат соусу; соустар [татымалдар]; жыттуу татымалдар; чалып көптүрүлгөн кам каймактар үчүн турукташтыргычтар; сушилер; тапиока; кулинардык максаттар үчүн кычкыл тартрат калийи; тамак-аш даярдоо үчүн кычкыл тартрат калийи; консерваланган огород чөптөрү [жыттуу кошулмалар]; уксус; сыра уксусу; камыр үчүн ферменттер; халва; нан; цикорий [кофенин алмаштыргычы]; чай; муз кошулган чай; чатни [татымал]; чоу-чоу [татымал]; шафран [жыттуу кошулмалар]; шоколад; тамак-аш угут экстракты; тамак-аш эссенциялары, эфир эссенцияларынан жана эфир майларынан башкалары.

(59) ак, кара, боз, саргыч боз, ачык саргыч боз, күрөң, ачык күрөң, күнүрт күрөң, кызгылт сары, ачык кызгылт сары, кызгылт, ачык кызгылт, кызыл, сары, ачык сары, көгүлтүр, көк, жашыл, ачык жашыл.

* * *

- (11) 15060
(15) 31.05.2018
(18) 16.06.2027
(21) 20170367.3
(22) 16.06.2017
(73) **Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ", Ереван (АМ)**
(54)



(51) (57)

30 – ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия конди-

терские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; камень винный для кулинарных целей; камень винный для приготовления пищи; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты, в том числе, конфеты драже, конфеты шоколадные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; куркума пищевая; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; майонез; мальтоза; маринады; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука пищевая; мука пшеничная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; орех мускатный; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты мукомольного производства; прополис; пряники; пряности; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; сахар; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пище-

вая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.

(59) белый, черный, серый, бежевый, светло-бежевый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, оранжевый, светло-оранжевый, розовый, светло-розовый, красный, желтый, светло-желтый, голубой, синий, зеленый, светло-зеленый.

(11) 15061

(15) 31.05.2018

(18) 16.06.2027

(21) 20170368.3

(22) 16.06.2017

(73) **"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (АМ)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

30 – жыпар жыттар; кондитер азыктары үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; суусундуктар үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; кофе жыпар жыттары; жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; бадьян; ванилин [ванилди алмаштыргыч]; ваниль [жыпар жыт бергич]; вафлилер; табигый таттууланткыч заттар; колбаса азыктары үчүн байланыштыруучу зат-

тар; балмуздак үчүн байланыштыргыч заттар [тамак-аш музу]; тамак даярдоо үчүн деңиз суусу; балырлар [татымал]; чеге гүл татымалы [жыттуу татымал]; май сүт кошуп жуурулган таттуу камырдан жасалган азыктар үчүн глазурь; кулинардык максаттар үчүн глюкоза; горчица; кулинардык максаттар үчүн глютен кошулмалары; ачыткылар; тамак-аш продукттары үчүн коюулантыкчытар; уюткулар; кофени алмаштыргычтар; өсүмдүктөрдөн кофени алмаштыргычтар; салаттар үчүн кошулмалар; жаңы жылдык балатыларды кооздоо үчүн кондитер азыктары; таттуу камырдан жасалган кондитер азыктары, көпчүлүк учурларда салынмасы менен; ундан жасалган кондитер азыктары; жер жаңгактын негизиндеги кондитер азыктары; бадамдын негизиндеги кондитер азыктары; макарон азыктары; пирожок азыктары; имбирь [жыттуу татымал]; тондурулган йогурт [балмуздак]; какао; какао-продукттар; кулинардык максаттар үчүн шарап ташы; тамак даярдоо үчүн шарап ташы; каперстер; карамель [момпосуйлар]; карри [татымал]; кетчуп [соус]; тамак-аш клейковинасы; кызыл мья момпосуйлары [кондитердик азыктар]; жалбыздуу момпосуйлар; момпосуйлар, анын ичинде драже момпосуйлар, шоколаддуу момпосуйлар; корица [жыттуу татымал]; кофе; иштетиле элек кофе; тамак-аш крахмалы; крекерлер; тамак-аш куркумасы; муздатуу үчүн муз; табигый же жасалма муз; тамак-аш музу; набаттар; майонез; мальтоза; маринаддар; бал; аарылардын энелик сүтү; бал муздак; тамак-аш уну; буудай уну; десерт мусстары [кондитер азыктары]; шоколад мусстары; кондитер азыктары үчүн жалбыз; какао-сүт суусундуктары; кофе-сүт суусундуктары; кофе суусундуктары; какаонун базасындагы суусундуктар; чай суусундуктары; шоколад-сүттүү суусундуктар; шоколад суу-

сундуктары; дары эмес тундурмалар; мускат жаңгагы; соя пастасы [татымал]; патока; калемпир; жыттуу калемпир; баш калемпир [атайын кошулмалар]; песто [соус]; печенье; кургак печенье; пирогдор; эттүү чыктар; помадкалар [кондитердик азыктар]; балмуздак үчүн күкүмдөр; наабайкана күкүмдөрү; пралине; татымалдар; этти үй шартында жумшартуу үчүн продукттар; ун тартуу өндүрүшүнүн азыктары; прополис; пряниктер; татымалдар; кондитердик азыктар үчүн пудра; жемиш пюреси [соустар]; сагыздар; релиш [татымал]; тамакка пайдалануу үчүн буудай өнүмдөрү; кумшекер; аниса уругу; тамакка кошуу үчүн зыгыр уругу; алтын сироп; мелассадан жасалган сироп; кондитердик азыктар үчүн май, сүт кошуп жуурулган таттуу камыр; таттуулар; тамак-аш содасы [тамак-аш даярдоо үчүн бикарбонат натрийи]; тамак-ашка колдонуу үчүн угут; тамак-аш азыктарын консервалоо үчүн туз; тамак-аш тузу; сельдерей тузу; сорбет [балмуздак]; ветчинаны глазуллоо үчүн курамдар; соя соусу; томат соусу; соустар [татымалдар]; жыттуу татымалдар; чалып көптүрүлгөн кам каймактар үчүн турукташтыргычтар; сушилер; тапиока; кулинардык максаттар үчүн кычкыл тартрат калийи; тамак-аш даярдоо үчүн кычкыл тартрат калийи; консерваланган огород чөптөрү [жыттуу кошулмалар]; уксус; сыра уксусу; камыр үчүн ферменттер; халва; нан; цикорий [кофенин алмаштыргычы]; чай; муз кошулган чай; чатни [татымал]; чоу-чоу [татымал]; шафран [жыттуу кошулмалар]; шоколад; тамак-аш угут экстракты; тамак-аш эссенциялары, эфир эссенцияларынан жана эфир майларынан башкалары.

(59) ак, кара, боз, саргыч боз, ачык саргыч боз, кызыл, ачык кызыл, кочкул кызыл, сары, кызгыл сары, күрөң, көгүлтүр, көк, жашыл, кочкул жашыл.

* * *

- (11) 15061
(15) 31.05.2018
(18) 16.06.2027
(21) 20170368.3
(22) 16.06.2017
(73) **Общество с ограниченной
ответственностью "ГРАНД
КЕНДИ", Ереван (АМ)**
(54)



- (51) (57)
30 – ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия конди-

терские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; камень винный для кулинарных целей; камень винный для приготовления пищи; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты, в том числе, конфеты драже, конфеты шоколадные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; куркума пищевая; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; майонез; мальтоза; маринады; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука пищевая; мука пшеничная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; орех мускатный; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты мукомольного производства; прополис; пряники; пряности; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; сахар; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелас-

сы; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.

- (59) белый, черный, серый, бежевый, светло-бежевый, красный, светло-красный, бордовый, желтый, оранжевый, коричневый, голубой, синий, зеленый, темно-зеленый.

(11) 15062

(15) 31.05.2018

(18) 16.06.2027

(21) 20170369.3

(22) 16.06.2017

(73) **"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (АМ)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

30 – жыпар жыттар; кондитер азыктары үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; суусундуктар үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; кофе жыпар жыттары; жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; бадьян; ванилин [ванилди алмаштыргыч]; ваниль [жыпар жыт бергич]; вафлилер;

табигый таттууланткыч заттар; колбаса азыктары үчүн байланыштыруучу заттар; балмуздак үчүн байланыштыргыч заттар [тамак-аш музу]; тамак даярдоо үчүн деңиз суусу; балырлар [татымал]; чеге гүл татымалы [жыттуу татымал]; май сүт кошуп жуурулган таттуу камырдан жасалган азыктар үчүн глазурь; кулинардык максаттар үчүн глюкоза; горчица; кулинардык максаттар үчүн глютен кошулмалары; ачыткылар; тамак-аш продукттары үчүн коюуланткычтар; уюткулар; кофени алмаштыргычтар; өсүмдүктөрдөн кофени алмаштыргычтар; салаттар үчүн кошулмалар; жаңы жылдык балатыларды кооздоо үчүн кондитер азыктары; таттуу камырдан жасалган кондитер азыктары, көпчүлүк учурларда салынмасы менен; ундан жасалган кондитер азыктары; жер жаңгактын негизиндеги кондитер азыктары; бадамдын негизиндеги кондитер азыктары; макарон азыктары; пирожок азыктары; имбирь [жыттуу татымал]; тондурулган йогурт [балмуздак]; какао; какао-продукттар; кулинардык максаттар үчүн шарап ташы; тамак даярдоо үчүн шарап ташы; каперстер; карамель [момпосуйлар]; карри [татымал]; кетчуп [соус]; тамак-аш клейковинасы; кызыл мыя момпосуйлары [кондитердик азыктар]; жалбыздуу момпосуйлар; момпосуйлар, анын ичинде драже момпосуйлар, шоколаддуу момпосуйлар; корица [жыттуу татымал]; кофе; иштетиле элек кофе; тамак-аш крахмалы; кркерлер; тамак-аш куркумасы; муздатуу үчүн муз; табигый же жасалма муз; тамак-аш музу; набаттар; майонез; мальтоза; маринаддар; бал; аарылардын энелик сүтү; бал муздак; тамак-аш уну; буудай уну; десерт мусстары [кондитер азыктары]; шоколад мусстары; кондитер азыктары үчүн жалбыз; какао-сүт суусундуктары; кофе-сүт суусундуктары; кофе суусундуктары; какаонун базасындагы суу-

сундуктар; чай суусундуктары; шоколад-сүттүү суусундуктар; шоколад суусундуктары; дары эмес тундурмалар; мускат жаңгагы; соя пастасы [татымал]; патока; калемпир; жыттуу калемпир; баш калемпир [атайын кошулмалар]; песто [соус]; печенье; кургак печенье; пирогдор; эттүү чыктар; помадкалар [кондитердик азыктар]; балмуздак үчүн күкүмдөр; наабайкана күкүмдөрү; пралине; татымалдар; этти үй шартында жумшартуу үчүн продукттар; ун тартуу өндүрүшүнүн азыктары; прополис; пряниктер; татымалдар; кондитердик азыктар үчүн пудра; жемиш пюреси [соустар]; сагыздар; релиш [татымал]; тамакка пайдалануу үчүн буудай өнүмдөрү; кумшекер; аниса уругу; тамакка кошуу үчүн зыгыр уругу; алтын сироп; мелассадан жасалган сироп; кондитердик азыктар үчүн май, сүт кошуп жуурулган таттуу камыр; таттуулар; тамак-аш содасы [тамак-аш даярдоо үчүн бикарбонат натрийи]; тамак-ашка колдонуу үчүн угут; тамак-аш азыктарын консервалоо үчүн туз; тамак-аш тузу; сельдерей тузу; сорбет [балмуздак]; ветчинаны глазуурлоо үчүн курамдар; соя соусу; томат соусу; соустар [татымалдар]; жыттуу татымалдар; чалып көптүрүлгөн кам каймактар үчүн турукташтыргычтар; сушилер; тапиока; кулинардык максаттар үчүн кычкыл тартрат калийи; тамак-аш даярдоо үчүн кычкыл тартрат калийи; консерваланган огород чөптөрү [жыттуу кошулмалар]; уксус; сыра уксусу; камыр үчүн ферменттер; халва; нан; цикорий [кофенин алмаштыргычы]; чай; муз кошулган чай; чатни [татымал]; чоу-чоу [татымал]; шафран [жыттуу кошулмалар]; шоколад; тамак-аш угут экстракты; тамак-аш эссенциялары, эфир эссенцияларынан жана эфир майларынан башкалары.

(59) ак, кара, боз, саргыч боз, ачык саргыч боз, кызыл, кочкул кызыл, кызгылт, жашыл, ачык жашыл, кочкул жашыл, көгүлтүр, көк, кызгылт сары, кызгылт көк.

* * *

- (11) 15062
(15) 31.05.2018
(18) 16.06.2027
(21) 20170369.3
(22) 16.06.2017
(73) **Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ", Ереван (АМ)**
(54)



- (51) (57)
30 – ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносвязывающие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитер-

ские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; камень винный для кулинарных целей; камень винный для приготовления пищи; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты, в том числе, конфеты драже, конфеты шоколадные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; куркума пищевая; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; майонез; мальтоза; маринады; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука пищевая; мука пшеничная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; орех мускатный; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты мукомольного производства; прополис; пряники; пряности; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; сахар; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в

пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.

(59) белый, черный, серый, бежевый, светло-бежевый, красный, темно-красный, розовый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, голубой, синий, оранжевый, фиолетовый.

(11) 15063

(15) 31.05.2018

(18) 12.10.2027

(21) 20170608.3

(22) 12.10.2017

(73) **"Партнер Кей Джи" жабык акционердик коому, Бишкек (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

4 – антрацит; бензин; био отун; жыгачтан жасалган брикеттер; отун брикеттери; өнөр жай максаттары үчүн техникалык вазелин; тоо мому [озокерит]; жарык кылуу үчүн мом; өнөр жай максаттары үчүн мом; курлар үчүн мом; карнауб мому; аары мому; мом [чийки зат]; жарык берүү үчүн газ; мунай зат газы; газолин; отун газы; генератор газдары; тондурулган газдар [отун]; күйүүчү май; майлоочу графит; мотор отуну үчүн химиялык эмес кошулмалар; отундар; тутантуу үчүн оролгон кагаздар; майлоочу-муздатуучу суюктуктар;

техникалык балык майы; жүн майы ланолин; терини консервациялоо үчүн майлар; жарык берүү үчүн майлар; бут кийимди майлоо үчүн майлар; катуу майлар; техникалык майлар; керосин; кокс; лигроин; тутантуу үчүн жыгач тамызгылар; лыжа мазьдары; мазут; күйүүчү майлар; терини консервациялоо үчүн майлар; боёктор үчүн майлар; формалардан алып чыгууну жеңилдетүү үчүн майлар [курулуш]; таш же кыш дубалдарды алдын ала коргоо үчүн майлар; кездемелер үчүн майлар; майлоочу майлар; техникалык майлар; нымдоочу майлар; таш көмүр чайырынан алынган май; таш көмүр майы; техникалык касторка майы; өнөр жай максаттары үчүн сөөк майы; мотор майы; өнөр жай максаттары үчүн күн карама майы; өнөр жай максаттары үчүн кычы майы; майлоочу материалдар; нефта; мунай зат, анын ичинде иштелип чыгарылгандары; кичине чырак [шамдар]; олеин; парафин; чаңды кетирүү үчүн препараттар; күйүп жабышып калуунун алдын алуу максаттарында ашкана идиштерин иштеп чыгуу үчүн соя майынан алынган препараттар; курлардын жылмышып чыгып кетүүсүнө тоскоолдук кылуучу препараттар; көмүр чаңы [отун]; тамызгы; жыпар жыт чыгаруучу шамдар; жаңы жылдык балаты үчүн шамдар; жарык берүү үчүн шамдар; курал-жарак үчүн консистенттик майлагычтар; консистенттик майлагычтар; курлар үчүн консистенттик майлагычтар; карбюрацияланган күйүүчү аралашмалар; чаңды жутуп алуу үчүн курамдар; шыпыруу үчүн байланыштыргыч курамдар; чаңдар үчүн байланыштыргыч курамдар; спирт [отун]; метилрленген этил спирти; стеарин; бензол отуну; дизель отуну; жарык берүү үчүн отун; ксилол отуну; минералдык отун; мотор отуну; спирттин негизиндеги отун; мунай зат отуну; брикеттелген чым көң [отун]; чым көң [отун]; оттук таштын куусу; күрөң көмүр; жыгач көмүр [отун]; таш көмүр; брикеттелген таш көмүр; лам-

палар үчүн биликтер; шамдар үчүн биликтер; церезин; электр энергиясы; этанол [отун]; мунай зат эфири;

21 – тамак-аш даярдоо үчүн электрдик эмес автоклавдар; бөлмө аквариумдары; шараптар үчүн аэраторлор; тайпак идиштер; печенье үчүн банкалар; шамдарды жасоо үчүн банкалар; фарфордон жасалган кытайдын майда-барат буюмдары; табактар; кагаз табактар; жашылчалар үчүн табак-подностор; кичинекей табактар; бокалдар; бонбоньеркалар; шишелер; сыртында өрүлмөсү бар шишелер; фарфордон, керамикадан, фаянстан же айнектен жасалган бюсттар; вазалар; тамактануучу столго коюу үчүн вазалар; жемиштер үчүн вазалар; канаттуулар үчүн ванначалар; балдардын көчмө ванналары; вантуздар; электрдик эмес вафли бышыргычтар; муз салынуучу чакалар; швабраларды сыгуу үчүн чакалар; кездемеден жасалган чакалар; тиричиликтик электрдик эмес таажычалар; металл шиштер; сүлгүлөр үчүн шакектер жана арта салмалар түрүндөгү илгичтер; кийимдерди керүү үчүн илгичтер; щетка буюмдары үчүн кыл; щеткаларды жасоо үчүн аттын кылы; канаттуулар үчүн тор капастар; куйгучтар; килем күбүгүчтөр; фарфордон же айнектен жасалган көрнөктөр; шам өчүргүчтөр; электрдик тиш щеткалардын баштары; гүлдөр үчүн карапалар; түнкү карапалар; желим үчүн карапачалар; уксус же майлар үчүн чакан графиндер; графиндер; чач тарактар; жаныбарлар үчүн тарактар; чайнек жылыткычтар; булгаары терилер үчүн абразив губкалары; макияж үчүн губкалар; чарба максаттары үчүн губкалар; боёнуп-тазаланууда колдонулуучу губкалар; губка кармагычтар; тиш чукугучтарды салгычтар; самын салгычтар; кол аарчы карматкычтар; гүлдөр жана өсүмдүктөр үчүн карматкычтар [гүл композицияларындагы]; сакал алуу үчүн кыл калемдерди карматкычтар; даараткана кагазын карматкычтар; самын диспенсерлери; даараткана кагазынын диспенсерлери;

чиркейлерди жолотпоо үчүн электр тармагына кошулган диффузорлор; үтүктөөчү такталар; ашканада кесүү үчүн такталар; нан кесүү үчүн такталар; электрдик эмес ашкана туурагычтары; тиричилик дуршлагдары; тиричилик түтүн соргучтары; тиричилик же ашкана идиштери; ашкана идиштери; айнек идиштер [кычкылдар үчүн бөтөлкөлөр]; термообочолонтуучу идиштер; суусундуктар үчүн термообочолонтуучу идиштер; тамак-аш азыктары үчүн термообочолонтуучу идиштер; шар сымал айнек идиштер [сосуддар]; очоктор; мискейдин капкактары үчүн жылдыргычтар; тазалоо үчүн замша; тиш чукугучтар; керамикадан тиричилик буюмдары; майоликадан жасалган буюмдар; фарфордон, керамикадан, фаянстан же айнектен жасалган кооз буюмдар; щетка буюмдары; электрдик эмес ашкана туурагычтары; тазалоо үчүн кол менен башкарылуучу курал-жабдыктар; кабаре [суусундуктар үчүн подностор]; мискейлер; кашпо, кагаздардан башкалары; сакал алуу үчүн кыл калемдер; макияж үчүн кыл калемдер; үй жаныбарлары үчүн тор капастар; кактап бышыруу үчүн килемчелер; шараптар үчүн сузгулар; жылмалоо үчүн булгаарылар; электрдик эмес котницалар; айнек колбалар [идиштер]; өтүктөр үчүн калыптар [чоюу үчүн]; бут кийим калыптары [чоюу үчүн]; майлыктар үчүн шакектер; үй канаттуулары үчүн маркировкалоочу шакектер; куштар үчүн маркировкалоочу шакектер; акча чогулткучтар; чочко-акча чогулткучтар; нан үчүн тиричилик себеттер; тиричилик себеттери; кагаздар үчүн себеттер; акырлар; жаныбарлар үчүн акырлар; эртең мененки тамак үчүн кутулар; чай салынуучу кутулар; кир жуучу тепшилер; чопо казанчалар; жолго алынуучу казанчалар; казандар; электрдик эмес кофе кайнаткычтар; электрдик эмес кофе куйгучтар; кол менен кофе майдалагычтар; кремнезем [жарым-жартылай иштеп чыгарылган], курулушта колдонулуучуларынан баш-

калары; капкагы бар сыра кружкалары; келемиш кармагычтар; карапалар үчүн капкактар; бөлмө аквариумдары үчүн капкактар; май куйгучтар үчүн капкактар; идиш-аяк үчүн капкактар; сыр салгычтар үчүн капкактар; бут кийимди же кол каптарды бекитүү үчүн илмектер; көп жолу колдонулуучу муз кубиктери; кумуралар; жыпар жыт бергичтер үчүн түтөткүчтөр; суу куйгучтар; чымындар үчүн тузактар; курт-кумурскалар үчүн тузактар; балмуздактар үчүн кашыктар; аралаштыруу үчүн кашыктар [ашкана буюмдары]; куюштургуч кашыктар [ашкана буюмдары]; торт салуучу күрөкчөлөр; ашкана күрөкчөлөрү; үй жаныбарлары үчүн даараткана жаймалары; май салгычтар; щеткаларды жасоо үчүн материалдар; жаркыратуу үчүн материалдар, дары-дармектерден, кагаздардан жана таштан башкалары; столдорго маталар, кагаз же текстилдиктен башкалары; кесме жасоо үчүн машинкалар [кол менен иштетилүүчү курал-жабдыктар]; түйдөкчөлөрдү алуу үчүн электрдик же электрдик эмес машиналар; жылтыратуу үчүн тиричиликтик электрдик эмес машиналар жана түзүлүштөр; кара мурч үчүн кол тегирмендер; тиричиликтик кол тегирмендер; канаттардан жасалган чаң сүрткүчтөр; шыпыргылар; изотермикалык каптар; кондитер каптары; чоң чуңкур табактар [чөйчөктөр]; айнек мозаикалар, курулушта колдонулуучуларынан башкалары; ашкана идиштерин тазалоо үчүн металл сүрткүчтөр; самын салгычтар; чычкан кармагыч тузактар; ашкана идишинин топтомдору; суу куйгучтардын алмаштырма кийгизме бөлүктөрү; ичине куюу үчүн алмаштырылуучу кийгизмелер; сугаруу үчүн шлангдарга кийгизмелер; идиш-аяк топтомдору бар пикник үчүн несессерлер; боёнуу-тазалануу буюмдары үчүн несессерлер; тиш жиптери; айнек буласынан жиптер, текстилдиктерден башкалар; бисквит кесүү үчүн бычактар [ашкана буюмдары]; камыр кесүү үчүн бычактар; чачы-

раткычтар; гүлдөр жана өсүмдүктөр үчүн чачыраткычтар; пахта-кагаз таштандылары; жыйнап-тазалоо үчүн жүн калдыктары; жыйнап-тазалоо үчүн зыгырды тароодон калган калдыктар; тамак-аш азыктары жана суусундуктар үчүн муздатуучу баштыкчалар; тамак жей турган таякчалар [ашкана буюмдары]; коктейлдер үчүн таякчалар; электрдик эмес бууга бышыргычтар; калемпир салгычтар; барбекю үчүн кол каптар; үй чарбачылыгы үчүн кол каптар; автоунааны жууш үчүн кол каптар; жылтыратуу үчүн кол каптар; бакча-огород иштери үчүн кол каптар; кичинекей сок билектер; сүт кайнаткан учурда колдонулуучу кароолчу пластиналар; түпкүчтөр; тиричилик подностору; тиричилик кагаз подностор; тегеретиле турган подностор [ашкана буюмдары]; наристелерди тамактандыруу үчүн упчусу бар бөтөлкөлөрдү электрдик эмес жылыткычтар; шам салгычтар; табактардын алдына койгучтар [тамак-аш идиштери]; графиндер үчүн алдына койгучтар, кагаз жана текстилдиктерден башкалары; грилдер үчүн алдына койгучтар; менюнун алдына койгучтар; столду сервировкалоо үчүн бычактардын алдына койгучтар; үтүктөрдүн алдына койгучтар; жумурткалар үчүн алдына койгучтар; ашкананын абразив жаздыктары; тазалоо үчүн жаздыкчалар; суу ичиргичтер; сервировкалоо чөмүчтөрү; кооздуктар үчүн айнек күкүмү; чопо идиш-аяктар; кайнатуу үчүн идиштер; тамакты жылуулук менен иштетип чыгуу үчүн идиш-аяктар; боёлгон айнектен жасалган идиш-аяктар; ашкана идиш-аяктары, бычактар, айрылар жана кашыктардан башкалары; фарфор идиштер; фаянс идиш-аяктар; хрусталь [айнек] идиш-аяктар; косметика үчүн үй идиш-аяктарынын буюмдары; боёнуп-тазалануу үчүн үй идиш-аяктарынын буюмдары; шым үтүктөөчү пресстер; тортиллаларды даярдоо үчүн электрдик эмес пресстер [ашкана буюмдары]; жекече жыт кетируүүчү алеттер; өсүмдүк

майы жана уксус үчүн алеттер; макияжды кетируүү үчүн алеттер; татымалдар үчүн алеттер; мом менен сүргүлөө үчүн электрдик эмес түзүлүштөр; бөтөлкөлөрдү ачуу үчүн электрдик жана электрдик эмес түзүлүштөр; кол каптарды чоюу үчүн түзүлүштөр; өтүктөрдү чечүү үчүн түзүлүштөр; күкүмдөрдү чогултуу үчүн түзүлүштөр; галстуктардын формаларын сактоо үчүн түзүлүштөр; кармагычтар; кыпчыткычтар; айнек тыгындар; упа кутусу; атырлар үчүн пульверизаторлор; упа сыйпагыч жумшак тыбыттар; электрдик эмес чаң кармап калгычтар; бутгун манжаларына педикюр үчүн бөлгүчтөр; тарактар; электр тарактары; рашперлер [ашкана буюмдары]; электер [тиричилик үчүн]; ичүү үчүн мүйүздөр; шам сайгычтары; шыпыргылар үчүн кармагычтар; салат салгыч; ашкана алеттеринин алдына коюлуучу кол аарчылар, кагаз же текстилдиктерден башкалары; кумшекер салгыч; электрдик эмес чалгычтар; жумуртка үчүн электрдик эмес тиричилик сепараторлору; кофе ичүү үчүн сервиздер [тамак-аш идиш-аягы]; ликер ичүүчү сервиздер; сервиздер [тамак-аш идиш-аягы]; чай ичүүчү сервиздер [тамак-аш идиш-аягы]; электер [тиричилик буюмдары]; күл үчүн электер [тиричилик буюмдары]; чай үчүн элекчелер; шарапты татып көрүү үчүн сифондор [пипеткалар]; газдалган суу үчүн сифондор; полдорду тазалоо үчүн металл кыргычтар; кыргычтар; тиричилик электрдик эмес аралаштыргычтар; тиричилик калактары; тиричилик электрдик эмес шире сыккычтар; суусундуктарды татып көрүү үчүн түтүктөр; туз салгычтар; ичүү үчүн идиштер; музду жана муз кошулган суусундуктарды даярдоо үчүн металл идиштер; муздатуучу идиштер; алмурут формасындагы кулиардык чачкычтар; кагаз же пластмасса стакандар; суусундуктар үчүн стакандар; стакандар [идиштер]; фарфордон, керамикадан, фаянстан же айнектен жасалган статуялар; фарфордон, керамикадан, чоподон же айнектен

жасалган статуеткалар; унаа каражаттарынын терезелери үчүн айнектер [жарым фабрикаттар]; айнек кебез, обочолонтуу үчүн колдонулгандан башкалары; айнек булалары, обочолонтуу үчүн же текстиль катары колдонулгандарынан башкалары; кварцтуу тунук текстиль эмес айнек булалары; баракталып жасалган айнектер [иштетилбеген]; күнүрт жылтырабаган айнек; иштетилбеген же жарым-жартылай иштетилген айнек, курулуш айнектеринен башкалары; опал түстүү айнек; ичине жука электр зымдары киргизилген айнек; эмаль айнек, курулуш үчүн эмес; ашкана сокулары; электрдик эмес алып жүрүүчү муздаткыч-баштыктар; сорпо куйгучтар; кийимдерди кургаткычтар; дагаралар [идиштер]; тарелкалар; бир жолу пайдаланылуучу тарелкалар; ашкана сүргүчтөрү; өсүмдүктөрдү бөлмө шарттарында өстүрүү үчүн террариумдар; бөлмө террариумдары [виварийлер]; полдорду жуу үчүн чүпүрөк; жылмалоо үчүн чүпүрөктөр; жыйнаптазалоо үчүн чүпүрөктөр; чан сүртүү үчүн чүпүрөктөр; эмеректерден чанды сүртүү үчүн чүпүрөктөр; урналар; аэрозоль түзүлүштөрү, медициналыктарынан башкалары; бут кийимдерин сүртүү үчүн электрдик эмес түзүлүштөр; ооз көңдөйүн суулоо үчүн түзүлүштөр; курт-кумурскаларды кызыктырып жана жок кылуу үчүн электр түзүлүштөрү; сугаруучу түзүлүштөр; тиричилик буюмдары; ашкана буюмдары; тамакаш жасоо үчүн электрдик эмес ашкана буюмдары; кофе үчүн электрдик эмес чыпкалар; флакондор; чөнтөк флягалары; спорттук флягалар; жаап бышыруу үчүн формалар; муз салуу үчүн формалар; кулинар формалары; формалар [ашкана буюмдары]; электрдик эмес фритюрницалар; тарактар үчүн футлярлар; нан салгычтар; чымын чапкычтар; чай демдөөчү чайнектер; чынылар; сарымсак сыккычтар [ашкана буюмдары]; кийим үтүктөөчү такталар үчүн каптамалар; чай демдөө үчүн шариктер; чай демдөө үчүн шариктер; шваб-

ралар; сыкма швабралар; коктейл шейкерлер; косметикалык шпателдер; электрдик жана электрдик эмес штопорлор; жаныбар кылдары [шеткалар жана кыл калемдер]; шетка жасоо үчүн чочконун кылы; шеткалар; идиш-аякты жууш үчүн шеткалар; лыжаларды сүрүү үчүн шеткалар; лампа айнектерин тазалоо үчүн шеткалар; аттарды тазалоо үчүн шеткалар; катуу шеткалар; тиш шеткалары; электрдик тиш шеткалары; ашкана шеткалары; килемдер үчүн механикалык шеткалар; бут кийим шеткалары; пол тазалоочу шеткалар; даараткана шеткалары; электр шеткалары, машиналардын тетиктеринен башкалары; тырмактар үчүн шеткалар; кирпичтер үчүн шеткалар; жаңгактарды чагуу үчүн кыпчуурлар; муз үчүн кыпчуурлар; салат үчүн кыпчуурлар; кант үчүн кыпчуурлар; декантерлер үчүн этикеткалар; күрп тооктор үчүн алдына кошо салма жасалма жумурткалар; кагаз кол аарчыларды берип туруу үчүн үкөктөр; таштандылар үчүн үкөктөр; өсүмдүктөр үчүн үкөктөр; айнек үкөктөр;

24 – байка [кездеме]; текстиль же пластик баннерлер; баркыт; үй чарбачылыгы үчүн шейшептер; оюулар салынган болотнайдан шейшептер; сууга түшүү үчүн ич кийимдер [кийим-кечектерден башкалары]; төшөк шейшептери; дасторкон-майлыктар, кагазтан жасалгандарынан башкалары; бортовка; бумазейлер; уктоо үчүн каптар үчүн ичине салынмалар; кийиз; газ [кездеме]; дамаск [камчатка кездемелери]; джерси [кездеме]; столдор үчүн текстиль килемчелери; дрогет [сүрөтү бар кездеме]; душ үчүн текстиль же пластмасса пардалар; текстиль же пластмасса пардалар; тор пардалар; зефир [кездеме]; сайма саюу же токуу үчүн канва; кисея; жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн конверттер; крепон; креп [кездеме]; эмеректерди каптоо үчүн текстиль материалдар; текстиль буюмдары үчүн материалдар; чыпкалоо үчүн текстиль материалдар; дубалдар үчүн драпировка-

лоочу текстиль материалдар; токулбаган текстиль материалдар; пластмасса материалдар [кездемелерди алмаштыргычтар]; текстиль материалдар; столдорго текстилдик маталар; уктоо үчүн каптар; ымыркайлар үчүн уктоочу каптар; молескин [кездеме]; жаздык каптар; матрастын тыштары; жууркандар; уй жаныбарлары үчүн жууркандар; парча; ымыркайлар үчүн кездеме лаяктар; токума материалдардан жасалган жүз аарчылар; жолго алынуучу пледдер; текстиль алдыга салгычтар; текстилден шляпалар үчүн ичине төшөмө; төшөмө [кездеме]; пардалар үчүн текстиль карматкычтар; төшөк жапкычтар; кагаз төшөк жапкычтар; эмеректер үчүн пластмасса жабуулар; текстиль сүлгүлөр; болотнай; кендир буласынан жасалган болотнай; резина кошулган болотнай [кеңсе максаттары үчүн колдонулгандарынан башкалары]; баскыч машиналар үчүн текстиль болотнай; калың пардалар [пардалар]; шейшептер; мамык олпоктор [мамык жууркандар]; денени жууш үчүн мээлейлер; кепиндер; айнек идиштерди сүртүү үчүн кол аарчылар [сүлгүлөр]; гримди алып таштоо үчүн текстиль кол аарчылар; косметикалык текстиль кол аарчылар; алеттердин алдына текстиль кол аарчылары; ашкананын текстиль кол аарчылары; желимчилерге каршы торлор; чыт; дасторкондор, кагаздарынан башкалары; клеенка дасторкондор; бильярд ноотусу; тафта [кездеме]; тик [матрац болотнайы]; тик [зыгыр кездемеси]; кездемелер; шейшеп кездемелер; аэростаттар үчүн газ өтпөй турган кездемелер; жут кездемелер; бут кийим үчүн кездемелер; рами буласынан жасалган кездемелер; дроктон жасалган кездемелер; жасалма жибектен жасалган кездемелер; айнек буласынан жасалган текстиль кездемелер; жаныбарлардын терисине окшош кездемелер; жогорку температурада жабыша турган жабышкак кездемелер; зыгырдан кездемелер; эмерек үчүн каптоочу кездемелер; кендир кездемелер; бут кийим

үчүн ичтик кездемелер; чачы жасоочу кездемелер; гүлдүү чыт кездемелер; сайма саюу үчүн бедерлери менен кездемелер; трикотаж кездемелер; пахтадан жасалган кездемелер; типография шаблондору үчүн жибек кездемелер; жүндөн жасалган кездемелер; чоюлчаак кездемелер; кылдуу кездемелер [таар]; сырларды ороп коюу үчүн пахтадан жасалган кездемелер; "марабу" жибек кездемеси; тор; текстиль же пластик желектер; фланель; боз кендир [кездеме]; диван жаздыктары үчүн каптамалар; даараткана капкактары үчүн кездеме каптамалар; эмерек үчүн каптамалар; жаздык каптамалар; шевиот [кездеме]; жибек [кездеме]; текстиль материалдарынан жасалган этикеткалар;

29 – айвар [консерваланган калемпир]; тамакка салуу үчүн даярдалган жыгач сымал алоз; куливардык максаттар үчүн альгинаттар; тирүү эмес анчоустар; иштетилген жер жаңгак; консерваланган артишоктор; куливардык максаттар үчүн белоктор; жумуртканын агы; консерваланган буурчактар; тамакка салуу үчүн консерваланган соя буурчактары; ынак сорполор; имбирь вареньеси; ветчина; тамак-аш майларынан даярдоо үчүн май заттар; куурулган деңиз балырлары; канаттуулардын желе турган уялары; консерваланган буурчак; консерваланган козу карындар; гуакамоле [авокадо пюреси]; илбээсин; желатин; эт желеси; тамак-аш желеси; жемиштерден жасалган желе; жумуртканын сарысы; кокос майы; тамак-аш сөөк майы; тамак-аш чочко майы; тамак-аш жаныбар майлары; тамак-аш майлары; жемиштердин негизиндеги жеңил ысылыктар; сүттү алмаштыргычтар; колбаса азыктары; мейиз; икра; баклажан икрасы; кабачок икрасы; балыктардын иштетилген икрасы; йогурт; кальби [корей тамагы - грилде бышкан эт]; туздалган капуста; кефир [сүт суусундугу]; кимчи [ферменттелген жашылчалардан жасалган тамак]; балыктардан алынган тамак-аш желими;

клеммдер [тирүү эмес]; картошка клецкалары; сүт коктейлдери; кан камтылган колбаса; пияз шакекчелери; иштетилген жемиштерден композициялар; компоттор (кайнатылган жемиштерден десерт); эт консервалары; жашылча консервалары; балык консервалары; жемиш консервалары; ынак сорпо концентраттары; корн-догдор; корнишондор; тирүү эмес креветкалар; тирүү эмес араача креветкалар; жуулган майлуу крем; крокеттер; жибек токуучу көпөлөктөрдүн тамакка колдонула турган куурчакчалары; иштетилген кант жүгөрүсү; кымыз [сүт суусундугу]; тирүү эмес лангусттар; кулинардык максаттар үчүн лецитин; тирүү эмес лосось; консерваланган пияз; маргарин; мармелад, кондитердик азыктардан башкалары; тамак-аш майлары; жер жаңгак майы; тамак-аш какао майы; тамак-аш суюк кокос майы; коюу кокос майы; тамак-аш жүгөрү майы; тамак-аш кунжут майы; кулинардык максаттардагы зыгыр майы; биринчи кургак сыкмадан зайтун майы; зайтун тамак-аш майы; пальма тамак-аш майы; пальма ядролук тамак-аш майы; күн карама тамак-аш майы; рапс тамак-аш майы; жуулган ак май; тамак-аш соя майы; тирүү эмес мидиялар; жанчылган бадам; тамак-ашка колдонулуучу чучуктар; тирүү эмес моллюсктар; сүт; жер жаңгак сүтү; кулинардык максаттар үчүн жер жаңгак сүтү; кокос сүтү; кулинардык максаттар үчүн кокос сүтү; бадам сүтү; кулинардык максаттар үчүн бадам сүтү; сулу сүтү; күрүч сүтү; кулинардык максаттар үчүн күрүч сүтү; коюу сүт; соя сүтү; белогу абдан жогору камтылган сүт; кургак сүт; тамак-ашка колдонуу үчүн балык уну; жашылча мусстары; балык мусстары; жемиш эти; эт; консерваланган эт; лиофилизирленген эт; сүтү көбүрөөк болгон сүттүү суусундуктар; жер жаңгак сүтүнүн негизиндеги суусундуктар; кокос сүтүнүн негизиндеги суусундуктар; бадам сүтүнүн негизиндеги суусундуктар; тирүү эмес желе турган курт-

кумурскалар; табигый же жасалма колбаса алкактары; консерваланган жашылчалар; лиофилизирленген жашылчалар; жылуулук менен иштетилген жашылчалар; кургатылган жашылчалар; картошка куймактары; консерваланган зайтундар; тирүү эмес омарлар; жыпар жыттуу жаңгак; кант кошулган жаңгак; кургатылган кокос жаңгактары; иштетилген жаңгактар; томат пастасы; боордон жасалган паштеттер; кулинардык максаттар үчүн пектиндер; боор; пикулилер; кант сиробунда кайнатылган мөмөлөр же жемиштер; жумуртка күкүмү; сүт азыктары; тамак-аш балык азыктары; простокваша; простокваша [ириген сүт]; тирүү эмес үй канаттуусу; тамактануу үчүн даярдалган өсүмдүктөр чаңчалары; клюква пюреси; алма пюреси; тирүү эмес рактар; тирүү эмес рак сымалдар; консерваланган балык; тирүү эмес балык; туздалган балык; ряженка [сүт кычкылдуу ачытылган быктырып бышырылган сүт]; жашылча салаттары; жемиш салаттар; сало; тирүү эмес сардиналар; чочко эти; тирүү эмес сельдь; иштетилген үрөндөр; иштетилген күн карама үрөндөрү; чалып көптүрүлгөн кам каймактар; кам каймактар [сүт азыктары]; өсүмдүк кам каймактары; бутерброддор үчүн майлуу аралашмалар; каймак [уютулган кам каймактар]; тамак бышыруу үчүн жашылча ширелери; кулинардык максаттар үчүн лимон ширеси; тамак-аш даярдоо үчүн томат ширеси; туздап сүрсүтүлгөн эт; сосискалар; кытырак нандардагы сосискалар; хотдогдор үчүн сосискалар; ынак сорполорду даярдоо үчүн курамдар; сорполорду даярдоо үчүн курамдар; жаңгактын негизиндеги спреддер; субпродукттар; сорполор; жашылча сорполору; сүттүн сары суусу; сырлар; тахини [кунжут уруктарынан жасалган паста]; соя быштагы; тирүү эмес трепангдар; консерваланган трюфельдер; тирүү эмес тунец; тирүү эмес устрицалар фалафель; кулинардык максаттар үчүн сүт ферменттери; жумур ферменттери; ба-

лыктардын филеси; курмалар; глазуранган жемиштер; тоңдурулган жемиштер; консерваланган жемиштер; спиртте консерваланган жемиштер; жылуулук менен иштетилген жемиштер; иштетилген фундук; куурулган картофелдин жардырылган актары; хумус [түрк буурчагынан жасалган паста]; жемиштин күкүмдөлгөн кабыгы; төмөнкү колориялуу картошка чипстери; жемиш чипстери; алкогольсуз этног; балырлардын тамак-аш маңыздары; эттүү маңыздар; эскамолес [кумурскалардын желе турган жумурткалары]; консерваланган жемиштер; жумурткалар; үлүлдөрдүн жумурткалары; якиторийлер;

30 – жыпар жыттар; кулинардык максаттар үчүн ванил жыпар жыттары; кондитер азыктары үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; суусундуктар үчүн жыпар жыттар, эфир майларынан башкалары; кофе жыпар жыттары; тамак-аш жыпар жыттар, эфир майларынан тышкары; бадьян; баоцзы [кытай пирожкилери]; дандардан жасалган батончиктер; белоктору абдан жогору болгон дандуу батончиктер; куймактар; макарон негизги ингредиент болгон лиофилизирленген тамактар; күрүч негизги ингредиент болгон лиофилизирленген тамактар; кесмеден жасалган тамактар; бриоштор; бөлкөлөр; желе турган күрүч кагазы; желе турган кагаз; буррито; ванилин [ванилди алмаштыргыч]; варениктер [ичине фарш салынган камырдан тоголоктор]; вафлилер; вермишель; табигый таттууланткыч заттар; колбаса азыктары үчүн байланыштыруучу заттар; балмуздак үчүн байланыштыргыч заттар; тамак даярдоо үчүн деңиз суусу; балырлар [татымал]; угут галеталары; чеге гүл татымалы [жыттуу татымал]; жалтырак глазулар; май сүт кошуп жуурулган таттуу камырдан жасалган азыктар үчүн глазурь; кулинардык максаттар үчүн глюкоза; горчица; кулинардык максаттар үчүн глютен кошулмалары; ачыткылар; уюткулар; күрүчтүн негизинен жасалган жеңил ысылыктар; нан дандарынын негизиндеги ысылыктар; кофени алмаштыргычтар; өсүмдүктөн кофени алмаштыргычтар; салаттар үчүн кошулмалар; [кондитердик] жемиш желе азыктары; тортторду кооздоо үчүн таттуу азыктар; жаңы жылдык балатыларды кооздоо үчүн кондитер азыктары; таттуу камырдан жасалган кондитер азыктары, көпчүлүк учурларда салынмасы менен; ундан жасалган кондитер азыктары; жер жаңгактын негизиндеги кондитер азыктары; бадамдын негизиндеги кондитер азыктары; макарон азыктары; имбирь [жыттуу татымал]; тоңдурулган йогурт [балмуздак]; какао; кулинардык максаттар үчүн шарап ташы; каперстер; карамель [момпосуйлар]; карри [татымал]; кетчуп [соус]; кимбап [күрүчтүн негизиндеги корей тамагы]; киш; тамак-аш клейковинасы; ундун негизиндеги клецкалар; сүттүү конфитюр; корица [жыттуу татымалдар]; иштетилбеген кофе; тамак-аш крахмалы; кречерлер; кайнатма крем; жүгөрү даны; буудай акшагы; тамак-аш акшактары; муз кубитери; жанчылган жүгөрү; куурулган жүгөрү; эт менен жасалган кулебякалар; куркума; кускус [акталган дандар]; кесме; муздатуу үчүн муз; набаттар; табигый же жасалма муз; тамак-аш музу; күрүч нандары; майонез; макарон [бадам печеньеси]; макарондор; мальтоза; мамалыга; ачуу татымалы менен тууралган жашылчалардан жасалган маринад [пикалили]; марципан; бал; аарылардын энелик сүтү; балмуздак; буурчак уну; тапиока уну; картошка уну; жаңгак уну; жүгөрү уну; тамак-аш уну; буудай уну; соя уну; десерт мусттары [кондитер азыктары]; шоколад мусттары; мюсли; кондитер азыктары үчүн жалбыз; какао-сүттүү суусундуктар; кофе-сүттүү суусундуктар; кофе суусундуктары; какаонун негизиндеги суусундуктар; ромашканын негизиндеги суусундуктар; чай суусундуктары; шоколад-сүттүү суусундуктар; шоколад суусундуктары; дары эмес тундур-

малар; талкаланган сулу; тазаланган сулу; окономияки [өткүр даамдуу япон куймагы]; онигири [күрүч тоголоктору]; шоколадагы жаңгактар; мускат жаңгагы; кызыл мыя таякчалары [кондитердик азыктар]; соя пастасы [татымал]; пастилкалар [кондитердик азыктар]; патока; камырга салып кактап бышырылган паштет; пельмендер [эт менен фаршталган камырдан тоголоктор]; калемпир; жыттуу калемпир; баш калемпир [атайын кошулмалар]; песто [соус]; печенье; кургак печенье; пибимпаб [жашылчалар жана уй эти менен аралаштырылган күрүч]; пирогдор; пицца; эттүү чыктар; помадкалар [кондитердик азыктар]; попкорн; балмуздак үчүн күкүмдөр; нан бышыруу үчүн күкүмдөр; горчичник күкүмдөрү; пралине; татымалдар; этти үй шартында жумшартуу үчүн продукттар; дан азыктары; ун тартуу өндүрүшүнүн азыктары; сулунун негизиндеги азыктар; прополис; пряниктер; таттуулар; птифурлар [пирожныйлар]; пудингдер [запеканкалар]; күрүч пудинги; жемиштер пюреси [соустар]; кондитердик азыктар үчүн пудра; равиолдор; рамэн [кесменин негизиндеги япон тамагы]; сагыздар; релиш [татымал]; күрүч; тез даярдалуучу күрүч; тамакка пайдалануу үчүн буудай өнүмдөрү; жазгы рулет; саго; кумшекер; пальма кумшекери; кунжут уругу [татымалдар]; кулинарудук максаттар үчүн зыгыр уругу [татымалдар]; татымалдар катары пайдаланылуучу иштетилген уруктар; анис уругу; агав сиробу [табигый таттууланткыч]; алтын сироп; таттуулар; окономияки үчүн камыр аралашмасы [өткүр даамдуу япон куймактары]; тамак-аш содасы [тамак-аш даярдоо үчүн бикарбонат натрийи]; тамакка кошуу үчүн угут; тамак-аш азыктарын консервалоо үчүн туз; тамак-аш тузу; сельдерей тузу; сорбет [балмуздак]; ветчина ны глазуурлоо үчүн курамдар; соя соусу; томат соусу; паста үчүн соустар; соустар [татымалдар]; спагетти; татымалдар; шоколаддын негизиндеги спреддер;

дер; жаңгагы менен шоколад спреддери; чалып көптүрүлгөн кам каймактар үчүн турукташтыргычтар; кытырак нандар; майдаланган кытырак нандар; сушилер; сэндвичтер; табуле; такос; тапиока; тарттар; даяр камыр; кондитердик азыктар үчүн камыр; бадам камыры; кулинарудук максаттар үчүн күрүч камыры; кондитердик азыктар үчүн май кошуп жуурулган таттуу камыр; тортилалар; консерваланган огород чөптөрү [жыттуу кошулмалар]; торттор үчүн шоколад кооздогучтар; уксус; сыра уксусу; камыр үчүн ферменттер; халва; нан; ачытылбаган камырдан жасалган нан; көптүрүп жардырылган жүгөрү; көптүрүп жардырылган сулулар; көптүрүп жардырылган дандар [дан азыктары]; хот-догдор; чай алмаштыргыч катары колдонулуучу гүлдөр же жалбырактар; цзяоцзы [кытай пельмендери]; цикорий [кофени алмаштыргычтар]; чай; муз менен чай; чатни [татымал]; майдаланган сарымсак [татымал]; чизбургерлер [сэндвичтер]; чоу-чоу [татымал]; шафран [жыттуу кошулмалар]; шоколад; тамак-аш угуттуу маңызы; тамак-аш эссенциялары, эфир эссенцияларынан жана эфир майларынан башкалары; тазаланган арпа;

32 – алкогольсуз аперитивдер; литий суусу; сельтера суусу; сода суусу; газдалган суу; минералдык суу [суусундук]; ашкана суу; квас [алкоголсуз ичимдиктер]; алкогольсуз коктейлдер; сыраннын негизиндеги коктейл суулар; лимонаддар; алкогольсуз суусундуктар; изотоникалык суусундуктар; күрүчтүн негизиндеги суусундуктар, сүттү алмаштыргычтан башка; соянын негизиндеги суусундуктар сүттү алмаштыргычтан башка; алоэ вера негизиндеги алкогольсуз суусундуктар; сүттүн сары суусунун негизиндеги суусундуктар; протеин менен байытылган спорттук суусундуктар; алкогольсуз сергитүүчү суусундуктар; кофенин даамы менен алкогольсуз суусундуктар; чайдын даамы менен алкогольсуз суусундуктар; алкогольсуз жемиш суусундуктары; алкоголь-

суз эти менен жемиш нектарлары; оршад; сыра; имбирь сырасы; угут сырасы; газдалган суусундуктарды даярдоо үчүн күлмайдалар; сассапариль [алкоголсуз суусундук]; лимонаддар үчүн суусундуктар; суусундуктар үчүн сироптор; смузи [жемиш же жашылча аралашмаларынан суусундуктар]; жашылча ширелери [суусундуктар]; жемиш ширелери; алкогольсуз алма ширеси; томат ширеси [суусундук]; газдалган сууну даярдоо үчүн курамдар; ликерлорду даярдоо үчүн курамдар; минералдык сууну даярдоо үчүн курамдар; суусундуктарды даярдоо үчүн курамдар; ширелер; ферменттелбеген жүзүм ширеси; сыра ширеси; угут ширеси; газдалган суусундуктарды даярдоо үчүн таблеткалар; шербет [ичимдик]; алкогольсуз жемиш экстракттары; сыра даярдоо үчүн кулак экстракттары; ичимдиктерди даярдоо үчүн эссенциялар.

(59) кызыл, кочкул көк.

* * *

(11) 15063

(15) 31.05.2018

(18) 12.10.2027

(21) 20170608.3

(22) 12.10.2017

(73) **Закрытое акционерное общество
"Партнер Кей Джи", Бишкек (KG)**

(54)

(51) (57)

4 – антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск горный [озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск пчелиный; воск [сырье]; газ для освещения; газ нефтяной;

газолин; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир рыбий технический; жир шерстный, ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для освещения; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; лигроин; лучины древесные для разжигания; мази лыжные; мазут; масла горючие; масла для консервации кожи; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм [строительство]; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла увлажняющие; масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; материалы смазочные; нефтя; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; пыль угольная [топливо]; растопка; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый, метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на основе спирта; топливо нефтяное; торф брике-

тированный [топливо]; торф [топливо]; трут; уголь бурый; уголь древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; эфир петролейный;

21 – автоклавы для приготовления пищи неэлектрические; аквариумы комнатные; аэраторы для вина; бадьи; банки для печенья; баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда бумажные; блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутылки; бутылки оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ванночки для птиц; ванны детские переносные; вантузы; вафельницы неэлектрические; ведра для льда; ведра для отжима швабр; ведра из тканей; венчики бытовые неэлектрические; вертела металлические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; вешалки для растягивания для одежды; волос для щеточных изделий; волос конский для изготовления щеток; вольеры для птиц; воронки; выбивалки для ковров; вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей; головки для электрических зубных щеток; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики для уксуса или масла; графины; гребни для волос; гребни для животных; грелки для чайников; губки абразивные для кожи; губки для макияжа; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; держатели для губок; держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели для цветов и растений [в цветочных композициях]; держатели кисточек для бритья; держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги; диффузоры для отпугивания комаров, подключаемые к электросети; доски гладильные; доски для резки кухонные;

доски для резки хлеба; дробилки кухонные неэлектрические; дуршлаги бытовые; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутылки для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; жаровни; задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, керамики, фаянса или стекла художественные; изделия щеточные; измельчители кухонные неэлектрические; инструменты с ручным управлением для чистки; кабаре [подносы для напитков]; кастрюли; кашпо, за исключением бумажных; кисточки для бритья; кисточки для макияжа; клетки для домашних животных; коврики для выпечки; ковши для вина; кожа для полирования; кокотницы неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды]; колодки для сапог [для растяжки]; колодки обувные [для растяжки]; кольца для салфеток; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; копилки; копилки-свиньи; корзинки для хлеба бытовые; корзины бытовые; корзины для бумаги; кормушки; кормушки для животных; коробки для завтрака; коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки походные; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки ручные; кремнезем [частично обработанный], за исключением используемого для строительных целей; кружки пивные с крышкой; крысоловки; крышки для горшков; крышки для комнатных аквариумов; крышки для масленок; крышки для посуды; крышки для сырниц; крючки для застегивания обуви или перчаток; кубики льда многоразовые; кувшины; курильницы для благовоний; лейки; ловушки

для мух; ловушки для насекомых; ложки для мороженого; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливательные [кухонная утварь]; лопатки для тортов; лопатки кухонные; лотки туалетные для домашних животных; масленки; материалы для изготовления щеток; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; маты на стол, за исключением бумажных или текстильных; машинки для изготовления лапши [ручные инструменты]; машинки для снятия катышков электрические или неэлектрические; машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца ручные; мельницы ручные бытовые; метелки перьевые; метлы; мешки изотермические; мешочки кондитерские; миски [чаши]; мозаики стеклянные, за исключением строительных; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для наливания; насадки шлангов для орошения; несессеры для пикников с набором посуды; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; нити из стекловолокна, за исключением текстильных; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; палочки для еды [принадлежности кухонные]; палочки для коктейлей; пароварки неэлектрические; перечницы; перчатки для барбекю; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; пестики кухонные; пластины-сторожа, используемые при кипячении молока; поддоны; подносы бытовые; подносы бытовые бумажные;

подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; подставки для грилей; подставки для меню; подставки для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подставки для яиц; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; поилки; половники сервировочные; порошок стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки; посуда для тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; прессы для приготовления тортилий неэлектрические [кухонная утварь]; приборы дезодорирующие индивидуальные; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для снятия макияжа; приборы для специй; приспособления для натирания воском неэлектрические; приспособления для открывания бутылок, электрические и неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток; приспособления для снятия сапог; приспособления для собирания крошек; приспособления для сохранения формы галстуков; прихватки; прищепки; пробки стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители неэлектрические; разделители для пальцев ног для педикюра; расчески; расчески электрические; расперы [кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога для питья; розетки подсвечников; ручки для метел; салатницы; салфетки под столовые приборы, за исключением бумажных или текстильных; сахарницы; сбивалки неэлектрические; сепара-

торы для яиц бытовые неэлектрические; сервизы кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы [столовая посуда]; сервизы чайные [столовая посуда]; сита [бытовая утварь]; сита для золы [бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны для взятия пробы вина [пипетки]; сифоны для газированной воды; скребки для чистки полов металлические; скребницы; смешиватели бытовые неэлектрические; совки бытовые; соковыжималки бытовые неэлектрические; соломинки для дегустации напитков; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; спринцовка кулинарная грушевидной формы; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы для напитков; стаканы [емкости]; статуи из фарфора, керамики, фаянса или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, глины или стекла; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; стекловата, за исключением используемой для изоляции; стекловолокно, за исключением используемого для изоляции или как текстиль; стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного; стекло опаловое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для строительства; ступки кухонные; сумки-холодильники переносные неэлектрические; супницы; сушилки для белья; тазы [емкости]; тарелки; тарелки одноразовые; терки кухонные; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; тряпки для мытья полов; тряпки для полировки; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; урны; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; устройства

для натирания обуви неэлектрические; устройства для орошения ротовой полости; устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические; устройства оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; фильтры для кофе неэлектрические; флаконы; флаги карманные; флаги спортивные; формы для выпечки; формы для льда; формы кулинарные; формы [кухонная утварь]; фритюрницы неэлектрические; футляры для расчесок; хлебницы; хлопущики для мух; чайники заварочные; чашки; чесноковыжималки [кухонная утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики для заварки чая; шары стеклянные; швабры; швабры отжимные; шейкеры коктейльные; шпатели косметические; штопоры, электрические и неэлектрические; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щетки; щетки для мытья посуды; щётки для натирания лыж; щетки для чистки ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки кухонные; щетки механические для ковров; щетки обувные; щетки половые; щетки туалетные; щетки электрические, за исключением деталей машин; щеточки для ногтей; щеточки для ресниц; щипцы для колки орехов; щипцы для льда; щипцы для салата; щипцы для сахара; этикетки для декантеров; яйца подкладные для несущих искусственные; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики для растений; ящики стеклянные;

24 – байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортовка; бумазая; вкладыши для спальных мешков; войлок; газ

[ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов текстильные; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; крепон; креп [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрации текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; наволочки; наматрасники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; поддонники текстильные; подкладка для шляп текстильная; подкладка [ткань]; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное [за исключением используемого для канцелярских целей]; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти, за исключением бумажных; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэраста-

тов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани, имитирующие кожу животных; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани с узорами для вышивания; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; ткань шелковая "марабу"; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов;

29 – айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыбная обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо - мя-

со на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клеммы [неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки мо-

лочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки взбитые; сливки [молочный продукт]; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сы-

чужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори;

30 – ароматизаторы; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булочки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия

желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука ореховая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; па-

стилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пюре фруктовые [соусы]; пудра для кондитерских изделий; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое

для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хот-доги; цветы или листья, используются в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный;

32 – аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок яблочный безалкогольный; сок томатный [напиток]; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; со-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ставы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

(59) красный, темно-синий.

* * *

(11) 15064
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170397.3
(22) 21.06.2017
(73) **Общество с ограниченной ответственностью "Софт Тач", Бишкек (KG)**
(54)



(11) 15064
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170397.3
(22) 21.06.2017
(73) **"Софт Тач" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

24 – баркыт, үй чарбачылыгы үчүн шейшептер, оюулар салынган болотнайден шейшептер, төшөк шейшептери, дасторкон-майлыктар, кагаздан жасалган дарынан башкалары, текстиль материалдар, жаздык каптар, матрастын тыштары, жууркандар, жолго алынуучу пледдер, төшөмө, төшөк жапкычтар, текстиль сүлгүлөр, болотнай, шейшептер, айнек идиштерди сүртүү үчүн кол аарчылар [сүлгүлөр], ашкананын текстиль кол аарчылары, зыгырдан кездемелер, сайма саюу үчүн оюулар салынган кездемелер, трикотаж кездемелер, пахтадан жасалган кездемелер, жүндөн жасалган кездемелер, чоюлчаак кездемелер, кездемелер, фланель, боз кендир [кездеме], диван жаздыктары үчүн каптамалар, жаздык каптамалар, жибек [кездеме], текстиль материалдарынан жасалган этикеткалар.

(59) кызыл, жашыл, кызгылт, күрөң.

(51) (57)

24 – бархат, белье для домашнего хозяйства, белье из узорчатого полотна, белье постельное, белье столовое, за исключением бумажного, материалы текстильные, наволочки, наматрасники, одеяла, пледы дорожные, подкладка, покрывала постельные, полотенца текстильные, полотно, простыни, салфетки для протирания стеклянной посуды (полотенца), салфетки столовые текстильные, ткани льняные, ткани с узорами для вышивания, ткани трикотажные, ткани хлопчатобумажные, ткани шерстяные, ткани эластичные, ткани, фланель, холст (ткань), чехлы для диванных подушек, чехлы для подушек, шелк (ткань), этикетки из текстильных материалов.

(59) красный, зеленый, розовый, коричневый.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(11) 15065
(15) 31.05.2018
(18) 19.07.2027
(21) 20170440.3
(22) 19.07.2017
(73) **"WELFAR KR" (ВЕЛФАР КР)**
жоопкерчилиги чектелген коому,
Бишкек (KG)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

5 – фармацевтикалык буюмдар, медициналык жана ветеринардык препараттар; медициналык максаттар үчүн гигиеналык буюмдар; медициналык жана ветеринардык максаттар үчүн диеталык тамак-аш жана заттар, балдар тамак-ашы; адамдар жана жаныбарлар үчүн тамак-аш кошулмалары; пластырлар, таңуучу материалдар; тишти пломбалоо жана тиштин чаптап алма көчүрмөсүн даярдоо үчүн материалдар; жугушсуздандыруучу каражаттар; зыянкеч жаныбарларды жок кылуу үчүн препараттар; фунгициддер, гербициддер;

35 – жарнама; бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердик; кеңсе кызматы; үчүнчү жактар үчүн фармацевтикалык товарларды сатууну жайылтуу.

(59) кызыл-күрөң.

* * *

(11) 15065
(15) 31.05.2018
(18) 19.07.2027
(21) 20170440.3
(22) 19.07.2017
(73) **Общество с ограниченной**
ответственностью "WELFAR KR"
(ВЕЛФАР КР), Бишкек (KG)

(54)

Texiwel
Тексивел

(51) (57)

5 – изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды;

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение продаж для третьих лиц фармацевтических товаров.

(59) красно-коричневый.

(11) 15066
(15) 31.05.2018
(18) 18.10.2027
(21) 20170616.3
(22) 18.10.2017
(73) **Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

34 – чийки же иштетилген тамеки, махорка; чылым чегүү тамекиси, түтүк тамекиси, өзүн ороп чегүү тамекиси, чайналуучу тамеки, "снус" чайналуучу тамекиси; чылымдар, папиростор, электрондук чылымдар, сигаралар, сигариллалар; жыттоочу тамеки; 34-класска киргизилген чылым чегүү шаймандары; чылым, папирос кагазы, чылым гильзалары жана ширеңкелер.

(58) Товардык белги «LD», «Liggett Ducat», «Balance» башка бардык сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

(59) көк, ак, кара көк.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

* * *

- (11) 15066
(15) 31.05.2018
(18) 18.10.2027
(21) 20170616.3
(22) 18.10.2017
(73) **Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)**
(54)



- (51) (57)
34 – табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный "снус"; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные гильзы и спички.
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны всем словесным обозначениям, кроме «LD», «Liggett Ducat», «Balance».
(59) синий, белый, темно-синий.

- (11) 15067
(15) 31.05.2018
(18) 10.11.2027
(21) 20170665.3
(22) 10.11.2017
(73) **Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

- 34 – чийки же иштетилген тамеки, махорка; чылым чегүү тамекиси, түтүк тамекиси, өзүн ороп чегүү тамекиси, чайналуучу тамеки, "снус" чайналуучу тамекиси; чылымдар, папиростор, электрондук чылымдар, сигаралар, сигариллалар; жыттоочу тамеки; 34-класска киргизилген чылым чегүү шаймандары; чылым, папирос кагазы, чылым гильзалары жана ширеңкелер.
(58) Товардык белги "LONGER", "LASTING", "CIGARETTE" сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

* * *

- (11) 15067
(15) 31.05.2018
(18) 10.11.2027
(21) 20170665.3
(22) 10.11.2017
(73) **Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)**
(54)

WINSTON LONGER LASTING CIGARETTE

- (51) (57)
34 – табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный "снус"; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные гильзы и спички.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным обозначением "LONGER", "LASTING", "CIGARETTE".

(11) 15068

(15) 31.05.2018

(18) 08.06.2027

(21) 20170334.3

(22) 08.06.2017

(73) **Котон Магадажилык Текстил Санайи ве Тиджарэт Аноним Ширкэти, Стамбул (TR)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – кийим, анын ичинде ич кийимдер жана тышкы кийимдер; байпактар; бут кийим; баш кийимдер;

35 – жарнама; маркетинг; коомдук мамилелер жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр, анын ичинде коммерциялык максатта көргөзмөлөрдү жана жарманкелерди уюштуруу; кеңсе кызматы, бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердик, бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент жана ушул жаатта кеңеш берүү кызмат көрсөтүүлөрү, анын ичинде бухгалтердик эсепти жүргүзүү; импорт-экспорт боюнча агенттик; алардын сатып алуусу үчүн керектөөчүлөргө товарларды жана буюмдарды тандоо боюнча маалыматтарды жана сунуштарды берүү; ачык соодаларды уюштуруу жана өткөрүү; үчүнчү жактар үчүн төмөндө келтирилгендин ичинен тандалган ар кандай товарларды топтоо (аларды ташуу эмес): ар түрдүү нерселерди ташууга же алып жүрүүгө багытталган териден, жасалма териден жана башка материалдардан буюмдар, анын ичинде териден же тери кутудан сумкалар, кутулар жана жол сандыктар, ачкыч салгычтар, жасалгалар, кол чатырлар, күндөн коргоочу кол чатырлар, сааттар жана хронометрикалык алеттер, тиричиликке пайдалануу үчүн текстиль буюмдар, кездемелер, көз айнектер,

күндөн коргоочу көз айнектер, кутулар, каптамалар, көз айнектер жана күндөн коргоочу көз айнектер үчүн бөлүктөр жана шаймандар, кийимдер, анын ичинде ич кийимдер жана тышкы кийимдер, байпактар, бут кийим, баш кийимдер, парфюмердик буюмдар, косметика.

* * *

(11) 15068

(15) 31.05.2018

(18) 08.06.2027

(21) 20170334.3

(22) 08.06.2017

(73) **Котон Магадажилык Текстил Санайи ве Тиджарэт Аноним Ширкэти, Стамбул (TR)**

(54)



(51) (57)

25 – одежда, в том числе нижнее белье и верхняя одежда; носки; обувь; головные уборы;

35 – реклама; маркетинг; услуги в области общественных отношений, в том числе организация выставок и ярмарок в коммерческих целях; офисная служба, административная деятельность в сфере бизнеса, менеджмент в сфере бизнеса и консультационные услуги в этих областях, в том числе ведение бухгалтерского учета; агентства по импорту-экспорту; предоставление потребителям информации и рекомендаций по выбору товаров и изделий для их приобретения; организация и проведение открытых торгов; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевающая их транспортировку), выбранных из числа

приведенных ниже, и их размещение для удобства их изучения и приобретения потребителями: изделия из кожи, искусственной кожи и других материалов, предназначенные для транспортировки или переноса чего-либо, в том числе сумки, коробки и дорожные сумки из кожи или кожкартона, футляры для ключей, украшения, зонты, зонты солнечные, часы и хронометрические приборы, изделия из текстиля для бытового использования, ткани, очки, очки солнцезащитные, футляры, чехлы, части и принадлежности для очков и очков солнцезащитных, одежда, в том числе нижнее белье и верхняя одежда, носки, обувь, головные уборы, парфюмерные изделия, косметика.

(11) 15069
(15) 31.05.2018
(18) 27.06.2027
(21) 20170402.3
(22) 27.06.2017
(73) **НОВАРТИС АГ, Базель (СН)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
5 – адамдар үчүн фармацевтикалык препараттар.

* * *

(11) 15069
(15) 31.05.2018
(18) 27.06.2027
(21) 20170402.3
(22) 27.06.2017
(73) **НОВАРТИС АГ, Базель (СН)**
(54)

NAKOM

(51) (57)
5 – препараты фармацевтические для человека.

(11) 15070
(15) 31.05.2018
(18) 26.07.2027
(21) 20170456.3
(22) 26.07.2017
(73) **"Мастер-Краска" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (КГ)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

1 – өндүрүштө, илимий максатта, фотосүрөттө, айыл чарбасында, бакча чарбасында, токой чарбасында пайдаланууга багытталган химиялык өнүмдөр; иштетилбеген синтетикалык чайырлар, иштетилбеген пластикалык материалдар; жер семирткичтер; өрт өчүрүү үчүн курамдар; металлдарды чыңдоо жана кандоо үчүн препараттар; тамак-аш азыктарын консервациялоо үчүн препараттар; ийлөө заттары; өндүрүштүк максаттар үчүн жабышкак заттар;
2 – боектор, олифтер, лактар; металлдарды дат басуудан жана жыгачты бузулуп кетүүдөн алдын ала сактоочу коргоочу каражаттар; боечу заттар; боёкту бекемдегичтер; иштетилбеген табигый чайырлар; көркөм-декоративдик максаттар жана көркөм басма үчүн пайдалануучу барак жана күкүм түрүндөгү металлдар;
9 – илимий, деңиз, геодезиялык, фотографиялык, кинематографиялык, оптикалык, таразалоо, ченөө, ишараттоо, контролдоо (текшерүү), куткаруу жана окутуу үчүн алеттер жана аспаптар; электрди берүү, бөлүштүрүү, трансформациялоо, топтоо, жөнгө салуу же башкаруу үчүн алеттер жана аспаптар; үндү же сүрөттү жазуу, берүү же кайра өндүрүү үчүн аппаратура; магниттик маалыматты алып жүрүүчүлөр, үн жазуучу дисктер; компакт-дисктер, DVD жана башка санариптик маалымат алып жүрүүчүлөр; алдын ала төлөө аппараттары үчүн механизмдер; касса аппараттары, эсептөө машиналары, маалыматты иштеп чыгуу үчүн жабдуу жана компьютерлер; программалык камсыздоо; өрт өчүрүү үчүн жабдуу.

* * *

- (11) 15070
(15) 31.05.2018
(18) 26.07.2027
(21) 20170456.3
(22) 26.07.2017
(73) **Общество с ограниченной
ответственностью "Мастер-Краска",
Бишкек (KG)**
(54)



- (51) (57)
1 – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластиковые материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для заковки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей;
2 – краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати;

9 – приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня.

- (11) 15071
(15) 31.05.2018
(18) 26.07.2027
(21) 20170455.3
(22) 26.07.2017
(73) **"Мастер-Краска" жоопкерчилиги
чектелген коому, Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
1 – өндүрүштө, илимий максатта, фотосүрөттө, айыл чарбасында, бакча чарбасында, токой чарбасында пайдаланууга багытталган химиялык өнүмдөр; иштетилбеген синтетикалык чайырлар, иштетилбеген пластикалык материалдар; жер семирткичтер; өрт өчүрүү үчүн куррамдар; металлдарды чыңдоо жана каңдоо үчүн препараттар; тамак-аш азыктарын консервациялоо үчүн препараттар; ийлөө заттары; өндүрүштүк максаттар үчүн жабышкак заттар.

* * *

- (11) 15071
(15) 31.05.2018
(18) 26.07.2027
(21) 20170455.3
(22) 26.07.2017
(73) **Общество с ограниченной
ответственностью "Мастер-Краска",
Бишкек (KG)**
(54)



- (51) (57)
1 – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

-
- (11) 15072
(15) 31.05.2018
(18) 20.06.2027
(21) 20170382.3
(22) 20.06.2017
(73) **Абдуллаев Розам Абешевич,
Нижняя Ала-Арча (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

35 – жарнама, бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердик; кеңсе кызма-

ты; бухгалтердик документтерди жүргүзүү; эсептердин көчүрмө бөлүгү; товарларды көрсөтүү; билдирүүлөрдү жазуу; коомдук пикирди изилдөө; рыноктун изилдөө; ишкер маалымат; коммерциялык керектөөчүлөргө маалыматтар жана кеңештер [керектөөчүлүк товардык маалымат]; бизнес жаатындагы изилдөөлөр; персоналды башкаруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнес жаатындагы кесиптик кеңеш берүүлөр; жарнаманы макеттөө; маркетинг; текстти иштеп чыгуу; коммерциялык же жарнама максаттарында көргөзмөлөрдү уюштуруу; коммерциялык же жарнама максаттарында соода жарманкелерин уюштуруу; көрсөтмө айнек үкөктөрдү тариздөө; коммерциялык ишмердүүлүктү баалоо; төлөм документтерин даярдоо; үчүнчү жактар үчүн компьютер файлдарынан маалыматтарды издөө; бизнести башкарууга жардам; коммерциялык же өнөр жай ишканаларын башкарууга жардам; чекене сатуу максатында бардык медиакаражаттарында товарлардын бетачары; экономикалык божомолдоо; аукциондук сатуулар; үчүнчү жактар үчүн сатууларды жайылтуу; жарнама материалдарынын киреси; жарнама тексттерин жарыялоо; радиожарнама; афишаларды чаптоо; сырткы жарнама; үлгүлөрдү жайылтуу; жарнама материалдарын жайылтуу; жарнама материалдарын жөнөтүү; жарнама тексттерин редакциялоо; компьютердик тармактагы интерактивдик жарнама; почта аркылуу жарнама; телекөрсөтүү жарнама; документтерди репродуциялоо; статистикалык маалыматтарды топтоо жана берүү; компьютердик маалыматтар базасында маалыматтарды топтоо; ишкер операциялар жөнүндө маалыматтар; компьютердик маалыматтар базасындагы маалыматтарды тутумдаштыруу; бизнести башкаруу боюнча кеңеш берүү кызматтары; салык декларацияларын түзүү; эсептер жөнүндө отчетторду түзүү; үчүнчү жактар үчүн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата

коммерциялык лицензияларды башкаруу; товарлардын тапшырыктарын иштетүү процесстерин башкаруу; коомдук мамилелер жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр; үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү [ишкерлер үчүн товарларды сатып алуу жана камсыздоо]; субподряддык кызмат көрсөтүүлөр [коммерциялык жардам]; ишкер экспертиза.

* * *

- (11) 15072
(15) 31.05.2018
(18) 20.06.2027
(21) 20170382.3
(22) 20.06.2017
(73) **Абдуллаев Розам Абешевич,**
Нижняя Ала-Арча (KG)
(54)

ЕВРОМЕБЕЛЬ 

- (51) (57)
35 – реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования в области бизнеса; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении

бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги субподрядные (коммерческая помощь); экспертиза деловая.

- (11) 15073
(15) 31.05.2018
(18) 13.06.2027
(21) 20170343.3
(22) 13.06.2017
(73) **"2 канал" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
35 – жарнама;
38 – телекоммуникациялар; телекөрсөтүү.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- (58) Товардык белги “TV”, “TELEVISION” сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
(59) көк.

* * *

- (11) 15073
(15) 31.05.2018
(18) 13.06.2027
(21) 20170343.3
(22) 13.06.2017
(73) **Общество с ограниченной ответственностью "2 канал", Бишкек (KG)**
(54)




- (51) (57)
35 – реклама;
38 – телекоммуникации; телевидение.
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным обозначениям “TV”, “TELEVISION”.
(59) синий.

-
- (11) 15074
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170391.3
(22) 21.06.2017
(73) **"Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
29 – сүт азыктары; сырлар.

- (58) Товардык белги "DAIRY SPRING" башка бардык тамга жана сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
(59) сирень түстүү, көгүлтүр, көк, ак, кызыл, жашыл, сары, күрөң.

* * *

- (11) 15074
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170391.3
(22) 21.06.2017
(73) **Закрытое акционерное общество "Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме", Жылуу-Булак (KG)**
(54)



- (51) (57)
29 – молочные продукты; сыры.
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны всем буквенным и словесным обозначениям, кроме "DAIRY SPRING".
(59) сиреневый, голубой, синий, белый, красный, зеленый, желтый, коричневый.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ


- (11) 15075
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170392.3
(22) 21.06.2017
(73) "Сут Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG)

- (54) (төмөндө)
(51) (57)
29 – сүт азыктары; сырлар.
(58) Товардык белги "DAIRY SPRING" башка бардык тамга жана сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
(59) сирень түстүү, назик көгүлтүр, көк, ак, кызыл, сары, жашыл, күрөң.

* * *

- (11) 15075
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170392.3
(22) 21.06.2017
(73) Закрытое акционерное общество "Сут Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме", Жылуу-Булак (KG)

- (54)



- (51) (57)
29 – молочные продукты; сыры.
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны всем буквенным и сло-

весным обозначениям, кроме "DAIRY SPRING".

- (59) сиреневый, нежно голубой, синий, белый, красный, желтый, зеленый, коричневый.

- (11) 15076
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170393.3
(22) 21.06.2017
(73) "Сут Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG)

- (54) (төмөндө)
(51) (57)
29 – сүт азыктары; сырлар.
(58) Товардык белги "DAIRY SPRING" башка бардык тамга, сан жана сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
(59) көгүлтүр, көк, ак, кызыл, жашыл, сары.

* * *

- (11) 15076
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170393.3
(22) 21.06.2017
(73) Закрытое акционерное общество "Сут Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме", Жылуу-Булак (KG)

- (54)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(51) (57)

29 – молочные продукты; сыры.

(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны всем буквенным, цифровым и словесным обозначениям, кроме "DAIRY SPRING".

(59) голубой, синий, белый, красный, зеленый, желтый.

(11) 15077

(15) 31.05.2018

(18) 21.06.2027

(21) 20170394.3

(22) 21.06.2017

(73) **"Сут Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

29 – сүт азыктары; сырлар.

(58) Товардык белги "DAIRY SPRING" башка бардык тамга жана сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

(59) көгүлтүр, көк, жашыл, ак, кызыл, сары.

* * *

(11) 15077

(15) 31.05.2018

(18) 21.06.2027

(21) 20170394.3

(22) 21.06.2017

(73) **Закрытое акционерное общество "Сут Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме", Жылуу-Булак (KG)**

(54)



(51) (57)

29 – молочные продукты; сыры.

(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны всем буквенным и словесным обозначениям, кроме "DAIRY SPRING".

(59) голубой, синий, зеленый, белый, красный, желтый.

(11) 15078

(15) 31.05.2018

(18) 21.06.2027

(21) 20170395.3

(22) 21.06.2017

(73) **"Сут Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

29 – сүт азыктары; жуулган ак май.

(58) Товардык белги "DAIRY SPRING" башка бардык тамга, сан жана сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

(59) көгүлтүр, көк, ак, кызыл, кызгылт, сары.

* * *

- (11) 15078
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170395.3
(22) 21.06.2017

(73) **Закрытое акционерное общество
"Сут Булак - Развитие Молочного
Сектора в Восточном Тюме",
Жылуу-Булак (KG)**

(54)



- (51) (57)
29 – молочные продукты; масло сливочное.
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны всем буквенным, цифровым и словесным обозначениям, кроме "DAIRY SPRING".
(59) голубой, синий, белый, красный, розовый, желтый.

(11) 15079
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170396.3
(22) 21.06.2017
(73) **"Сут Булак - Развитие Молочного
Сектора в Восточном Тюме"
жабык акционердик коому,
Жылуу-Булак (KG)**

(54) (төмөндө)


(51) (57)

29 – сүт азыктары; сырлар.

- (58) Товардык белги "DAIRY SPRING" башка бардык тамга жана сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
(59) сирень түстүү, назик көгүлтүр, көк, ак, кызыл, сары, жашыл, күрөң.

* * *

- (11) 15079
(15) 31.05.2018
(18) 21.06.2027
(21) 20170396.3
(22) 21.06.2017
(73) **Закрытое акционерное общество
"Сут Булак - Развитие Молочного
Сектора в Восточном Тюме",
Жылуу-Булак (KG)**
(54)



- (51) (57)
29 – молочные продукты; сыры.
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны всем буквенным и словесным обозначениям, кроме "DAIRY SPRING".
(59) сиреневый, нежно голубой, синий, белый, красный, желтый, зеленый, коричневый.

**КӨРСӨТКҮЧТӨР
УКАЗАТЕЛИ**

**FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттердин системалык көрсөткүчү**

**Систематический указатель
патентов под ответственность заявителя**

ЭПЖ МПК	Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигин- деги патенттин номери Номер патента под ответствен- ность заявителя	Ойлоп табуунун аталышы Название изобретения	Патент ээси Патентовладелец
<i>A61B 17/00</i> (2018.01)	2061	Чучуктун өнөкөт сезгенүүсүндө ириндүү көңдөйдү тазалоо ыкмасы Способ санации гнойной полости при хроническом остеомиелите	Мамышов А. Ж., Бейшеналиев А. С., Жумабаев А. Ж., Муратов К. К.
<i>A61B 17/24</i> (2018.01)	2062	Тубаса жаракта үстүнкү жаактын альвеолярдык өсүмүн аутопластикалоо ыкмасы Способ аутопластики альвеолярного отростка верхней челюсти при врожденной расщелине	Ешиев А. М.
<i>A61B 17/00</i> (2017.01)	2063	Үстүнкү жаак кобулун ооздун ичи аркылуу узакка дренаждоо ыкмасы Способ длительного дренирования верхнечелюстной пазухи внутри ротовым доступом	Тажибаев А. Ю.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ЭПЖ МПК	Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Ойлоп табуунун аталышы Название изобретения	Патент ээси Патентовладелец
A61B 17/24 (2017.01)	2063	Үстүнкү жаак кобулун ооздун ичи аркылуу узакка дренаждоо ыкмасы Способ длительного дренирования верхнечелюстной пазухи внутри ротовым доступом	Тажибаев А. Ю.
B01D 35/26 (2018.01)	2064	Сууну тазалоо үчүн портативдик фильтр Портативный фильтр для очистки воды	Чериков С. Т., Муратов А. А., Токторалиев Б. А., Боркоев Б. М., Черикова Д. С.
B25J 18/04 (2018.01)	2065	Полярдык манипулятор Полярный манипулятор	И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова
C07D 295/00 (2018.01)	2066	N-алмашылган гамма-пиперидондор N-замещенные гамма-пиперидоны	Хаперская Л. С.
C07D 319/00 (2018.01)	2066	N-алмашылган гамма-пиперидондор N-замещенные гамма-пиперидоны	Хаперская Л. С.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ЭПЖ МПК	Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Ойлоп табуунун аталышы Название изобретения	Патент ээси Патентовладелец
C10B 49/00 (2018.01)	2067	Көмүрдү жарымкокско иштеп чыгуу үчүн орнотмо Установка для переработки угля в полукокс	Асанов А. А., Асанова А. А., Молдобаев Э. Б., Шайдуллаев Р. Б., Чалыбеков Д. Ч., Арстанбек А.
C11B 9/02 (2018.01)	2068	Арчанын майын алуунун ыкмасы Способ получения масла арчи	Чериков С. Т., Токторалиев Б. А., Боркоев Б. М., Черикова Д. С., Кошмаатова Х. И.
G01P 5/00 (2018.01)	2069	Суунун бетиндеги ылдамдыкты аныктоонун ыкмасы Способ определения поверхностной скорости воды	Аскалиева Г. О.
G01N 3/40 (2017.01)	2070	Бетондун бекемдигин аныктоо үчүн урма аракеттердин аleti Прибор ударного действия для определения прочности бетона	Кыргызстан - Россия Славян университети Кыргызско - Российский Славянский университет
G09B 23/00 (2018.01)	2071	Окуу модулдук стенд Учебный модульный стенд	Кыргызстан - Россия Славян университети Кыргызско - Российский Славянский университет

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттердин номерленген көрсөткүчү**

**Нумерационный указатель патентов
под ответственность заявителя**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	ЭПЖ МПК	Өтүнмөнүн номери Номер заявки
2061	<i>A61B 17/00</i> (2018.01)	20170119.1
2062	<i>A61B 17/24</i> (2018.01)	20170122.1
2063	<i>A61B 17/00</i> (2017.01) <i>A61B 17/24</i> (2017.01)	20170047.1
2064	<i>B01D 35/26</i> (2018.01)	20170060.1
2065	<i>B25J 18/04</i> (2018.01)	20170048.1
2066	<i>C07D 295/00</i> (2018.01) <i>C07D 319/00</i> (2018.01)	20170127.1
2067	<i>C10B 49/00</i> (2018.01)	20170056.1
2068	<i>C11B 9/02</i> (2018.01)	20170061.1
2069	<i>G01P 5/00</i> (2018.01)	20170131.1
2070	<i>G01N 3/40</i> (2017.01)	20170049.1
2071	<i>G09B 23/00</i> (2018.01)	20170050.1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине
күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү**

**Систематический указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания**

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбө- лүктүн номери Номер свидете- тельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбө- лүктүн номери Номер свидете- тельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
1	15071	"Мастер-Краска" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-Краска", Бишкек (KG)			Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-Краска", Бишкек (KG)
			3	15049	Байерсдорф АГ, Гамбург (DE)
1	15070	"Мастер-Краска" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-Краска", Бишкек (KG)	4	15063	"Партнер Кей Джи" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи", Бишкек (KG)
2	15054	ВД-40 Мэньюфэкчеринг Компани, Калифорния (US)	4	15046	Кастрол Лимитед, Рединг (GB)
			4	15045	Кастрол Лимитед, Рединг (GB)
2	15070	"Мастер-Краска" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)	4	15043	Петровектор СА, Женева (CH)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
4	15044	Петровектор СА, Женева (CH)	9	15056	СЯМЭНЬ ЦАНЛИ ЦЗЮЙЦАЙ ОПТО- ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД., Фуцзянь (CN)
4	15054	ВД-40 Мэньюфэкчеринг Компани, Калифорния (US)	9	15070	"Мастер-Краска" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-Краска", Бишкек (KG)
4	15042	Петровектор СА, Женева (CH)			
4	15041	Петровектор СА, Женева (CH)			
4	15040	Петровектор СА, Женева (CH)			
5	15048	ДАЙИТИ САНКИО КОМПАНИ, ЛИМИТЕД, Токио (JP)	11	15056	СЯМЭНЬ ЦАНЛИ ЦЗЮЙЦАЙ ОПТО- ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД., Фуцзянь (CN)
5	15069	НОВАРТИС АГ, Базель (CH)	18	15047	ОРОБЬЯНКО С.Р.Л., Касорате Семпионе (IT)
5	15065	"WELFAR KR" (ВЕЛФАР КР) жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "WELFAR KR" (ВЕЛФАР КР), Бишкек (KG)	18	15039	ОТЦФ, С.А., Величка (PL)
			18	15038	ОТЦФ, С.А., Величка (PL)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
21	15063	"Партнер Кей Джи" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи", Бишкек (KG)	25	15068	Котон Магаджилык Текстил Санайи ве Тиджарэт Аноним Ширкэти, Стамбул (TR)
24	15064	"Софт Тач" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Софт Тач", Бишкек (KG)	25	15039	ОТЦФ, С.А., Величка (PL)
24	15063	"Партнер Кей Джи" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи", Бишкек (KG)	29	15077	"Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюпе" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG) Закрытое акционерное общество "Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюпе", Жылуу-Булак (KG)
25	15038	ОТЦФ, С.А., Величка (PL)	29	15074	"Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюпе" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG) Закрытое акционерное общество "Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюпе", Жылуу-Булак (KG)
25	15047	ОРОБЬЯНКО С.Р.Л., Касорате Семпione (IT)			

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
29	15063	"Партнер Кей Джи" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи", Бишкек (KG)	29	15078	"Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG) Закрытое акционерное общество "Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме", Жылуу-Булак (KG)
29	15076	"Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG) Закрытое акционерное общество "Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме", Жылуу-Булак (KG)	29	15079	"Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG) Закрытое акционерное общество "Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме", Жылуу-Булак (KG)
29	15075	"Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме" жабык акционердик коому, Жылуу-Булак (KG) Закрытое акционерное общество "Сүт Булак - Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюме", Жылуу-Булак (KG)	30	15062	"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (AM) Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ", Ереван (AM)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
30	15053	"ДЖС групп" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "ДЖС групп", Бишкек (KG)	30	15052	"SMILE LUX" (Смайл Люкс) жоопкерчилиги чектелген коому, Ташкент (UZ) Общество с ограниченной ответственностью "SMILE LUX" (Смайл Люкс), Ташкент (UZ)
30	15051	"SMILE LUX" (Смайл Люкс) жоопкерчилиги чектелген коому, Ташкент (UZ) Общество с ограниченной ответственностью "SMILE LUX" (Смайл Люкс), Ташкент (UZ)	30	15058	"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (AM) Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ", Ереван (AM)
30	15050	"SMILE LUX" (Смайл Люкс) жоопкерчилиги чектелген коому, Ташкент (UZ) Общество с ограниченной ответственностью "SMILE LUX" (Смайл Люкс), Ташкент (UZ)	30	15059	"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (AM) Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ", Ереван (AM)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
30	15060	"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (AM) Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ", Ереван (AM)	32	15050	"SMILE LUX" (Смайл Люкс) жоопкерчилиги чектелген коому, Ташкент (UZ) Общество с ограниченной ответственностью "SMILE LUX" (Смайл Люкс), Ташкент (UZ)
30	15061	"ГРАНД КЕНДИ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ереван (AM) Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД КЕНДИ", Ереван (AM)	32	15051	"SMILE LUX" (Смайл Люкс) жоопкерчилиги чектелген коому, Ташкент (UZ) Общество с ограниченной ответственностью "SMILE LUX" (Смайл Люкс), Ташкент (UZ)
30	15063	"Партнер Кей Джи" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи", Бишкек (KG)	32	15052	"SMILE LUX" (Смайл Люкс) жоопкерчилиги чектелген коому, Ташкент (UZ) Общество с ограниченной ответственностью "SMILE LUX" (Смайл Люкс), Ташкент (UZ)
32	15063	"Партнер Кей Джи" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи", Бишкек (KG)			

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
33	15057	"АЮ" жоопкерчилиги чектелген коому, Сокулук (KG) Общество с ограниченной ответственностью "АЮ", Сокулук (KG)	35	15039	ОТЦФ, С.А., Величка (PL)
			35	15053	"ДЖС групп" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "ДЖС групп", Бишкек (KG)
34	15067	Джапан Табакко Инк., Токио (JP)			
34	15066	Галлахер Лимитед, Уэйбридж (GB)	35	15041	Петровектор СА, Женева (CH)
35	15072	Абдуллаев Розам Абешевич, Нижняя Ала-Арча (KG)	35	15065	"WELFAR KR" (ВЕЛФАР КР) жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "WELFAR KR" (ВЕЛФАР КР), Бишкек (KG)
35	15073	"2 канал" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "2 канал", Бишкек (KG)	35	15068	Котон Магаджелилык Текстил Санайи ве Тиджарэт Аноним Ширкэти, Стамбул (TR)
35	15044	Петровектор СА, Женева (CH)			

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
35	15042	Петровектор СА, Женева (CH)	38	15073	"2 канал" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "2 канал", Бишкек (KG)
35	15040	Петровектор СА, Женева (CH)			
35	15038	ОТЦФ, С.А., Величка (PL)			
35	15043	Петровектор СА, Женева (CH)	39	15043	Петровектор СА, Женева (CH)
36	15055	"Помогать легко" коомдук фонду, Бишкек (KG) Общественный Фонд "Помогать легко", Бишкек (KG)	39	15042	Петровектор СА, Женева (CH)
			39	15041	Петровектор СА, Женева (CH)
			39	15040	Петровектор СА, Женева (CH)
37	15044	Петровектор СА, Женева (CH)	39	15044	Петровектор СА, Женева (CH)
37	15042	Петровектор СА, Женева (CH)			
37	15041	Петровектор СА, Женева (CH)	43	15053	"ДЖС групп" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "ДЖС групп", Бишкек (KG)
37	15040	Петровектор СА, Женева (CH)			
37	15043	Петровектор СА, Женева (CH)			

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине
күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү**

**Нумерационный указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки
15038	18; 25; 35	20170384.3	15048	05	20170386.3
15039	18; 25; 35	20170383.3	15049	03	20170306.3
15040	04; 35; 37; 39	20170377.3	15050	30; 32	20170269.3
15041	04; 35; 37; 39	20170378.3	15051	30; 32	20170270.3
15042	04; 35; 37; 39	20170379.3	15052	30; 32	20170271.3
15043	04; 35; 37; 39	20170380.3	15053	30; 35; 43	20170325.3
15044	04; 35; 37; 39	20170381.3	15054	02; 04	20170339.3
15045	04	20170348.3	15055	36	20170314.3
15046	04	20170349.3	15056	09; 11	20170370.3
15047	18; 25	20170374.3	15057	33	20170460.3
			15058	30	20170364.3
			15059	30	20170366.3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки
15060	30	20170367.3	15070	01; 02; 09	20170456.3
15061	30	20170368.3	15071	01	20170455.3
15062	30	20170369.3	15072	35	20170382.3
15063	04; 21; 24; 29; 30; 32	20170608.3	15073	35; 38	20170343.3
15064	24	20170397.3	15074	29	20170391.3
15065	05; 35	20170440.3	15075	29	20170392.3
15066	34	20170616.3	15076	29	20170393.3
15067	34	20170665.3	15077	29	20170394.3
15068	25; 35	20170334.3	15078	29	20170395.3
15069	05	20170402.3	15079	29	20170396.3

**КАБАРЛООЛОР
ИЗВЕЩЕНИЯ**

**ММ1А Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн
алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын
ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу**

**Досрочное прекращение действия патентов
Кыргызской Республики под ответственность заявителя
на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	ЭПЖ МПК	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
1539	20110117.1	<i>A63B 21/00</i> (2013.01) <i>A63B 69/00</i> (2013.01)	29.11.2017
1876	20150116.1	<i>A61B 17/00</i> (2016.01)	30.11.2017
1877	20150108.1	<i>A61K 8/97</i> (2016.01)	13.11.2017
1887	20150113.1	<i>A61B 17/00</i> (2016.01) <i>A61B 5/00</i> (2016.01)	24.11.2017
1888	20150114.1	<i>A61B 17/00</i> (2016.01) <i>A61M 1/00</i> (2016.01)	24.11.2017
1889	20150112.1	<i>A61B 17/04</i> (2016.01)	24.11.2017
1915	20150109.1	<i>A45B 23/00</i> (2016.01)	16.11.2017
1918	20150105.1	<i>A61B 17/56</i> (2016.01)	05.11.2017
1922	20150111.1	<i>C04B 28/14</i> (2016.01)	24.11.2017
1927	20150106.1	<i>A61B 17/56</i> (2016.01)	05.11.2017

ММ1L Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на промышленные образцы из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	ӨЖҮЭЖ МКПО	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
128	20100014.4	<i>09-01</i>	19.11.2017
217	20140050.4	<i>21-01</i>	14.11.2017

ММ1К Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на полезные модели из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	ЭПЖ МПК	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
142	20110013.2	<i>A47B 1/04</i> (2012.01) <i>A47B 3/083</i> (2012.01)	25.11.2017

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	ЭПЖ МПК	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
217	20150020.2	<i>E02B 13/00</i> (2016.01)	24.11.2017
232	20160026.2	<i>G05B 19/00</i> (2017.01) <i>G05D 23/00</i> (2017.01)	16.11.2017

**MM4W Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн
узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык
белгилерди каттоонун күчүн токтотуу**

**Прекращение действия регистрации товарных знаков
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
623	Вранглер Эппэрэл Корп., Делавэр штатынын корпорациясы (US) Вранглер Эппэрэл Корп., корпорация штата Делавэр (US)	02.11.2017
1049	Филип Моррис Брэндс САРЛ (CH)	12.11.2017
1190	Курарай Ко., Лтд. (JP)	13.11.2017
1986	Шелл Интернешнл АГ, Бар (CH)	28.11.2017
4670	Филип Моррис Брэндс САРЛ (CH)	05.11.2017

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
4726	Филип Моррис Брендс САРЛ (СН)	12.11.2017
4738	ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелфкэа (ЮКей) АйПи Лимитед (GB)	14.11.2017
4740	"ЕВРОПА ПЛЮС" жабык акционердик коому (RU) Закрытое акционерное общество "ЕВРОПА ПЛЮС" (RU)	20.11.2017
4805	Бил-Рэй Компани, Инк. Нью-Джерси штаты (US) Бил-Рэй Компани, Инк. штат Нью-Джерси (US)	25.11.2017
4806	Бил-Рэй Компани, Инк. Нью-Джерси штаты (US) Бил-Рэй Компани, Инк. штат Нью-Джерси (US)	20.11.2017
4850	Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы, Вирджиния (US) Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр, Вирджиния (US)	13.11.2017
4853	Марс Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы, Вирджиния (US) Марс Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр, Вирджиния (US)	19.11.2017
8978	"Альфа ЮСИС" ЖЧКсы, Бишкек (KG) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек (KG)	02.11.2017
9010	Нургазиев Нургазы Нургазиевич, Бишкек (KG)	12.11.2017
9018	Данхилл Тобэкко оф Лондон Лимитед, Лондон (GB)	08.11.2017

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
9020	"ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Актобе (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)	13.11.2017
9021	"ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Актобе (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)	13.11.2017
9030	Америкэн-Сигаретт Компани (Оувесиз) Лимитед, Цуг (CH)	09.11.2017
9031	Америкэн-Сигаретт Компани (Оувесиз) Лимитед, Цуг (CH)	09.11.2017
9039	Америкэн-Сигаретт Компани (Оувесиз) Лимитед, Цуг (CH)	15.11.2017
9054	ДОНГТАЙ ТЕКСТИЛ МАШИНЕРИ КО., ЛТД., Джиангсу (CN)	16.11.2017
9056	Абдулбакиев Абсалам Абдулхамитович, Бишкек (KG)	23.11.2017
9071	"Амега Стекло - Холдинг" ЖЧКсы, Москва (RU) ООО "Амега Стекло - Холдинг", Москва (RU)	08.11.2017
9074	"SAIMA TELECOM" ("САЙМА ТЕЛЕКОМ") жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "SAIMA TELECOM" ("САЙМА ТЕЛЕКОМ"), Бишкек (KG)	08.11.2017
9097	ЖЮ ТЯНМИН, Урүмчү (CN) ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи (CN)	12.11.2017

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
9098	ЖЮ ТЯНМИН, Үрүмчү (CN) ЖЮ ТЯНМИН, Урумчи (CN)	12.11.2017
9099	"ГЕОМ" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Актобе (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕОМ", Актобе (KZ)	13.11.2017
9100	"Альфа ЮСИС" ЖЧКсы, Бишкек (KG) ОсОО "Альфа ЮСИС", Бишкек (KG)	22.11.2017
9158	ЭЗИЛИ ИНВЕСТИССЕМЕНТС ИНК., Мендес (PA)	12.11.2017
9159	ЭЗИЛИ ИНВЕСТИССЕМЕНТС ИНК., Мендес (PA)	12.11.2017
9160	Умаров М. А., Бишкек (KG)	15.11.2017
9163	"Глюкоза Продакшн" ЖЧКсы, Москва (RU) ООО "Глюкоза Продакшн", Москва (RU)	26.11.2017
9167	ЧЖЕЦЗЯН ХИРОУ ТАЙМ МАШИНЕРИ КО., ЛТД, ЧЖЕЦЗЯН (CN)	27.11.2017
9174	"SMANOV ALKO" (СМАНОВ АЛКО) жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "SMANOV ALKO" (СМАНОВ АЛКО), Бишкек (KG)	27.11.2017
9191	ДУНФЭН МОТОР КОРПОРЕЙШН (CN)	26.11.2017
9194	Компанхия де Бебидас дас Америкас - АМБЕВ, Сан Пауло (BR)	22.11.2017
9195	Вранглер Эппэрэл Корп., Делавэр (US)	19.11.2017

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
9196	Вранглер Эппэрэл Корп., Делавэр (US)	19.11.2017
9197	Вранглер Эппэрэл Корп., Делавэр (US)	19.11.2017
9227	Бритиш Америкэн Тобэкко (Брэндз) Инк., Делавэр (US)	02.11.2017
9235	СИНДЗЯН БАОТАШАНЬ ПАИНТ Ко., Лтд., Синдзян (CN)	28.11.2017
9239	ДУНФЭН МОТОР КОРПОРЕЙШН (CN)	26.11.2017
9286	Джонсон Контролз Текнолоджи Компани, Мичиган штатынын корпорациясы (US) Джонсон Контролз Текнолоджи Компани, корпорация штата Мичиган (US)	08.11.2017

**MB4W Товардык белгилердин ээсинин арызы боюнча
товардык белгилерди каттоонун күчүн токтотуу**

**Прекращение действия регистрации товарных знаков
по заявлению владельца товарного знака**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
11050	ЮНИФАРМ, Инк., Нью-Йорк (US)	23.05.2018

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

ND4W Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу

Продление срока регистрации товарных знаков

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
166	"Кыргыз Коньягы" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Коньягы", Бишкек (KG)	28.06.2028
237	Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо (US)	23.07.2028
393	Виза Интернейшнл Севис Ассошиейшн, Делавер штатынын корпорациясы (US) Виза Интернейшнл Севис Ассошиейшн, корпорация штата Делавер (US)	15.07.2028
560	Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк., Делавер штатынын корпорациясы (US) Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк., корпорация штата Делавер (US)	01.07.2028
655	СМИЗ МЕДИКАЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (GB)	20.08.2028
925	Канон Кабусики Кайся, Токио (JP)	22.09.2028
1307	Даймлер АГ (DE)	26.05.2028
1308	Даймлер АГ (DE)	26.05.2028

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
1314	Даймлер АГ (DE)	07.06.2028
1509	Ролекс С. А., Женева (CH)	28.12.2028
4945	Уорнер Чилкотт Компани, ЛЛС (US)	27.04.2028
5051	ВииВ Хелфкэа ЮКей Лимитед, Миддлсекс (GB)	16.06.2028
5101	Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо (US)	07.07.2028
5115	Эдгевелл Персонал Кэа Брендз, ЛЛК (US)	01.06.2028
5116	Мэри Кэй Инк. (Делавэр штатынын корпорациясы), Техас (US) Мэри Кэй Инк. (корпорация штата Делавэр), Техас (US)	15.07.2028
5184	Бакарди энд Компани Лимитед (Лихтенштейн Княздыгынын корпорациясы), Нью Провиденс (BS) Бакарди энд Компани Лимитед (корпорация Княжества Лихтенштейн), Нью Провиденс (BS)	20.07.2028
5190	ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелфкэа (ЮКей) АйПи Лимитед (GB)	21.07.2028
5191	ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелфкэа (ЮКей) АйПи Лимитед (GB)	18.09.2028
5195	Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)	02.10.2028

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
5278	Бакарди энд Компани Лимитед (Лихтенштейн Княздыгынын корпорациясы), Нью Провиденс (BS) Бакарди энд Компани Лимитед (корпорация Княжества Лихтенштейн), Нью Провиденс (BS)	20.07.2028
9434	ЛИ ФЕНГ ЧИ, Чичихар Сити (CN)	17.06.2028
9447	Якобс Дау Эгбертс ФР САС (FR)	25.06.2028
9449	Вэриэс, Инк., Калифорния штатынын корпорациясы, Калифорния (US) Вэриэс, Инк., корпорация штата Калифорния, Калифорния (US)	12.05.2028
9450	Вэриэс, Инк., Калифорния штатынын корпорациясы, Калифорния (US) Вэриэс, Инк., корпорация штата Калифорния, Калифорния (US)	12.05.2028
9533	Виакон 18 Медиа Пвт. Лтд., Мумбаи (IN)	19.06.2028
9538	Виакон Интернешнл Инк., Делавэр штатынын корпорациясы, Нью-Йорк (US) Виакон Интернешнл Инк., корпорация штата Делавэр, Нью-Йорк (US)	15.05.2028
9545	"Шоро" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Шоро", Бишкек (KG)	09.06.2028
9578	КИНГ АБДУЛЛА ЮНИВЕРСИТИ ОФ САЙЕНС ЭНД ТЕКНОЛОДЖИ (SA)	15.05.2028

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
9680	«Нижегородский химико-фармацевтический завод» АКсы (RU) АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (RU)	20.05.2028
9681	«Нижегородский химико-фармацевтический завод» АКсы (RU) АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (RU)	20.05.2028
9682	«Нижегородский химико-фармацевтический завод» АКсы (RU) АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (RU)	20.05.2028
9686	Чайна Рейлвей Экспресс Ко., Лтд., Пекин (CN)	23.07.2028
9699	Чайна Рейлвей Экспресс Ко., Лтд., Пекин (CN)	23.07.2028
9748	Джензим Корпорейшн (Массачусетс штатынын корпорациясы), Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн (Корпорация штата Массачусетс), Массачусетс (US)	11.07.2028
9752	ШОРИНДЖИ КЕМПО ЮНИТИ, Япониянын корпорациясы, Токио (JP) ШОРИНДЖИ КЕМПО ЮНИТИ, Корпорация Японии, Токио (JP)	23.09.2028
9753	ШОРИНДЖИ КЕМПО ЮНИТИ, Япониянын корпорациясы, Токио (JP) ШОРИНДЖИ КЕМПО ЮНИТИ, Корпорация Японии, Токио (JP)	23.09.2028

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
9839	НТТ ДоКоМо, Инк., Токио (JP)	20.06.2028
9936	ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелфкэа (ЮКей) АйПи Лимитед (GB)	09.12.2028
9996	Мэри Кэй Инк. (Делавэр штатынын корпорациясы), Техас (US) Мэри Кэй Инк. (Корпорация штата Делавэр), Техас (US)	27.02.2029
10255	"LION" ("ЛИОН") жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "LION" ("ЛИОН"), Бишкек (KG)	23.10.2029

HC4W Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү

Изменение наименований владельцев товарных знаков

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин жаңы ээси, дареги, өлкөнүн коду Новый владелец товарного знака, адрес, код страны
7024	ЭлДжи Лайф Сайенсиз, Лтд., Сеул (KR)	ЭЛДЖИ КЕМ, ЛТД., дареги: 128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо-гу, Сеул (KR) ЭЛДЖИ КЕМ, ЛТД., адрес: 128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо-гу, Сеул (KR)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин жаңы ээси, дареги, өлкөнүн коду Новый владелец товарного знака, адрес, код страны
9680	"Нижегородский химико-фармацевтический завод" ачык акционердик коому (RU) Открытое акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (RU)	«Нижегородский химико-фармацевтический завод» АКсы, дареги: 603950, Россия Федерациясы, Нижний Новгород, Салганская көч., 7-үй (RU) АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», адрес: 603950, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 (RU)
9681	"Нижегородский химико-фармацевтический завод" ачык акционердик коому (RU) Открытое акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (RU)	«Нижегородский химико-фармацевтический завод» АКсы, дареги: 603950, Россия Федерациясы, Нижний Новгород, Салганская көч., 7-үй (RU) АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», адрес: 603950, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 (RU)
9682	"Нижегородский химико-фармацевтический завод" ачык акционердик коому (RU) Открытое акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (RU)	«Нижегородский химико-фармацевтический завод» АКсы, дареги: 603950, Россия Федерациясы, Нижний Новгород, Салганская көч., 7-үй (RU) АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», адрес: 603950, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 (RU)
14776	"Финансово-Консалтинговая Компания "Ниет-Аракет" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Финансово- Консалтинговая Компания "Ниет-Аракет", Бишкек (KG)	«Леман Ниет-Аракет» жоопкерчилиги чектелген коому (KG) Общество с ограниченной ответственностью «Леман Ниет-Аракет» (KG)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

HE4W Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү

Изменение адреса владельцев товарных знаков

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
595	Пицца Хат Интернешнл, ЛЛС (US)	7100 Корпорэт Драйв, Плейно, TX 75024 (US)
596	Пицца Хат Интернешнл, ЛЛС (US)	7100 Корпорэт Драйв, Плейно, TX 75024 (US)
597	Пицца Хат Интернешнл, ЛЛС (US)	7100 Корпорэт Драйв, Плейно, TX 75024 (US)
598	Пицца Хат Интернешнл, ЛЛС (US)	7100 Корпорэт Драйв, Плейно, TX 75024 (US)
599	Пицца Хат Интернешнл, ЛЛС (US)	7100 Корпорэт Драйв, Плейно, TX 75024 (US)
600	Пицца Хат Интернешнл, ЛЛС (US)	7100 Корпорэт Драйв, Плейно, TX 75024 (US)
601	Пицца Хат Интернешнл, ЛЛС (US)	7100 Корпорэт Драйв, Плейно, TX 75024 (US)
603	Пицца Хат Интернешнл, ЛЛС (US)	7100 Корпорэт Драйв, Плейно, TX 75024 (US)
655	СМИЗ МЕДИКАЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (GB)	1500 ЭВРИКА ПАРК, ЛАУЭР ПЕМБЕРТОН, АШФОРД, КЕНТ TN25 4БФ (GB)
776	Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
800	Ротманс ов Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
1128	Ротманс ов Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
2700	Америкэн-Сигаретт Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
2807	Америкэн-Сигаретт Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
3272	Америкэн-Сигаретт Компани (Оверсиз) Лимитед, Зуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
4218	Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
4237	Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
5056	СТМайкроуэлектроникс, Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US) СТМайкроуэлектроникс, Инк., корпорация штата Делавэр (US)	750 Каньон Драйв, Свит 300, Коппелл, Техас 75019 (US)
5196	Молинос Рио Де Ля Плата С.А., Буэнос-Айрес (AR)	Авенида Пресиденте Мануэль Кинтана 192, писо 1, Кодиго Постал С1014АСО, Буэнос-Айрес, Аргентина (AR)
6167	Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
8985	Америкэн-Сигаретт Компани (Оувесиз) Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
9144	Америкэн-Сигаретт Компани (Оувесиз) Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
9145	Америкэн-Сигаретт Компани (Оувесиз) Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
9435	Пицца Хат Интернэшнл, Л.Л.К. (Делавэр штатынын жоопкерчилиги чектелген компаниясы), Даллас, Техас (US) Пицца Хат Интернэшнл, Л.Л.К. (компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр), Даллас, Техас (US)	7100 Корпорэт Драйв, Плейно, TX 75024 (US)
9449	Вэриэс, Инк., Калифорния штатынын корпорациясы, Калифорния (US) Вэриэс, Инк., корпорация штата Калифорния, Калифорния (US)	910 Е. Хэмилтон Авеню, 6-кабат, Кэмпбелл, Калифорния 95008 (US) 910 Е. Хэмилтон Авеню, 6-й этаж, Кэмпбелл, Калифорния 95008 (US)
9450	Вэриэс, Инк., Калифорния штатынын корпорациясы, Калифорния (US) Вэриэс, Инк., корпорация штата Калифорния, Калифорния (US)	910 Е. Хэмилтон Авеню, 6-кабат, Кэмпбелл, Калифорния 95008 (US) 910 Е. Хэмилтон Авеню, 6-й этаж, Кэмпбелл, Калифорния 95008 (US)
9487	ПЕНТИ ЧОРАП САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Стамбул (TR)	Енибосна Меркез Махаллеси Кавак Сокак №: 3 А-В Блок 5. Кат., Бахчелиевлер, Стамбул, Туркия (TR) Енибосна Меркез Махаллеси Кавак Сокак №: 3 А-В Блок 5. Кат., Бахчелиевлер, Стамбул, Турция (TR)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
9533	Виакон 18 Медиа Пвт. Лтд., Мумбаи (IN)	Зион Бизворлд, Субхаш Роуд - А, Вил Парл (Ист), Мумбай - 400057, Махараштра (IN)
9808	Молинос Рио Де Ля Плата С. А., Буэнос-Айрес (AR)	Авенида Пресиденте Мануэль Кинтана 192, писо 1, Кодиго Постал С1014АСО, Буэнос-Айрес, Аргентина (AR)
12200	Ротманс оф Палл Малл Лимитед, Зуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
12454	Америкэн-Сигаретт Компани (Оверсиз) Лимитед, Зуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
13551	Америкэн-Сигаретт Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
13661	Ротманс оф Палл Малл Лимитед, Зуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
13994	Ротманс оф Палл Малл Лимитед, Зуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
14225	Америкэн-Сигаретт Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
14584	Ротманс оф Палл Малл Лимитед, Зуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
14585	Ротманс оф Палл Малл Лимитед, Зуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)
14586	Ротманс оф Палл Малл Лимитед, Зуг (CH)	Роут де Франс 17, Бонкур 2926 (CH)

**NF4A Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларына
өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттердин күчүн калыбына келтирүү**

**Восстановление действия патентов Кыргызской Республики
под ответственность заявителя на изобретения**

(11) 1469
(21) 20110060.1
(22) 02.06.2011
(51) *A23L 3/18* (2012.01)
(76) Конкубаева Н. У. (KG)
(54) *Ванилдүү "Бадрак"*
"Бадрак" ванильный

Патенттин күчү калыбына келтирилген дата: 25.05.2018
Дата, с которой действие патента восстановлено: 25.05.2018

Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинен алып салуу

Исключение из перечня товаров и услуг

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинен алып салуу Исключение из перечня товаров и услуг
--	--	---

9752

ШОРИНДЖИ КЕМПО
ЮНИТИ, Япониянын
корпорациясы, Токио (JP)
ШОРИНДЖИ КЕМПО
ЮНИТИ, Корпорация Японии,
Токио (JP)

14 – асыл баалуу металлдар жана алардын эритмелери, башка класстарга кирбеген алардан жасалган буюмдар же каптоолор; зер буюмдары; бижутерия, асыл таштар; сааттар жана башка хронометрдик алеттер; сааттар [кол сааттардан башкалары], сааттар [колго тагылчу]; электрдик сааттар; ойготуучу сааттар; хронографтар [кол сааттар]; саат-билерик; кооздук жасалгалары; брелоктор; колье; шакектер; асыл таштуу шакек; билериктер; броштор; чынжырлар; запонкалар; төөнөгүчтөр [бижутерия]; белгилер; монеталар; медалдар.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинен алып салуу Исключение из перечня товаров и услуг
--	--	---

9753

ШОРИНДЖИ КЕМПО
ЮНИТИ, Япониянын
корпорациясы, Токио (JP)
ШОРИНДЖИ КЕМПО
ЮНИТИ, Корпорация Японии,
Токио (JP)

14 – благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы; часы [за исключением наручных], часы [наручные]; часы электрические; будильники; хронографы [часы] наручные; часы-браслет; украшения; брелоки; кольцо; кольца, перстни; браслеты; броши; цепи; запонки; булавки [бижутерия]; знаки; монеты; медали.

14 – асыл баалуу металлдар жана алардын эритмелери, башка класстарга кирбеген алардан жасалган буюмдар же каптоолор; зер буюмдары; бижутерия, асыл таштар; сааттар жана башка хронометрдик алеттер; сааттар [кол сааттардан башкалары], сааттар [колго тагылчу]; электрдик сааттар; ойготуучу сааттар; хронографтар [кол сааттар]; саат-билерик; кооздук жасалгалары; брелоктор; кольцо; шакектер; асыл таштуу шакек; билериктер; броштор; чынжырлар; запонкалар; төөнөгүчтөр [бижутерия]; белгилер; монеталар; медалдар.

14 – благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы; часы [за исключением наручных], часы [наручные]; часы электрические; будильники; хронографы [часы] наручные; часы-браслет; украшения; брелоки; кольцо; кольца, перстни; браслеты; броши; цепи; запонки; булавки [бижутерия]; знаки; монеты; медали.

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Күбөлүктүн номери:	501
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20180017.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	02.05.2018
Авторлору:	Осконбаев Маралбек Чотоевич, Ураимова Кундузкан Шерматовна, Арапов Темиркул Байышович
Укук ээлери:	Осконбаев Маралбек Чотоевич, Ураимова Кундузкан Шерматовна, Арапов Темиркул Байышович
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	Иондук кристаллдарда болуучу физикалык процесстерди баяндоо үчүн программалык продукт

Аннотация:	<p>Колдонуу жааты: Компьютердик программа иондук кристаллдарда наноструктуралык деңгээлде болуучу физикалык процесстерди математикалык моделдөөдө пайдалануу жаатына кирет.</p> <p>Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү: “Иондук кристаллдарда болуучу физикалык процесстерди баяндоо үчүн программалык продукт” программасы эсепти жүргүзүүгө мүмкүндүк түзөт жана иондук кристаллдарда ырандын көзөнөк борборлорун жана радиациялык электрондук термолюминесценциялоо жана термо-ыраң кетирүү катары физикалык процесстердин полиномун аныктайт.</p> <p>Бул программанын артыкчылыгы болуп, жөнөкөйлүк жана түшүнүктүү пайдалануу интерфейси, полином менен физикалык экспериментти автоматтык салыштыруу саналат.</p>
------------	---

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программалык продукт төмөнкү эсептерди жүргүзүүгө мүмкүндүк түзөт:

1. Брандын электрондук жана көзөнөк борборлорунун термолук ыраңын кетируү;
2. Радиациялык кемтиктерди термолюминесценциялоо;
3. Кристаллдардын иондук өтүүсү жана диэлектрдик жоготуу.

ЭЭМдин түрү: Intel Celeron 2.0 GHz; DDR2 2048MB PC6400; HDD 250 Gb

Программалоонун тили: VBFA

Операциялык система: Microsoft Windows 2000 XPден жогору

Программанын көлөмү: 356 Kb

* * *

Номер свидетельства: **501**

Регистрационный номер заявки: 20180017.6

Дата поступления заявки: 02.05.2018

Авторы: Осмонбаев Маралбек Чотоевич,
Ураимова Кундузкан Шерматовна,
Арапов Темиркул Байышович

Правообладатели: Осмонбаев Маралбек Чотоевич,
Ураимова Кундузкан Шерматовна,
Арапов Темиркул Байышович

Страна: Кыргызская Республика

Программа: **Программный продукт для описания физических процессов, происходящих в ионных кристаллах**

Аннотация:

Область применения:

Компьютерная программа относится к области использования при математическом моделировании физических процессов, происходящих на наноструктурном уровне в ионных кристаллах.

Функциональные возможности:

Программа «Программный продукт для описания физических процессов, происходящих в ионных кристаллах» позволяет производить расчеты и определяет полином физических процессов, таких как термообесцвечивание и термолюминесценция радиационных электронных и дырочных центров окраски в ионных кристаллах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Преимуществом данной программы является простота и понятный пользовательский интерфейс, автоматическое сравнение физического эксперимента с полиномом.

Программный продукт позволяет производить расчеты:

1. Термообесцвечивания электронных и дырочных центров окраски;
2. Термолюминесценции радиационных дефектов;
3. Диэлектрических потерь и ионную проводимость кристаллов.

Тип ЭВМ:	Intel Celeron 2.0 GHz; DDR2 2048MB PC6400; HDD 250 Gb
Язык программирования:	VBFA
Операционная система:	Выше Microsoft Windows 2000 XP
Объем программы:	356 Kb

Күбөлүктүн номери:	502
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20180018.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	02.05.2018
Авторлору:	Курбаналиев Абдикерим Ырысбаевич, Осконбаев Маралбек Чотоевич
Укук ээлери:	Курбаналиев Абдикерим Ырысбаевич, Осконбаев Маралбек Чотоевич
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	OpenFOAM пакетинин snappyHexMesh утилитинин жардамы менен реалдуу жердин татаал топологиясын эске алуу менен үч өлчөмдүү эсептик торчону түзүү үчүн программа

Аннотация:	<p>Колдонуу жааты: CFD - эсептөө гидродинамикасы үчүн структураланган жана структураланбаган үч өлчөмдүү эсептик торчону түзүү.</p> <p>Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү: Бул программа OpenFOAM ачык пакетинин snappyHexMesh утилитинин жардамында татаал топографиялык рельеф менен жердин алдында атмосфералык чек аралык катмарды математикалык моделдөөдө пайдалануу үчүн даяр,</p>
------------	--

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

үч өлчөмдүү эсептик бетинде гексаэдралдык структуралык фондук торчонун blockMesh OpenFOAM түзүлгөн утилитин автоматтык түрдө кайра түзүүгө мүмкүндүк берет.

Техникалык мүнөздөмөсү:

Бул программалык продукт OpenFOAM пакетинин идеологиясына ылайык snappyHexMeshDict аталышы менен тексттик файл түрүндө таризделди, өлчөмү 20 КБ түзөт. Бул тексттик файл system папкасына жайгаштырылыш керек.

ЭЭМдин түрү: Intel Core 3.0 GHz; DDR3 2048MB PC6400; HDD 1000 Gb; PWLA8492MT - RTL, PRO/1000 MT Dual Port

Программалоонун тили: C++

Операциялык система: Ubuntu 14.04. LTS, Ubuntu 16.04 LTS

Программанын көлөмү: 20 Кб

* * *

Номер свидетельства: **502**

Регистрационный номер заявки: 20180018.6

Дата поступления заявки: 02.05.2018

Авторы: Курбаналиев Абдикерим Ырысбаевич,
Осконбаев Маралбек Чотоевич

Правообладатели: Курбаналиев Абдикерим Ырысбаевич,
Осконбаев Маралбек Чотоевич

Страна: Кыргызская Республика

Программа: **Программа для создания трехмерной расчетной сетки с учетом сложной топологии реальной местности при помощи утилиты snappyHexMesh пакета OpenFOAM**

Аннотация: **Область применения:**
Создание структурированных и неструктурированных трёхмерных расчетных сеток для вычислительной гидродинамики - CFD.

Функциональные возможности:

Данная программа при помощи утилиты snappyHexMesh открытого пакета OpenFOAM позволяет автоматически преобразовать созданную утилитой blockMesh OpenFOAM гексаэдральную структурированную фоновую сетку в трех-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

мерную расчетную поверхность, которая готова для использования при математическом моделировании атмосферного пограничного слоя над местностью со сложным топографическим рельефом.

Технические характеристики:

Данный программный продукт согласно идеологии пакета OpenFOAM оформлен в виде текстового файла с именем snappyHexMeshDict, размер которого составляет 20 кб. Этот текстовый файл должен располагаться в папке system.

Тип ЭВМ: Intel Core 3.0 GHz; DDR3 2048MB PC6400; HDD 1000 Gb; PWLA8492MT - RTL, PRO/1000 MT Dual Port

Язык программирования: C++

Операционная система: Ubuntu 14.04. LTS, Ubuntu 16.04 LTS

Объем программы: 20 Кб

Күбөлүктүн номери: **503**

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20180019.6

Өтүнмөнүн берилген датасы: 10.05.2018

Авторлору: Молдоярлов Уларбек Дүйшөбекович,
Сопуев Адахимжан,
Кадыркулов Бектурсун Адылбекович,
Абдирасулов Айтибек Закирович

Укук ээлери: Молдоярлов Уларбек Дүйшөбекович,
Сопуев Адахимжан,
Кадыркулов Бектурсун Адылбекович,
Абдирасулов Айтибек Закирович

Өлкө: Кыргыз Республикасы

Программа: **“AntiPlagiat-Pro” антиплагиаттык системасы**

Аннотация: **Колдонуу жааты:**
“AntiPlagiat” сервисі тексттик документтерди өздөштүрүүнүн болушуна текшерүүгө арналган.

Арналышы:

Өздөрүнүн бакалаврдык жана магистрдик иштерин коргоонун алдында аспиранттар жана студенттер тапшырган тексттердин түп нускалыгын текшерүү.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү:

Жөнөкөйлөтүлгөн баалоо үчүн окшоштуктардын коэффициентинин болушу жана бул баалоо ишинин объективдүүлүгү. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк студенттер үчүн кыргызча, англисче жана орусча тилдик интерфейс. Жашырылган символдорду жана өзгөртүлгөн алфавитти көрүү системасынын мүмкүндүгү. Системада студенттер тарабынан ишти (студент ишти көп жолу өткөрбөөсү жана текстти модификациялабоосу үчүн) өз алдынча текшерүүдө саны боюнча бир жолу гана чектөөнүн болушу. Веб-интерфейс, авторизация аркылуу системага кирүү мүмкүндүгү. HTML жана PDF форматындагы отчет бар. Интернеттин глобалдуу тарамынын ресурстары менен мекеменин же ЖОЖдун маалыматтар базаларын салыштыруу, ошондой эле андан ары кайчылаш текшерүү максатында базаларды интеграциялоо. Талдоо көп тилдерде.

ЭЭМдин түрү:	Сервер (PHP Version 8.0.0 жана MySQL 5.0.45 колдоосу менен), кардардык ЖК P-IV дан кем эмес JavaScript колдоосу менен
Программалоонун тили:	PHP
Операциялык система:	Кроссплатформалык программалык камсыздоо
Программанын көлөмү:	512 Мб
* * *	
Номер свидетельства:	503
Регистрационный номер заявки:	20180019.6
Дата поступления заявки:	10.05.2018
Авторы:	Молдоярров Уларбек Дүйшөбекович, Сопуев Адахимжан, Кадыркулов Бектурсун Адылбекович, Абдирасулов Айтибек Закирович
Правообладатели:	Молдоярров Уларбек Дүйшөбекович, Сопуев Адахимжан, Кадыркулов Бектурсун Адылбекович, Абдирасулов Айтибек Закирович
Страна:	Кыргызская Республика
Программа:	Антиплагиатная система “AntiPlagiat-Pro”

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Аннотация:	<p>Область применения: Сервис “AntiPlagiat” предназначен для проверки текстовых документов на наличие заимствований.</p> <p>Предназначение: Проверка оригинальности текстов, которые сдают аспиранты, магистранты и студенты перед защитой своих бакалаврских и магистерских работ.</p> <p>Функциональные возможности: Наличие коэффициентов подобия для упрощенной оценки и повышения объективности данной оценки работ. Кыргызский, английский и русский языковой интерфейс для удобства местных и иностранных студентов. Возможность системы видеть скрытые символы и измененный алфавит. Наличие в системе ограничения по количеству раз на самостоятельную проверку студентом работы (чтобы студент не прогонял работы много раз и не модифицировал текст). Веб-интерфейс, доступ в систему посредством авторизации. Наличие отчета в HTML и PDF формате. Сравнение с ресурсами глобальной сети Интернет и базой данных учреждения или ВУЗа, а также создание баз данных для каждого ВУЗа-партнера и дальнейшая интеграция баз с целью перекрестной проверки. Анализ на многих языках.</p>
Тип ЭВМ:	Сервер (с поддержкой PHP Version 8.0.0 и MySQL 5.0.45), клиентский ПК не ниже P-IV с поддержкой JavaScript
Язык программирования:	PHP
Операционная система:	Кроссплатформенное программное обеспечение
Объем программы:	512 Мб
<hr/>	
Күбөлүктүн номери:	504
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20180020.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	11.05.2018
Авторлору:	Куржумбаева Роза Бейшенбековна, Абдиева Зарина Эдилбековна
Укук ээлери:	Куржумбаева Роза Бейшенбековна, Абдиева Зарина Эдилбековна
Өлкө:	Кыргыз Республикасы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программа: **Электр тарамдарда симметриялык эмес шарттамдарды изилдөө менен жүктөмдөрдүн туташтыргычын башкаруу**

Аннотация: **Колдонуу жааты:**
Электр тарамдарында симметриялык эместиктердин таасирин изилдөө үчүн, төмөнкү шарттамдарды тандап алуу мүмкүндүгү менен: симметриялык шарттам; эки фаза боюнча жүктөмдө симметриялык эмес шарттам; электр тарамдарында бир фазалык жүктөмдө (симметриялык эместин акыркы шарттамында) симметриялык эмес шарттам. Магистрлерге билим берүү процессинде изилдөө жүргүзүү үчүн.

Арналышы:

Электр тарамдарда симметриялык эместикти изилдөө үчүн, электрондук термо-билгизгичте маалыматтарды көз ирмемде иштеп чыгуу жана убакыттын аралыгын жазып алуу менен жүктөмдөрдүн туташтыргычынын алгоритми.

Функционалдык мүмкүнчүлүктөр:

Башкаруу системасы төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырууга мүмкүндүк түзөт: иштин шарттамын тандоо, карап чыгуу жана алынган маалыматты басып чыгаруу, жүктөмдүн туташтыргычынын убактысынын аралыгын редакциялоо, ошондой эле реалдуу убакытта Com-portко чыгуу мүмкүндүгү менен, реалдуу убакыттын ичинде үч электрондук термо-билгизгичтен температуранын көрсөткүчтөрүнүн маалыматтарын алуу.

ЭЭМдин түрү: ПК

Программалоонун тили: C++

Программанын көлөмү: 36,2 КБт

* * *

Номер свидетельства: **504**

Регистрационный номер заявки: 20180020.6

Дата поступления заявки: 11.05.2018

Авторы: Куржумбаева Роза Бейшенбековна,
Абдиева Зарина Эдилбековна

Правообладатели: Куржумбаева Роза Бейшенбековна,
Абдиева Зарина Эдилбековна

Страна: Кыргызская Республика

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программа:	Управление переключениями нагрузок с исследованием режимов несимметрии в электрических сетях
Аннотация:	<p>Область применения: Для исследования влияния несимметрии в электрических сетях, с возможностью выбора режимов: симметричный режим; несимметричный режим, при нагрузке по двум фазам; несимметричный режим, при нагрузке одной фазы (крайний режим несимметрии) электрических сетей. В образовательном процессе магистров для выполнения исследований.</p> <p>Предназначение: Алгоритм переключений нагрузок с фиксированным интервалом времени и мгновенной обработкой данных с электронных термо-датчиков, для исследования несимметрии в электрических сетях.</p> <p>Функциональные возможности: Система управления позволяет осуществить: выбор режимов работы, просмотр и печать полученной информации, редактировать интервалы времени переключения нагрузок, а также в реальном времени снимать данные показания температуры с трех электронных термо-датчиков, с возможностью вывода на Com-port.</p>
Тип ЭВМ:	ПК
Язык программирования:	C++
Объем программы:	36,2 КБт

Күбөлүктүн номери:	505
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20180021.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	24.05.2018
Авторлору:	Аккозов Абдылдабек Джадраевич, Исакеева Элмира Базаркуловна
Узук ээлери:	Аккозов Абдылдабек Джадраевич, Исакеева Элмира Базаркуловна
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	Узун электр өткөргүч чубалгыларын эсептөө жана моделдөө үчүн программа

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Аннотация:

Узун электр өткөргүч чубалгылары (УЭЧ) заманбап электр-энергетикалык системалардын ар түрдүү электр жабдууларынын татаал комплексин маанилүү түзүүчүлөрдөн болуп саналат. Мындай системалардын иштөөсүнүн ишенимдүүлүгү көпчүлүк учурда аларды эсептөө жана долбоорлоо этабында УЭЧда жүргөн физикалык процесстердин өзгөчөлүктөрү канчалык туура жана толук эске алынгандыгына жараша болот.

Программа УЭЧте жүргөн, узак аралыкка электр энергиясын берүүгө арналган туруктуу процесстерди изилдөө үчүн иштелип чыккан жана төмөнкүлөргө мүмкүндүк түзөт:

1. УЭЧ бурмалап калбоосу үчүн параметрлердин жыйындысын эсептеп чыгуу.

2. Башында жана аягында, ошондой эле линиялардын берилген орто аралыгындагы түйүндө бардык (түшкөн, чагылган жана суммаланган) агындардын жана чыңалуулардын комплекстерин эсептеп чыгуу.

3. Чубалгынын берилген түйүнүндө бардык агындардын жана чыңалуулардын көз ирмемдик маанилери үчүн аналитикалык туюнтмаларды алуу.

4. УЭЧтеги туруктуу процесстерди моделдештирүү жана физикалык эксперименттин жардамы менен мүмкүн болбогон, эки өзгөрүлмө (аралыктан жана убакыттан) функциянын графиги катары, берилген убакыттын жайлатылган темпинде бардык агындардын жана чыңалуулардын жүгүрмө, түшкөн, чагылышкан жана аралаш толкундарынын графиктерин көрүү.

5. Жүктөмдүн каршылыктарынын ар кандай түрлөрүндө кирүү каршылыктарынын бардык түзүүчүлөрүнүн графиктерин куруу.

Программа окуу жайларда студенттердин УЭЧ боюнча теорияны жана эсептик-графикалык тапшырмаларды аткарууну үйрөнүүсүндө окуу-усулдук жабдуу катары колдонулушу мүмкүн.

Программа “достук” интерфейсине ээ, ал пайдалануучуга кесипкөйлүктүн жогорку деңгээлинде болбосо да, эч кандай кыйынчылыксыз программа менен иштөөнү өздөштүрүүгө мүмкүндүк түзөт жана ал үчүн иштөөнүн жайлуу шартын түзөт.

ЭЭМдин түрү:

IBM PC биргелешкен компьютер

Программалоонун тили:

Delphi 7 XE7

Операциялык система:

Windows XP жана жогору

Операциялык эске тутуу

1 Gb аз эмес

Программанын көлөмү:

1.5 Мбт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

* * *

Номер свидетельства:	505
Регистрационный номер заявки:	20180021.6
Дата поступления заявки:	24.05.2018
Авторы:	Аккозов Абдылдабек Джадраевич, Исакеева Элмира Базаркуловна
Правообладатели:	Аккозов Абдылдабек Джадраевич, Исакеева Элмира Базаркуловна
Страна:	Кыргызская Республика
Программа:	Программа для расчета и моделирования длинных линий электропередач
Аннотация:	<p>Длинные линии электропередач (ДЛЭ) являются важным составляющим сложного комплекса различных электрооборудований современных электроэнергетических систем. Надежность работы таких систем во многом зависит от того, насколько правильно и полно учтены особенности физических процессов, протекающих в ДЛЭ на этапе их расчета и проектирования.</p> <p>Программа разработана для изучения и исследования установившихся процессов, протекающих в ДЛЭ, предназначенных для передачи электрической энергии на дальние расстояния и дает возможность:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассчитать совокупность параметров, при которой ДЛЭ окажется неискажающей.2. Рассчитать комплексы всех (подающих, отраженных и суммарных) токов и напряжений в начале и конце, а также в заданной промежуточной точке линии.3. Получить аналитические выражения для мгновенных значений всех токов и напряжений в заданной точке линии.4. Смоделировать установившиеся процессы в ДЛЭ и увидеть графики бегущих, падающих, отраженных и смешанных волн всех токов и напряжений в заданном замедленном темпе времени, как графики функций двух переменных (от расстояния и времени), что невозможно сделать с помощью физического эксперимента.5. Построить графики всех составляющих входного сопротивления при различных видах сопротивления нагрузки. <p>Программа может быть использована и в учебных заведениях в качестве учебно-методической оснащенности при изучении студентами теории и выполнении расчетно-графических заданий по ДЛЭ.</p>

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программа имеет дружелюбный интерфейс, который позволяет пользователю даже с невысоким уровнем профессионализма без особого труда освоить работы с программой и создает для него комфортные условия работы.

Тип ЭВМ: IBM PC совместимый компьютер

Язык программирования: Delphi 7 XE7

Операционная система: Windows XP и выше

Оперативная память: не менее 1 Gb

Объем программы: 1.5 Мбт

Күбөлүктүн номери: **506**

Өтүнмөнүн каттоо номери: 20180022.6

Өтүнмөнүн берилген датасы: 05.06.2018

Авторлору: Кутнаева Нурия Асылбековна,
Бутенко Семен Владимирович,
Буржуев Азамат Чолпонбекович,
Иминов Бахтияр Махаметжанович,
Сарылбеков Жеңиш Эсенбекович,
Жусумамбетова Рахат Жусумамбетовна

Укук ээси: Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы “Электрондук өз ара аракеттенүү борбору” мамлекеттик ишканасы

Өлкө: Кыргыз Республикасы

Программа: **“Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы (“Түндүк” ВЭӨС)**

Аннотация: **Арналышы жана колдонуу тармагы:**
Система электрондук башкарууну жүзөгө ашырууда, анын ичинде электрондук мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын, ошондой эле юридика-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

лык жана жеке жактардын маалымат системаларынын ортосунда маалыматтарды коопсуз алмашууну камсыз кылуучу технологиялык жана уюштуруу чөйрөсүн курууга арналган.

Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү:

- маалымат системаларынын ортосундагы маалыматтарды борборлоштурууну азайтуу менен алмашуу;
- маалымат алмашуунун протоколун стандартташтыруу;
- системанын катышуучуларынын, ошондой эле кардарлардын жана кызмат көрсөтүүнү жеткирүүчүлөрдүн маалымат базаларын каттоо, башкаруу жана алып салуу;
- аутентификациянын жана кол коюунун ачыкчтарын башкаруу;
- корголгон канал боюнча билдирүүлөрдү жөнөтүү;
- электрондук кол коюу, убакыттын штампы жана журнал жүргүзүүнү пайдалануу менен билдирүүлөр үчүн далил боло турган базаларды түзүү.

ЭЭМдин түрү:	1,7 GHzдан аз эмес жыштыктагы 64-bit архитектурасы менен компьютер
Программалоонун тили:	C, JAVA
Операциялык система:	Ubuntu 14.04 64-bit
Программанын көлөмү:	129,2 Мбт

* * *

Номер свидетельства:	506
Регистрационный номер заявки:	20180022.6
Дата поступления заявки:	05.06.2018
Авторы:	Кутнаева Нурия Асылбековна, Бутенко Семен Владимирович, Буржуев Азамат Чолпонбекович, Иминов Бахтияр Махаметжанович, Сарылбеков Жеңиш Эсенбекович, Жусумамбетова Рахат Жусумамбетовна
Правообладатель:	Государственное предприятие “Центр электронного взаимодействия” при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Страна:	Кыргызская Республика
Программа:	Система межведомственного электронного взаимодействия “Түндүк” (СМЭВ “Түндүк”)
Аннотация:	<p>Назначение и область применения: Система предназначена для построения технологической и организационной среды, обеспечивающей безопасный обмен данными между информационными системами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных учреждений и предприятий, а также юридических и физических лиц при осуществлении электронного управления, в том числе при оказании электронных государственных и муниципальных услуг.</p> <p>Функциональные возможности:</p> <ul style="list-style-type: none">- децентрализованный обмен данными между информационными системами;- стандартизация протокола обмена информации;- регистрация, управление и удаление базы данных участников системы, а также клиентов и поставщиков услуг;- управление ключами подписи и аутентификации;- отправка сообщений по защищенному каналу;- создание доказательной базы для сообщений с использованием электронной подписи, штампа времени и ведение журнала.
Тип ЭВМ:	Компьютер с архитектурой 64-bit с частотой не менее 1,7 GHz
Язык программирования:	C, JAVA
Операционная система:	Ubuntu 14.04 64-bit
Объем программы:	129,2 Мбт

**ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА
КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ**

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ**

№	(11) ӨҮгө өтүнмөнүн каттоо номери Регистра- ционный номер заявки на ПО	(15) Каттоо датасы Дата регистра- ции	Кыргыз- патентке өтүнмө келип түш- көн дата Дата посту- пления заявки в Кыргыз- патент	(23) (30) Артык- чылык датасы Дата приори- тета	(73) Патент ээси, өлкөнүн коду Патенто- владелец, код страны	(54) ӨҮнүн аталышы Название ПО	(51) ӨҮЭЖдин классы Класс МКПО	(28) (20) Өтүнмөгө киргизил- ген ӨҮнүн номери (ва- рианттары) Номер (варианты) ПО, вклю- ченного в заявку	(18) Каттоонун күчүнүн мөөнөтү бүткөн дата Дата истече- ния срока действия регистра- ции	ӨҮнүн эл аралык бюллетен- инин номери Номер Междуна- родного бюллетеня ПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DM/093206	28.10.2016	05.05.2017		TISSOT SA (TISSOT AG) (TISSOT LTD), (CH)	Watch case Саат үчүн тулку Корпус для часов	10-07	1	28.10.2021	16/2017
2	DM/093 235	28.10.2016	02.05.2017		HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON INTERNATIONAL SA) (HAMILTON INTERNATIONAL LTD), (CH)	Watch case, watch Саат үчүн тулку, саат Корпус для часов, часы	10-02	2	28.10.2021	16/2017

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	DM/095619	25.02.2017	02.05.2017	No.1: 25.08.2016; 2016503308; RU	HYPER BLACKJACK HOLDING OU, (EE)	Integrated betting area for a blackjack-related game and a standart blackjack game Блэkdжек жана стандарттуу блэkdжек оюнуна байланышкан оюн үчүн интеграцияланган коюм Интегрированная ставка для игры, связанной с блэkdжек и стандартной блэkdжек игры	21-01	1	25.02.2022	16/2017
4	DM/093290	31.10.2016	10.05.2017		ETA SA MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE, (CH)	Wristwatches Кол саат Часы наручные	10-02	2	31.10.2021	17/2017
5	DM/093291	02.11.2016	10.05.2017		MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.), (CH)	Dials Циферблаттар Циферблаты	10-07	5	02.11.2021	17/2017
6	DM/093 292	02.11.2016	10.05.2017		OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD), (CH)	Watch Саат Часы	10-02	1	02.11.2021	17/2017

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	DM/095869	04.11.2016	13.05.2017		DERNEK GRUP ELEKTRIK ELECTRONIK DIS TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI, (TR)	Sockets, switches, switch-socket Розеткалар, туташтыргычтар, туташтыргыч- розетка Розетки, переключатели, переключатель- розетка	13-03	5	04.11.2021	18/2017
8	DM/093501	16.11.2016	22.05.2017		HARRY WINSTON SA, (CH)	Finger ring, earring, necklace Асыл таштуу шакек, сөйкө, шуру Перстень, серьги, ожерелье	11-01	3	16.11.2021	19/2017
9	DM/093557	21.11.2016	29.05.2017		HARRY WINSTON SA, (CH)	Pendant, necklace, finger ring Кулон, шуру, асыл таштуу шакек Кулон, ожерелье, перстень	11-01	3	21.11.2021	20/2017
10	DM/093577	21.11.2016	29.05.2017		MONTRES JAQUET DROZ SA (MONTRES JAQUET DROZ AG) (MONTRES JAQUET DROZ LTD.), (CH)	Oscillating weight, watch dials Термелүүчү жүк, саат үчүн циферблаттар Колебательный груз, циферблаты для часов	10-07	3	21.11.2021	20/2017
11	DM/099116	21.12.2017	15.01.2018		VALENTINO S.P.A., (IT)	Shoes Бут кийим Обувь	02-04	3	21.12.2022	01/2018

Кошумча маалыматтар <http://www.wipo.int/designdb/hague/en/> сайтында
Дополнительные данные на сайте: <http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

2018-жылдын 8-27-июнунда Г. Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде (КУКӨМ) Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган “Айтматов ааламы” деген аталыштагы жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өткөрүлдү.

Иш-чара Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын Кыргызстандын жаш сүрөтчүлөрүнүн көркөм өнөрүндө жана чыгармаларында чагылдыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан уюштурулган. Жаш сүрөтчүлөрдүн иштери жана КУКӨМдүн фондунан алынган тематикалык иштер “Айтматов ааламы” Кыргызстандын жаш сүрөтчүлөрүнүн чыгармаларында” альбом-каталогунда орун алды.

Көргөзмөнүн ачылышына Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри Алтынай Омурбекова, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмүнүн башчысы Мира Карыбаева, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Тазабек Икрамов, жазуучунун карындашы Роза Айтматова, Кыргызстандын жаш сүрөтчүлөрү, чыгармачылык союздардын өкүлдөрү жана Айтматов таануучулар катышты.

* * *

8-27 июня 2018 года в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева (КНМИИ) проводилась выставка работ молодых художников Кыргызской Республики «Вселенная Айтматова», посвященная 90-летию Чингиза Айтматова.

Мероприятие организовано Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент), в целях популяризации творчества Чингиза Айтматова в искусстве и в произведениях современных художников Кыргызстана. Работы молодых художников и тематические работы из фондов КНМИИ нашли отражение в альбоме-каталоге «Вселенная Айтматова» в произведениях молодых художников Кыргызстана».

На открытии выставки приняли участие Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова, заведующий отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента Кыргызской Республики Мира Карыбаева, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Тазабек Икрамов, сестра писателя Роза Айтматова, молодые художники Кыргызстана, представители творческих союзов и айтматоведы.

2018-жылдын 12-13-июнунда Бишкекте Кыргызпатент менен Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) биргеликте уюштурган “Университеттерде жана илимий-изилдөө мекемелеринде интеллектуалдык менчик саясаты” деген субрегиондук семинар өткөрүлдү.

Субрегиондук семинардын максаты - университеттерде жана илимий-изилдөө институттарында (ИИИ) интеллектуалдык менчик саясатын өткөрүү боюнча тажрыйба алмашуу.

Семинардын ишине ИМБДУнун, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан патенттик ведомстволорунун өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, илимий-изилдөө институттарынын жана университеттеринин өкүлдөрү катышты.

* * *

12-13 июня 2018 года в Бишкеке состоялся субрегиональный семинар «Политика интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских учреждениях», организованный Кыргызпатентом совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Цель субрегионального семинара - обмен опытом по проведению политики интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских институтах (НИИ).

В работе семинара приняли участие представители ВОИС, патентных ведомств Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители министерств, научно-исследовательских институтов и университетов Кыргызской Республики.

2018-жылдын 14-июнунда Ош мамлекеттик университетинде Кыргызпатент менен ИМБДУ биргеликте уюштурган “Университеттерде жана илимий-изилдөө мекемелеринде интеллектуалдык менчик саясаты” деген улуттук семинар өткөрүлдү.

Семинардын алкагында билимди натыйжалуу өткөрүп берүү жана интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруу, ошондой эле университеттерде жана илимий-изилдөө мекемелеринде интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү саясатты өнүктүрүү маселелери талкууланды.

Семинардын ишине ИМБДУнун Кавказ, Борбордук Азия жана Чыгыш Европа өлкөлөр секторунун башчысынын милдетин аткаруучу Илья Грибков, ИМБДУнун өнүккөн жана өткөөл экономикалуу өлкөлөр департаментинин программалык кызматкери Евгений Сесицкий, Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров, ОшМУнун илим боюнча проректору Идрис Кенжаев, ошондой эле Ош шаарынын ЖОЖдорунун жана ИИИлеринин өкүлдөрү катышты.

* * *

14 июня 2018 года Кыргызпатентом совместно с ВОИС проведен национальный семинар: «Политика интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских учреждениях» в Ошском государственном университете.

В рамках семинара обсуждены вопросы эффективной передачи знаний и коммерциализации интеллектуальной собственности, а также вопросы развития политики в сфере интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских учреждениях.

В работе семинара приняли участие и. о. заведующего сектором стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы ВОИС Илья Грибков, программный сотрудник Департамента стран с развитой и переходной экономикой ВОИС Евгений Сесицкий, вице-мэр г. Ош Нурбек Кадыров, проректор по науке ОшГУ Идрис Кенжаев, а также представители ВУЗов и НИИ города Ош.

2018-жылдын 14-июнунда Кыргызпатент менен “Кыргыз Республикасынын республикалык медиаторлор коомдоштугу” коомдук бирикмесинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду, ал конференцияларды, семинарларды жана тренингдерди өткөрүү боюнча биргелешкен иш-чараларды уюштурууну караштырат.

Меморандум калкка медиация институту, медиацияны интеллектуалдык менчик чөйрөсүнө жайылтуу жана колдонуу жана ушул жааттагы башка бир катар долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу кеңири маалымат берүүгө багытталган.

Меморандумду ишке ашырууга 2018-жылдын 19-июнунда Кыргызпатенттин кызматкерлерине медиациянын негиздери боюнча киришүү курсу өткөрүлгөн, ал эми 2018-жылдын 27-29-июнунда Кыргызпатентте Кыргыз Республикасынын 15 медиатору интеллектуалдык менчик боюнча квалификацияны жогорулатуу курсунан окушту. Кыска мөөнөттүү курстардын жыйынтыгы боюнча медиаторлорго жана Кыргызпатенттин кызматкерлерине тастыктамалар тапшырылды.

* * *

14 июня 2018 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Кыргызпатентом и Общественным объединением «Республиканское сообщество медиаторов Кыргызской Республики», который предполагает организацию совместных мероприятий по проведению конференций, семинаров и тренингов.

Меморандум нацелен на повышение осведомленности населения об институте медиации, на внедрение и применение медиации в сфере интеллектуальной собственности и реализацию ряда других проектов в этой области.

В реализацию Меморандума 19 июня 2018 года сотрудникам Кыргызпатента проведен вводный курс по основам медиации, а 27-29 июня 2018 года в Кыргызпатенте 15 медиаторов Кыргызской Республики повысили квалификацию по интеллектуальной собственности. По итогам краткосрочных курсов медиаторам и сотрудникам Кыргызпатента вручены сертификаты.

**(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)**

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками)

15041



15055



15053



15057



15058



15060



15059



15061



15062



15064




15063

ардайым


15065

Texiwel
Тексивел

15066




15074



15073



15075



15076




15078



15077



15079



**Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан
2001-жылдын 10-июлунда берилген № 552 каттоо күбөлүгү**

**Регистрационное свидетельство № 552 от 10 июля 2001 г.,
выданное Министерством юстиции Кыргызской Республики**

Редакциялык коллегия:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар
мамлекеттик кызматынын **төрагасы** –
Д. Молдошева
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар
мамлекеттик кызматынын **статс-катчысы** –
Т. Конокбаев
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар
мамлекеттик кызматынын **төрагасынын орун
басары** – С. Байзаков

Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү:

А. Аттокурова, А. Базаркулов, С. Батырканова,
А. Кенжебаева, Ө. Козубаев, Н. Рымбекова,
Ы. Турсуналиева, Г. Кудайбердиева (катчы)

Чыгышына жооптуу – Н. Рымбекова

Аткаруучулар:

З. Айльчиева
Н. Рымбекова – корректор
Ө. Калыева, У. Сарыпов – котормочулар

Басууга 02.07.2018-жылы **кол коюлду**. Нускасы:
кагазда 65 даана; CD-дискте 60 даана. № 787
буйрутма. Көлөмү – 13,3 эсептик басма табак.

Бишкек ш., Москва көчөсү, 62
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Интеллектуалдык менчик жана инновациялар
мамлекеттик кызматынын расмий басылмаларды
даярдоо бөлүмүндө даярдалып, басылды

Редакционная коллегия:

Председатель Государственной службы
интеллектуальной собственности и инноваций
при Правительстве Кыргызской Республики –
Д. Молдошева
Статс-секретарь Государственной службы
интеллектуальной собственности и инноваций
при Правительстве Кыргызской Республики –
Т. Конокбаев
Заместитель председателя Государственной
службы интеллектуальной собственности
и инноваций при Правительстве Кыргызской
Республики – С. Байзаков

Члены редакционной коллегии:

А. Аттокурова, А. Базаркулов, С. Батырканова,
А. Кенжебаева, О. Козубаев, Н. Рымбекова,
Ы. Турсуналиева, Г. Кудайбердиева (секретарь)

Ответственный за выпуск – Н. Рымбекова

Исполнители:

З. Айльчиева
Н. Рымбекова – корректор
О. Калыева, У. Сарыпов – переводчики

Подписано в печать: 02.07.2018 г. Тираж: на бу-
магоносителе 65 экз.; на CD-дисках 60 экз. Заказ
№ 787. Объем – 13,3 уч.-изд. л.

г. Бишкек, ул. Московская, 62
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98

Подготовлено и отпечатано в отделе
подготовки официальных изданий
Государственной службы интеллектуальной
собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер охранного документа КР
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - код страны конвенционного приоритета
- (46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня
- (51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
- (54) - название изобретения
- (56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе
- (57) - реферат, формула изобретения
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы) изобретения, код страны
- (73) - патентовладелец(ы), код страны
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны
- (76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, код страны
- (86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи
- (89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном признании охранных документов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер регистрации
- (15) - дата регистрации
- (18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак
- (21) - номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - страна конвенционного приоритета
- (51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)
- (53) - описание изобразительных элементов знаков в соответствии с Международной классификацией изобразительных элементов знаков (Венская классификация)
- (54) - изображение товарного знака
- (55) - указание на то, что знак является коллективным
- (56) - указание на то, что знак является объемным
- (57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак
- (58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация)
- (59) - указание заявленных цветов
- (73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны

**ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - коргоо документинин номери
- (12) - табигый тилдеги документтин түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (15) - катталган күнү
- (17) - коргоонун узактыгы
- (19) - жарыяланган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү
- (24) - коргоо документинин аракети башталган күн
- (31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритеттин номери
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (45) - жарыяланган күнү
- (51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык жиктемесинин (ӨҮЭЖ) индекси (индекстери)
- (54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы
- (55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы)
- (57) - олуттуу белгилеринин тизмеси
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (74) - патенттик ишенимдүү өкүл
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору)
- (76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору)

**ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (11) - күбөлүктүн номери
- (12) - табигый тилдеги документтин түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (19) - жарыялаган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү
- (31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритеттин номери
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (45) - жарыяланган күнү
- (51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекси (индекстери)
- (54) - пайдалуу моделдин аталышы
- (55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө
- (56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер
- (57) - пайдалуу моделдин формуласы
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - күбөлүктүн ээси (ээлери)
- (74) - патенттик ишенимдүү өкүл
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору (авторлору)
- (76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору (авторлору)
- (86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери
- (89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын келип чыккан өлкөсүнүн коду

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер охранного документа
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (15) - дата регистрации
- (17) - длительность охраны
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (24) - дата начала действия охранного документа
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - код страны конвенционного приоритета
- (45) - дата публикации
- (51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
- (54) - название промышленного образца
- (55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография)
- (57) - перечень существенных признаков
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы), код страны
- (73) - патентовладелец(ы), код страны
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны
- (76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и патентовладельцем(ами), код страны

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

- (11) - номер свидетельства
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (46) - дата публикации
- (51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
- (54) - название полезной модели
- (55) - указание на то, что знак является коллективным
- (56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе
- (57) - формула полезной модели
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы) полезной модели, код страны
- (73) - владелец(ы) свидетельства
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны
- (76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами) свидетельства, код страны
- (86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи
- (89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном признании охранных документов

**Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору
(ИМБДУнун стандарттары ST. 3)**

**Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций
(Стандарт ВОИС ST. 3)**

AD	Андорра	DM	Доминика
AE	Объединенные Арабские Эмираты	DO	Доминиканская Республика
AF	Афганистан	DZ	Алжир
AG	Антигуа и Барбуда	EA	Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)
AI	Ангилья	EC	Эквадор
AL	Албания	EE	Эстония
AM	Армения	EG	Египет
AN	Нидерландские Антиллы	EH	Западная Сахара
AO	Ангола	EM	Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ОНИМ)
AP	Африканская региональная организация промышленной собственности (ARIPO)	EP	Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
AR	Аргентина	ER	Эритрея
AS	Американские Самоа	ES	Испания
AT	Австрия	ET	Эфиопия
AU	Австралия	FI	Финляндия
AW	Аруба	FJ	Фиджи
AZ	Азербайджан	FK	Фолклендские острова (Мальвины)
BA	Босния и Герцеговина	FM	Микронезия (Федеральные штаты)
BB	Барбадос	FO	Фарерские острова
BD	Бангладеш	FR	Франция
BE	Бельгия	GA	Габон
BF	Буркина Фасо	GB	Великобритания
BG	Болгария	GD	Гренада
BH	Бахрейн	GE	Грузия
BI	Бурунди	GH	Гана
BJ	Бенин	GI	Гибралтар
BM	Бермудские острова	GL	Гренландия
BN	Бруней Даруссалам	GM	Гамбия
BO	Боливия	GN	Гвинея
BR	Бразилия	GQ	Экваториальная Гвинея
BS	Багамские острова	GR	Греция
BT	Бутан	GS	Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова
BV	Буве Остров	GT	Гватемала
BW	Ботсвана	GW	Гвинея-Биссау
BX	Ведомство Бенилюкс по товарным знакам (BBM) и Ведомство Бенилюкс по промышленным образцам (BBDM)	GY	Гайяна
BY	Беларусь	HK	Гонконг
BZ	Белиз	HN	Гондурас
CA	Канада	HR	Хорватия
CF	Центральная Африканская Республика	HT	Гаити
CG	Конго	HU	Венгрия
CH	Швейцария	IB	Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
CI	Кот Дивуар	ID	Индонезия
CK	Остров Кука	IE	Ирландия
CL	Чили	IL	Израиль
CM	Камерун	IN	Индия
CN	Китай	IQ	Ирак
CO	Колумбия	IR	Иран (Исламская Республика)
CR	Коста Рика	IS	Исландия
CU	Куба	IT	Италия
CV	Кап Верде	JM	Ямайка
CY	Кипр	JO	Иордания
CZ	Чешская Республика	JP	Япония
DE	Германия	KE	Кения
DJ	Джибути	KG	Кыргызстан
DK	Дания		

KH	Камбоджа	PT	Португалия
KI	Кирибати	PW	Палау
KM	Коморы	PY	Парагвай
KN	Сент Китс и Невис	QA	Катар
KP	Корейская Народно-Демократическая Республика	RO	Румыния
KR	Республика Корея	RS	Сербия
KW	Кувейт	RU	Российская Федерация
KY	Кайманские острова	RW	Руанда
KZ	Казахстан	SA	Саудовская Аравия
LA	Лаос	SB	Соломоновы острова
LB	Ливан	SC	Сейшельские острова
LC	Сент-Люсия	SD	Судан
LI	Лихтенштейн	SE	Швеция
LK	Шри-Ланка	SG	Сингапур
LR	Либерия	SH	Остров святой Елены
LS	Лесото	SI	Словения
LT	Литва	SK	Словакия
LU	Люксембург	SL	Сьерра Леоне
LV	Латвия	SM	Сан Марино
LY	Ливия	SN	Сенегал
MA	Марокко	SO	Сомали
MC	Монако	SR	Суринам
MD	Республика Молдова	ST	Сан Томе и Принсипе
MG	Мадагаскар	SV	Эль Сальвадор
ME	Черногория	SY	Сирия
MH	Маршалловы Острова	SZ	Свазиленд
MK	Македония, Республика бывшей Югославии	TC	Турецкие и Кайкосские острова
ML	Мали	TD	Чад
MM	Мьянма	TG	Того
MN	Монголия	TH	Таиланд
MO	Макао	TJ	Таджикистан
MP	Северные Марианские Острова	TM	Туркменистан
MR	Мавритания	TN	Тунис
MS	Монтсеррат	TO	Тонга
MT	Мальта	TP	Восточный Тимор
MU	Маврикий	TR	Турция
MV	Мальдивы	TT	Тринидад и Тобаго
MW	Малави	TV	Тувалу
MX	Мексика	TW	Тайвань, провинция Китая
MY	Малайзия	TZ	Объединенная Республика Танзания
MZ	Мозамбик	UA	Украина
NA	Намибия	UG	Уганда
NE	Нигер	US	Соединенные штаты Америки
NG	Нигерия	UY	Уругвай
NI	Никарагуа	UZ	Узбекистан
NL	Нидерланды	VA	Ватикан
NO	Норвегия	VC	Сен Винсент и Гренадины
NP	Непал	VE	Венесуэла
NR	Науру	VG	Виргинские острова (Британские)
NZ	Новая Зеландия	VN	Вьетнам
OA	Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ)	VU	Вануату
OM	Оман	WO	Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (Международное бюро)
PA	Панама	WS	Самоа
PE	Перу	YE	Йемен
PG	Папуа Новая Гвинея	ZA	Южная Африка
PH	Филиппины	ZM	Замбия
PK	Пакистан	ZR	Заир
PL	Польша	ZW	Зимбабве